



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 3/2024

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сулайманбекова Ж.С.
Коллегия мүчөлөрү: Абдыразаков Э.О.
Жаныбекова Ч.А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Жооптуу катчы: Бейшеналиева Г.Б.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:

телефон: (996 312) 61 10 38 телефону

факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:

телефон: (996 312) 61 08 59 телефону

факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот

<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом "М-Махита" тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, К.Тыныстанов атындагы көчө, 197/1.

2024-жылдын 4-декабрында басууга кол коюлган.

2024-жылдын 10-декабрында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2023-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары" басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сулайманбекова Ж.С.
Члены коллегии: Абдыразаков Э.О.
Жаныбекова Ч.А.
Солтобаева Р. Т.
Жоробекова А. Т.

Ответственный секретарь: Бейшеналиева Г.Б.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала – один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1

Подписано в печать 4 декабря 2024 года.

Отпечатано 10 декабря 2024 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2023 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – февраль, июнь, август, ноябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в феврале, июне, августе, ноябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 5-июлундагы № 2024-П-12/28-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына күрөөлүк коэффициент, айыптык санкциялардын (үстөк айыптын) өлчөмү жана банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 10-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 10
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 5-июлундагы № 2024-П-12/28-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 11-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 26
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 17-июлундагы № 2024-П-09/30-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 19-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 33
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 24-июлундагы № 2024-П-12/31-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 26-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 36
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 29-июлундагы № 2024-П-07/32-1-(ДКП) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 30-июлунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 38

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 7-августундагы № 2024-П-09/34-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 9-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 39
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 7-августундагы № 2024-П-17/34-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 9-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган)..... 43
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 14-августундагы № 2024-П-12/36-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2024-жылдын 16-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 54
9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2024-жылдын 21-августундагы № 2024-П-12/37-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2024-жылдын 23-августунда Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланган) 62

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам залогового коэффициента, размера штрафных санкций (неустойки) и достаточности (адекватности) капитала банков» от 5 июля 2024 года № 2024-П-12/28-2-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 10 июля 2024 года)..... 194
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 5 июля 2024 года № 2024-П-12/28-3-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 11 июля 2024 года) 209
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики» от 17 июля 2024 года № 2024-П-09/30-1-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 19 июля 2024 года) 216
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)» от 24 июля 2024 года № 2024-П-12/31-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 26 июля 2024 года) 219
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 29 июля 2024 года № 2024-П-07/32-1-(ДКП) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 30 июля 2024 года) 221

6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15» от 7 августа 2024 года № 2024-П-09/34-1-(БС) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 9 августа 2024 года).....222
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» от 7 августа 2024 года № 2024-П-17/34-2-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 9 августа 2024 года) 226
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 августа 2024 года № 2024-П-12/36-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 16 августа 2024 года).....237
9. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 21 августа 2024 года № 2024-П-12/37-1-(НПА) (опубликовано на официальном интернет-сайте Национального банка 23 августа 2024 года).....245

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 5-июлундагы
№ 2024-П-12/28-2-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына күрөөлүк коэффициент, айыптык санкциялардын (үстөк айыптын) өлчөмү жана банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) киргизилсин:

– 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү жөнүндө»;

– 2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу»;

- 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу»;
- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
- 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө»;
- 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;
- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө»;
- 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;
- 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону» бекитүү тууралуу»;
- 2022-жылдын 18-майындагы № 2022-П-12/31-1-(БС) «Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;
- 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө»;
- 2023-жылдын 26-апрелиндеги № 2023-П-12/27-8-(НПА) «Коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын кардарларга жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» токтому;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/9 «Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18-майындагы № 19/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жашка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун 1-пункту;

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) «Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун 24-пунктчасы;
- жогоруда аталган токтомго карата тиркеменин 24-пункту.

3. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алгандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыялангандан кийинки 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, коммерциялык банктарды, «Микрофинансылык

уюмдардын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Кепилдик фонд» ААКты, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарын тааныштырсын.

6. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 5-июлундагы
№ 2024-П-12/28-2-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым
ченемдик укуктук актыларына күрөөлүк коэффициент,
айыптык санкциялардын (үстөк айыптын) өлчөмү
жана банктардын капиталынын жетиштүүлүгү
(шайкештиги) маселелери боюнча өзгөртүүлөр**

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү» жобонун:

– 4-главасы төмөнкү мазмундагы 4.2.5-пункт менен толукталсын:

«4.2.5. Банк Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен улуттук экономиканын субъекттерине, анын ичинде өлкөнүн улуттук жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү максатында берилген, гарантия/кепилдик менен камсыздалган кредит боюнча 0ден 2,5% чейинки өлчөмдө (улуттук валютада) РППУ түзүүгө укуктуу.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы № 4/1 «Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредит уюмдары, төлөм системасынын операторлору жана төлөм уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын

коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

– токтомдун аталышы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, башка юридикалык жактар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу»;

токтомдун 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, башка юридикалык жактар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо саясаты жана негизги принциптери (кошо тиркелет) бекитилсин.»;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар, банк эмес финансы-кредит уюмдары, төлөм системаларынын операторлору жана төлөм уюмдары, башка юридикалык жактар тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо саясаты жана негизги принциптеринин:

расмий тилдеги текстиндеги 1.3-пунктундагы «, а также Государственным банком развития Кыргызской Республики» деген сөздөр алынып салынсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын

Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө» жобонун:

– 1.1-пунктунун биринчи абзацынын экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Комитет туруктуу иштеп турган коллегиялдуу орган болуп саналат, ага ушул Жобонун 2.1, 2.1-1 жана 2.2-пунктарына ылайык, коммерциялык банктардын (мындан ары - банктар), банк эмес финансы-кредит уюмдары: микрофинансылык уюмдардын, кредиттик союздардын, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, кепилдик фонддордун, кредиттик бюролордун, адистештирилген финансы-кредит уюмдардын (мындан ары - БФКУ) ишин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө компетенциясына кирген маселелер боюнча чечим кабыл алууга Улуттук банк Башкармасы тарабынан ыйгарым укук берилген.»

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

– 9-пунктунун үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк кредит берүүдө Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» мыйзам талаптарынын, анын ичинде төмөнкүлөрдүн аткарылышын камсыз кылууга тийиш:

– карыз алуучу кредитор алдында милдеттенмелерин аткарбаган учурда карыз алуучунун күрөөлүк мүлкүн соттук тартипте гана алуу;

– карыз алуучунун кредитор алдында акчалай жана/же материалдык милдеттенмелерин аныктоодо кредитти колдонуунун

бүтүндөй мезгили үчүн эсептелген үстөк айыптын (айып пул, туум) өлчөмү «Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген мааниден ашпоого тийиш.»;

- 25-пунктунун он биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- гарантты (кепилдик берүүчүнү) көрсөтүү менен гарантияларды (кепилдиктерди), гарантиялардын (кепилдиктердин) суммасын ж. б. (эгерде банк гарантияны (кепилдикти), ошондой эле гаранттын финансылык отчетун (эгерде гарант юридикалык жак болсо) берүүнү талап кылса, буга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан гарант (кепилдик берүүчү) кошулбайт»;

- 30-пунктунун:

2-пунктчасынын бешинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Башка финансы-кредит уюмдардан ага берилген кредиттер жөнүндө маалыматтарды да талап кылуу маанилүү.»;

- 5-пунктчасы төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен улуттук экономиканын субъекттерине, анын ичинде өлкөнүн улуттук жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга көмөктөшүү максатында берилген гарантия/кепилдик боюнча кепилдик берүүчүнүн төлөө жөндөмдүүлүгүнө талдоо жүргүзүлбөшү мүмкүн.»;

- 42-пунктунун он үчүнчү абзацындагы «20» деген сан «10» дегенге алмаштырылсын;

- 55-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«55. Күрөө жөнүндө келишимде эң аз дегенде төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

- күрөө предмети жана анын күрөөлүк наркы (күрөө коэффициентин эске алуу жана көрсөтүү менен);

- күрөө менен камсыздалган милдеттенмелердин өлчөмү жана аткаруу мөөнөтү;

- күрөөгө коюлган мүлк тараптардын кимисинде экендигин көрсөтүү;

- карыз алуучу тарабынан кредит кайтарылбай калган учурда күрөөнү банктын менчигине өткөрүүнүн шарттары жана тартиби;

- башка талаптар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, күрөөгө карата тараптардын милдеттери.

Күрөө токтотулгандан кийин күрөө кармоочу күрөөнү токтотуу жөнүндө билдирме түзүүгө, эгерде күрөө предмети каттоодон өткөрүлүүгө тийиш болсо, ошол билдирмени мамлекеттик күрөөнү каттоо органында/органдарында каттоодон өткөрүүгө милдеттүү.»;

- 61-пунктунун:

- биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«61. Бланктык кредиттерди берүү кеңири тараган тажрыйба болбоосу зарыл. Бланктык кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү банктын таза суммардык капиталынын 50% өлчөмүнөн ашпоого тийиш (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн - өздүк капиталдын 50% ашпаган өлчөмдө). Бланктык кредиттерди берүүдө банк карыз алуучунун сапаттуу финансылык отчетунан жана бланктык кредиттер берилгенге чейинки узак убакыт ичинде (алардын узактыгы кеминде 12 айды түзүүгө тийиш болгон, 250000 сомдон ашпаган өлчөмдөгү кредиттерди эске албаганда, кеминде эки жыл) карыз алуучу менен иш алып баруу боюнча кредиттик таржымалдан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш.»;

- бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Бланктык кредиттер эсебинен чыгарылган кредиттер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү таза суммардык капиталдын 20% ашпоого (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн - өздүк капиталдын 20% ашпоого) тийиш.»;

- 63-1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- суммасы банктын таза суммардык капиталынын бир пайызынан ашкан (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн - өздүк капиталдын бир пайызынан ашкан) кредиттер жана банк ири тобокелдикти камтыган кредит катары аныктаган кредиттер үчүн жарым жылда кеминде бир жолу; »;

- 76-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«76. Ушул иш-чаралар менен катар карыз алуучунун өзү менен түздөн-түз төмөнкү иштерди туруктуу негизде жүргүзүү зарыл:

- бузуу фактысын (кечиктирилген күндөрдүн саны ж.б.) көрсөтүү менен карыз алуучуга кредиттик келишимдин шарттары сакталбагандыгы жөнүндө, ошондой эле келишим шарттары бузулгандыгына байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон проблемалар жөнүндө кат жүзүндө/электрондук билдирүү жөнөтүү. Мында, ар бир кат жүзүндөгү/электрондук билдирүү карыз алуучунун кредиттик таржымалында болууга тийиш;

- сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- карыз алуучуну банкка чакыруу;

- эгерде кредиттик келишимде каралган болсо, зарыл болгон учурда, нысапсыз карыз алуучу жөнүндө маалыматты мезгилдүү басма сөздө жарыялоо ж. б.»;

- 79-пунктунун:

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2) андан ары тиешелүү аракеттерди көрүүнү сунуштоо менен банктын таза суммардык капитал өлчөмүнүн 1% ашкан (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн - өздүк капиталдын 1% ашкан) ар бир «проблемалуу» кредит боюнча аткарылган иш тууралуу отчет. Отчетто төмөнкүлөрдү кошо алганда, ар бир проблемалуу кредит боюнча маалымат чагылдырылууга тийиш.»;

алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

«Таза суммардык капитал өлчөмүнүн 1% жетпеген (мөөнөттүү депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар үчүн - өздүк капиталдын 1% жетпеген) проблемалуу кредиттер боюнча отчеттун түзүмүн банк өз алдынча аныктайт. Мында отчеттун түзүмү банктын проблемалуу кредиттер менен иш алып баруу боюнча ички документтеринде жөнгө салынууга же болбосо анын ыйгарым укуктуу органынын чечими менен бекитилүүгө тийиш.»;

- 1-тиркеменин 25-пунктунун сегизинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- күрөөнүн рыноктук (адилет) жана жоюу наркы (күрөөлүк коэффициентти эске алуу жана көрсөтүү менен);»;

- 2-тиркеменин 3-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. Гарантиялык каттын түп нускасы мамлекеттик тилде таризделүүгө тийиш жана зарыл болгон учурда ага мамлекеттик тилдеги котормосун тиркөө менен расмий тилде жана/же чет тилде.».

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/7 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин» бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибинин:

- 12-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Мында кыймылсыз мүлк боюнча күрөөлүк коэффициент кредит берилген учурга карата күрөөлүк камсыздоонун наркынын 50 пайызынан ашпоого тийиш.»;

- 16-пунктунун:

үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- ушул Тартиптин 12-пунктунун талаптарын эске алуу менен күрөөнүн түрлөрү жана күрөөнүн түрлөрү боюнча чектөөлөр;»;

жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- ушул Тартиптин 12-пунктунун талаптарын эске алуу менен күрөө менен ордун жабуу коэффициентинин мааниси;»;

- 21-1-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- ички баалоочуга/баалоочуга/баалоочу уюмга мүлктүн күтүлүп жаткан же белгиленген алдын ала бааланган рыноктук наркы, же кредиттин суммасы же болбосо ушул Тартиптин 12-пунктунун талаптарын эске алуу менен белгиленүүгө тийиш болгон күрөө менен ордун жабуу коэффициенти тууралуу маалымдоого;».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоонун:

– преамбуласынын биринчи абзацынын биринчи жана экинчи сүйлөмдөрү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Нускоодо Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан лицензияланган коммерциялык банктардын, адистештирилген финансы-кредит уюму «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКтын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын, кредиттик союздардын, ошондой эле турак жай-сактык кредиттик компаниялардын (мындан ары - банктар) жеке адамдардын, жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын (мындан ары - кардарлар) банктык эсептери, банктык аманаттары (депозиттер) боюнча эсептерин ачуу, жүргүзүү жана жабуу тартиби аныкталат. Нускоонун талаптары Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө» мыйзамынын 16-беренесине ылайык, Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алганда, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компанияларга, Кыргыз Республикасынын «Кредиттик союздар жөнүндө» мыйзамынын 4-беренесине ылайык Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алганда, депозиттерди тартуу менен иш алып барган кредиттик союздарга таркатылат.»

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана

иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелеринин:

– 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу боюнча ушул эрежелерде (мындан ары - эрежелер) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары - Улуттук банк) лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган, депозиттерди тартуу менен иш алып барууга укуктуу банктарда, микрофинансылык компанияларда, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган же «ислам терезесине» ээ банктарда жана «Кредиттик союздардын финансы компаниясы» ААКта, кепилдик фонддордо (мындан ары - банк) ички контролдук жана ички аудит системаларын уюштуруу боюнча эрежелер белгиленген.».

8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-9-(НПА) «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобонун:

– 2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Бул жобонун талаптары, алар банктык операцияларды жүзөгө ашырууда колдонгон атайын терминдерди эске алуу менен Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктардын, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган же «ислам терезесине» ээ коммерциялык банктардын (мындан ары - банктар), алардын кардарларынын, Кыргыз Республикасынын тоорук жана төлөм

системаларынын операторлорунун жана катышуучуларынын ишине таркатылат.».

9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 20-июнундагы № 2018-П-12/24-2-(НПА) «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө нускоону» бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу жөнүндө» нускоонун:

- 31-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«31. Текшерүү тобунун жетекчиси текшерүү аяктагандан кийинки 30 (отуз) жумуш күнү ичинде тыянактарды жана текшерүү жыйынтыгын талкуулоо үчүн банк жетекчилиги менен жыйынтыктоочу жолугушуу уюштурууга тийиш. Мында жыйынтыктоочу жолугушуу зарылчылыкка жараша бир нече баскычта (бирок жыйынтыктоочу жолугушуу үчүн белгиленген мөөнөт ичинде үч жолудан ашык эмес) өткөрүлүшү мүмкүн. Жолугушууда текшерүүнүн жүрүшүндө ишке тартылган бардык инспекторлор, ошондой эле зарылчылыкка жараша көзөмөл блогунун тиешелүү бөлүмүнүн (бөлүмдөрүнүн) начальниги (начальниктери) катышууга тийиш. Зарылчылык келип чыккан шартта, жыйынтыктоочу жолугушууга Улуттук банктын төрагасынын көзөмөл блогунун ишин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Башкарманын мүчөсү катышуусу мүмкүн.».

10. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-майындагы № 2022-П-12/31-1-(БС) «Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө» жобонун:

- 1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Жобонун талаптары синдикатталган кредиттөөдө катышкан коммерциялык банктардын, мөөнөттүү аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын (мындан ары - банктар) ишине таркатылат жана карыз алуучуга

биргелешип кредит берүүдө келип чыгуучу мамилелерди жөнгө салат.».

11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 12-октябрындагы № 2022-П-12/63-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоонун:

- 6-пунктунун «а» пунктчасынын сегизинчи абзацындагы «2024-жылдын 1-январынан тартып» деген сөздөр жана сандар «2024-жылдын 1-июлунан тартып» дегенге алмаштырылсын;

- 25-пунктунун:

4-пунктчасы төмөнкү мазмундагы «г» пунктчасы менен толукталсын:

«г) соодага кредиттер, коммерциялык кредиттер, 18% ашпаган чен боюнча улуттук валютада берилген керектөө кредиттери»;

7-пунктчанын экинчи абзацындагы «30» саны «27» дегенге алмаштырылсын.

12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 26-апрелиндеги № 2023-П-12/27-8-(НПА) «Коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«1. Бул Жобонун талаптары алардын иш өзгөчөлүгүн жана банк операцияларын жүзөгө ашырууда колдонулуучу терминологияны

эске алуу менен бардык коммерциялык банктарга, анын ичинде операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган банктарга (мындан ары - банктар) таркатылат.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 5-июлундагы
№ 2024-П-12/28-3-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

– 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу».

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготкон катары таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 31-майындагы № 21/12 «ЭкоИсламикБанк» ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом;

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-10-(НПА) «Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомунун:

- 1-пунктунун он экинчи абзацы;
- жогоруда аталган токтомдун тиркемесинин 11-пункту.

3. Ушул токтомдун 1-пунктуна ылайык Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегерүүлөр жөнүндө» жобонун 22-1, 23-1, 23-2 жана 27-2-пункттарына киргизилген өзгөртүүлөр ушул токтом күчүнө киргенден кийин берилген, өзүндө кредиттик тобокелдиктерди камтыган активдерге карата колдонулат.

4. Юридика башкармалыгы:

- тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы расмий жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсин.

7. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

8. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 5-июлундагы
№ 2024-П-12/28-3-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы № 51/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун:

– 17-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«17-1. Банк ошол эле бир кардарга же өз ара байланыштуу кардарлар тобуна сунуштаган активдерди классификациялоодо кардардын же өз ара байланыштуу кардарлар тобунун ар бир активи боюнча жүргүзүлгөн классификациялоону эске алуу жана эгерде бул классификация эң эле начар болуп саналса, ал активдерди карызы көбүрөөк активге ыйгарылган категория боюнча классификациялоо зарыл.

Классификациялоого карата ушул сыяктуу ыкма банктык топтун катышуучусу болуп саналган банктар тарабынан да колдонулууга тийиш, башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын резиденти болуп саналган кардардын же өз ара байланыштуу кардарлар тобунун активдери, эгерде ал классификация эң эле начар болуп саналса, карызы көбүрөөк активге ыйгарылган категория боюнча классификацияланууга тийиш.

Эгерде кардардын (жеке адамдын же юридикалык жактын) бир банкта же банктык топ ичинде бир нече активдери болсо, өзгөчө абал киргизүүдөн улам жана/же башка форс-мажордук жагдайлардан (ал жеткис күч жагдайларынын) жана алар менен

байланышкан чектөөлөрдөн улам анын финансылык агымы жана учурдагы финансылык абалы начарлагандыгына байланыштуу төмөн категория ыйгарылса жана мындай жагдайдын таасири документ менен тастыкталса, банк бардык активдер үчүн классификациялоонун эң төмөн категориясын колдонбоого укуктуу.

Бул учурда банк категориянын мүнөздүү белгилерине ылайык, классификациялоо категориясын ар бир актив үчүн өз-өзүнчө колдонушу мүмкүн.»;

– 22-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«22-1. Эгерде кардардын чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (пайдасынын) үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин (пайдасынын) жалпы көлөмүнүн 75 пайызынан көбүрөөгүн түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) активди 5 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен кеминде «байкоо алдындагы актив» катары классификациялоого тийиш.

Эскертүү: Евразия экономикалык бирлигине кирген мүчө мамлекеттердин тизмеси <http://www.eaeunion.org/> дареги боюнча жайгаштырылган.»;

– 23-1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«23-1. Эгерде кардардын чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (пайдасынын) үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин (пайдасынын) жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан 75 пайызына чейинкисин түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган активди 10 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен кеминде «байкоо алдындагы актив» катары классификациялоого тийиш.»;

– 23-2-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«23-2. Эгерде кардардын чет өлкө валютасында (ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин валютасынан тышкары) кирешелеринин (пайдасынын) үлүшү анын чогуу алгандагы кирешесинин (пайдасынын) жалпы көлөмүнүн 50 пайызынан азыраагын түзсө, банк чет өлкө валютасындагы (ЕАЭБге мүчө болгон мамлекеттердин валютасынан тышкары) өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган

активди 15 пайыз өлчөмүндө РППУ түзүү менен кеминде «субстандарттык» катары классификациялоого тийиш.»;

- «Классификациялоонун айрым учурлары» деген бешинчи бөлүк төмөнкү мазмундагы 27-2-пункт менен толукталсын:

«27-2. Берүү учуруна карата анын үстөк баасы/кирешеси «Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө» Мыйзамда белгиленген чектүү жол берилген пайыздык ченден ашкан, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган актив Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен бекитилген Белгилүү бир критерийлерге жооп берген активдердин атайын классификациясын колдонуу тартибине ылайык классификацияланууга тийиш.»;

- «Реструктуризацияланган активдерди классификациялоо» деген сегизинчи бөлүк төмөнкү мазмундагы 34-6-пункт менен толукталсын:

«34-6. Өзгөчө абал киргизүүдөн улам жана/же башка форс-мажордук жагдайлардан (ал жеткис күч жагдайларынын) жана алар менен байланышкан чектөөлөрдөн улам кардардын финансылык агымы жана учурдагы финансылык абалы начарлагандыгына байланыштуу активди реструктуризациялоодо, мындай жагдай кардардын ишине таасирин тийгизгендиги документ менен тастыкталса, банк активди классификациялоо категориясын начарлатпоого укуктуу.»;

- 47-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«47. Улуттук банк активдер боюнча РППУга чегерүүлөрдүн төмөнкүдөй өлчөмдөрүн белгилейт:

Жалпы резерв		Атайы резерв	
Нормалдуу	0%	Субстандарттык	15%/25%;
Канааттандыруу	1/2/2,5%	Шектүү	50%;
Байкоо алдындагы активдер	5/10/15%	Жоготуулар	100%.

Ушул жобонун 22-2-пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ өлчөмү 1% түзүүгө тийиш болгон активдерди эске албаганда, банк «канааттандыруу» активдер боюнча РППУну 2% өлчөмүндө түзүүгө тийиш.

Ушул Жобонун 23-1-пунктунда көрсөтүлгөн, алар боюнча РППУ өлчөмү 10% түзүүгө тийиш болгон активдерди эске албаганда, банк «байкоого алынган активдер» боюнча РППУну 5% өлчөмүндө түзүүгө тийиш.».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

- 29-пунктунун он экинчи абзацындагы «же кирешеси» деген сөздөрдөн кийин «/төлөөгө жөндөмдүүлүгү» деген сөздөр менен толукталсын;

- 44-пунктунун сегизинчи абзацындагы «(иджара мунтахия биттамлик)» деген сөздөр «(анын ичинде иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча)» дегенге алмаштырылсын;

- 88-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«88. Кредиттик тобокелдикти камтыган активдер эсептен алынып салынгандан кийин алар карыздын ордун жабуу мүмкүнчүлүгү келип чыгышы ыктымал болгон учурларга кеминде беш жыл системадан тышкары эсепке алынат, мында директорлор кеңеши карызды эсептен алып салууга макулдук берген шартта, кардар каза болгондугуна, жаратылыш кырсыктарынан, өрттөн улам мүлкү толугу менен жок болгондугуна байланыштуу жеке адамдардын эсептен алынып салынган активдери эске алынбайт.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 17-июлундагы
№ 2024-П-09/30-1-(БС)

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 11-мартындагы № 2022-П-09/14-1-(БС) «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүүдө убактылуу чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө» токтомунун аракети эскилиги жете элек нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу бөлүгү боюнча коммерциялык банктар үчүн 2024-жылдын 1-октябрына чейин токтотулсун.

2. Коммерциялык банктарга эскилиги жете элек нак АКШ долларын сыртка алып чыгууга уруксат берилсин.

3. Коммерциялык банктар эскилиги жете элек нак АКШ долларын сыртка алып чыгуу боюнча операцияларды жүргүзүүдө эл аралык санкцияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө байланышкан тобокелдиктерди четтетүү максатында, Кыргыз Республикасынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын сактасын.

4. Коммерциялык банктар эскилиги жете элек нак АКШ долларын Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары алып чыгуу операциясын жүргүзгөндөн кийин 2 (эки) жумуш күнү ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына аталган операция боюнча маалымат (отчёт) беришсин.

5. Юридика башкармалыгы тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде:

- ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2024-жылдын 1-октябрына чейин колдонулат.

7. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы жана Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын, чет өлкө валютасын сатууга жана сатып алууга укуктуу микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларын, алмашуу бюролорун, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана «Альянс» алмашуу бюролорунун ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматын тааныштырсын.

8. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

9. Токтомдун аткарылышын контролдоо банктык көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 24-июлундагы
№ 2024-П-12/31-1-(НПА)

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА)
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА)
«Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын
жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө»
токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу»
токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) «Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө» токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

– 1-пунктундагы «2024-жылдын 1-августуна чейин» деген сөздөр «2025-жылдын 1-февралына чейин» дегенге алмаштырылсын.

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде ушул токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде аны менен коммерциялык банктарды жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгы ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде аны менен «Альянс» алмашуу бюролору ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин жана алмашуу бюролорун тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Улуттук банктын көзөмөл блогун тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 29-июлундагы
№ 2024-П-07/32-1-(ДКП)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 13, 63 жана 64-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 9,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2024-жылдын 30-июлунан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына токтом кабыл алынган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде жарыяласын.
4. Токтомдун аткарылышын контролдоо Экономика башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 7-августундагы
№ 2024-П-09/34-1-(БС)

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15
«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан
чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий
курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу»
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9, 25 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркелет).

2. Токтом 2024-жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен 3 (үч) жумуш күнү ичинде коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетин тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү ушул токтом менен 3 (үч) жумуш күнү ичинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 7-августундагы
№ 2024-П-09/34-1-(БС)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө
валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын
аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин:

– 5-пунктунун экинчи абзацындагы «орус рублинин» деген сөздөрдөн кийин «жэньминьби кытай юанынын» деген сөздөр менен толукталсын;

– 18-пунктундагы «орус рублинин» деген сөздөрдөн кийин «жэньминьби кытай юанынын» деген сөздөр менен толукталсын;

– 21-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«21. Евронун жана жэньминьби кытай юанынын сомго карата расмий курстары «Рейтер»/«Блумберг» маалымат агенттиктеринде саат 15:00гө карата абал боюнча белгиленген эл аралык валюта рынокторундагы евронун жана жэньминьби кытай юанынын АКШ долларына карата күндөлүк котировкаларынын жана ушул күнү аныкталган АКШ долларынын сомго карата расмий курсунун негизинде кросс-курс боюнча эсептелет»;

– 23-пунктундагы «орус рублинин» деген сөздөрдөн кийин «, жэньминьби кытай юанынын» деген сөздөр менен толукталсын.

– 24-пунктундагы «Рейтер» маалымат агенттигинде» деген сөздөр «/«Блумберг» маалымат агенттиктеринде» дегенге алмаштырылсын.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин 1-тиркемеси төмөнкү мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

«5. Жэньминьби кытай юаны».

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелеринин 2-тиркемесинин:

– 17-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 7-августундагы
№ 2024-П-17/34-2-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Лицензиялоо башкармалыгы токтом расмий жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык

банктарды жана «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Юридика башкармалыгын, Банктык көзөмөл башкармалыгын, Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Лицензиялоо башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басарына жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 7-августундагы
№ 2024-П-17/34-2-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА)
«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун:

– 14-пункту төмөнкү мазмундагы 9, 10, 11 жана 12-пунктчалар менен толукталсын:

«9) төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун иши;

10) айрым банктык операцияларды жүзөгө ашырган юридикалык жактардын иши;

11) банк, финансы жана/же төлөм иши менен байланышкан инвестициялык иш;

12) мамлекеттик финансыны башкаруу боюнча иш.»

– 20-пункту төмөнкү мазмундагы 8-пунктча менен толукталсын:

«8) «Банктын кызмат адамдары – банктын директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Аудит боюнча комитеттин төрагасы, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасы, банк башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкаруучу директорлор, шарият кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банктын кредиттик ишине жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, банктын активдеринин жана пассивдеринин тескөөгө жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же функционалдык милдеттери боюнча ага теңештирилген адам), башкы бухгалтер, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча каржылоого жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, «ислам

терезесинин» жетекчиси, ички аудит кызматынын жетекчиси, тобокелдик-менеджменти кызматынын жетекчиси, комплаенс-контролдоо кызматынын жетекчиси, корпоративдик катчы, өзүнүн функционалдык милдеттери жогоруда аталган кызмат адамдарына теңдештирилген адамдар, анын ичинде жогоруда аталган адамдардын орун басарлары, филиалдардын директорлору жана башкы бухгалтерлери, ошондой эле акысыз негизде иштегенине же сый акы алганына көз карандысыз, банктын саясатын аныктаган, түзгөн жана банктын негизги операцияларына катышууга ыйгарым укукка ээ адамдар.»;

– 29-пункту төмөнкү мазмундагы 21-пунктча менен толукталсын:

«21) тобокелдиктерди баалоо, контролдоо жана аларга мониторинг жүргүзүү каралган, чет өлкө валютасындагы банк операциялары боюнча ишти жөнгө салуучу, бекитилген ички документтер (саясаттар).»;

– 30-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 37-пункту төмөнкү мазмундагы 23-пунктча менен толукталсын:

«23) тобокелдиктерди баалоо, контролдоо жана аларга мониторинг жүргүзүү каралган, чет өлкө валютасындагы банк операциялары боюнча ишти жөнгө салуучу, бекитилген ички документтер (саясаттар).»;

– 38-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 59-пунктунун экинчи абзацындагы төмөнкү сөздөр алынып салынсын:

«анын ичинде насыя келишиминин алкагында алган же ага теңештирилген каражаттары»;

– 61-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Кийинчерээк банктын капиталына чектүү катышууга таасирин тийгизбеген уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүүдө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан акционердин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан акцияларга менчик укугу өткөн күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде сатылып алынган үлүштүн суммасында акцияларды төлөгөндүгүн тастыктаган документти тапшыруу менен чектелишет.»

- 62-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«62. Банктын бардык уюштуруучуларынын (акционерлеринин) юридикалык иштери жана банкты түзүүдө уставдык капиталды калыптандыруу, андан ары – уставдык капиталдын өлчөмүн (төлөм документтеринин, уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүүгө байланыштуу чечимдердин көчүрмөлөрүн жана башка документтерди кошо алганда), акциялар санын жана банк акционерлеринин курамын өзгөртүү боюнча баштапкы документтердин көчүрмөлөрүн өзүнчө номенклатуралык номер ыйгаруу менен банк тарабынан өзүнчө папкада сакталууга жана алар туруктуу сактоо мөөнөтүнө ээ болууга тийиш. Банк бул папкалардын (юридикалык иштердин) талаптагыдай түзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылууга жооптуу адамды аныктоого тийиш.

Уюштуруучулардын (акционерлердин) юридикалык иштеринде банктын капиталына чектүү катышууга ээ болуу боюнча ушул Жободо каралган бардык маалымат, ал эми банктын акцияларынын он пайызынан азына ээ болгон акционерлер (уюштуруучулар) боюнча маалыматтар жана документтер ушул Жобонун 125-1 жана 125-2-пунктарына ылайык камтылууга тийиш.»;

- 63-пункту төмөнкү мазмундагы 13-пунктча менен толукталсын:

«13) банктын техникалык жактан жабдылышын, анын ичинде жабдууларга карата талаптарды камсыз кылуу, алар аткарылуучу операциялардын болжолдонгон чөйрөсүнө шайкеш болууга тийиш.»;

- 82-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«82. Банктын банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясында уруксат берилген банк операцияларынын тизмегинде баалуу металл менен операцияларды жүргүзүү бар болсо, банк операцияларды накталай жана/же накталай эмес түрдө жүргүзө алат:»;

- 83 пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банк тарабынан эмитирленген (чыгарылган), аффинаждалган өлчөнгөн куйма түрүндөгү баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн, банктар документтерди берүү учурунда төмөнкү талаптарды аткарууга тийиш:»

- 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталдардын өлчөмү Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш;»;

– төмөнкү мазмундагы 5-пунктча менен толукталсын:

«5) банктын иши чыгашасыз болууга тийиш.»,

– 113-пункту төмөнкү мазмундагы 8-пунктча менен толукталсын:

«8) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан акционердин ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга:

– банктын капиталына чектүү катышууну сатып алуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын тиешелүү чечими;

– ушул Жобонун 16-тиркемесинин формасы боюнча анкетага ылайык маалыматтар;

– акцияларга менчик укугу өткөн күндөн тартып 10 (он) жумуш күнү ичинде сатылып алынган үлүштүн суммасында акциялардын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ.»;

– 120-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Кийинчерээк банктын капиталында чектүү катышууга ээ болгон акционер банктын кийинки чекке жетпеген акцияларына ээ болгондо, акционер Улуттук банкка сатылып алынуучу үлүшкө акча каражаттарынын келип түшкөн булагы жөнүндө маалыматты жана акцияларды сатып алуу-сатуу келишиминин көчүрмөсүн же анын негизинде менчик укугу өткөн башка документти жана акциялар төлөнгөн фактысын тастыктаган документтерди гана берет.»;

– 126-пунктунун:

5-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«5) милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш болгон Банк башкармасынын курамына кирген же түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин тескеген башкаруучу директор, жетекчилер;»;

– 126 пункту төмөнкү мазмундагы пунктча менен толукталсын:

«14) корпоративдик катчы.»;

– 134-пунктунун:

1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

1) жогорку билими жөнүндө диплому жана экономика, банк, финансы, юридикалык жана/же маалыматтык технологиялар маселелер чөйрөсүндө кеминде үч жыл эмгек стажы (тажрыйбасы) болууга. Ошол эле учурда, тобокелдиктерди тескөө жана аудит боюнча комитеттердин төрагалары кызмат ордуна талапкерлердин банк/финансы маселелери чөйрөсүндө бир жылдан кем эмес эмгек стажы (тажрыйбасы) болушу зарыл;»;

– 134-пунктунун 7-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

Мында Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү, анын ичинде директорлор кеңешинин төрагасы банк жана/же финансы системасында жетектеген кызмат орундарында 2 (эки) жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ болууга тийиш. Бул эмгек стажын эсептөөдө макулдашуудан баш тартылган же макулдашуу жол-жобосу бүтпөгөн директорлор кеңешинин мүчөсү катары иштеген стажы эске алынбайт. Эгерде директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн банк жана/же финансы системаларында жетектеген кызмат орундарында иштеген эмгек стажы 2 (эки) жылдан аз болсо, Улуттук банк курамын жогоруда белгиленген талапка ылайык келтирилгенге чейин, белгиленген талапка жооп бербеген банктын директорлор кеңешинин мүчөлөрүн макулдашууну токтотууга укуктуу. Бул учурда, банк Улуттук банктан тиешелүү катты алган күндөн тартып 1 (бир) ай ичинде директорлор кеңешинин курамын талапка ылайык келтирүүгө тийиш. Эгерде банк белгиленген мөөнөттө ушул талапка жооп берген директорлор кеңешинин курамын түзбөсө, анда Улуттук банк банк жана/же финансы системасында жетектеген кызмат орундарында тиешелүү эмгек стажынын жоктугуна байланыштуу макулдашуу жол-жобосу аягына чыга элек директорлор кеңешинин бардык мүчөлөрүн макулдашуудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

– 134-пункту төмөнкү мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

«Мыйзамда белгиленген максаттарга жетишүүнү камсыз кылуу, ошондой эле белгилүү бир милдеттерди чечүү максатында, Улуттук банк банктын капиталында мамлекеттин катышуу үлүшү 50 (элүү) жана андан ашык пайызды түзгөн банктын директорлор кеңешинин мүчөсү (акционер-мамлекеттин квотасы боюнча) кызмат ордуна коюлган милдеттерди аткаруу үчүн түздөн-түз зарыл болгон багыттар боюнча квалификацияга жана компетенцияга ээ, жогорку билимге

жана Жобонун ушул пунктунун 2 жана 5-пунктчаларында коюлган талаптарга жооп берген бир талапкерди макулдашуу жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.»;

– 144-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«144. Банктын директорлор кеңешинин, шарият кеңешинин төрагаларын жана мүчөлөрүн, Аудит боюнча комитеттин жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагаларын, корпоративдик катчысын эске албаганда, Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:»;

2-пунктчасынын «б» абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«б) төраганын орун басарлары (вице-президенттин, башкы менеджердин орун басары, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчисинин орун басары), башкарманын башка мүчөлөрү, тобокелдик-менеджмент кызматынын жана комплаенс-контролдоо кызматынын жетекчилери – банк жана/же финансы системасында үч жылдан кем эмес, банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин адистештирилген багыттар боюнча гана тескеген (киберкоопсуздук жана маалыматтык технологиялар, коопсуздукту камсыз кылуу, юридикалык колдоо маселелери) башкарманын мүчөсү банк жана/же финансы системасында үч жылдан кем эмес жана/же жогоруда аталган маселелер боюнча иш алып барган уюмдарда үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ болууга тийиш;»;

144-пункту төмөнкү мазмундагы 144-1-пунктча менен толукталсын:

«144-1 Корпоративдик катчы төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

– жогорку билимдин болушу;

– талапкерлигин макулдашуу жөнүндө өтүнүч берилген датага чейин 5 (беш) жыл ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатын/лицензиясын алган билим берүү уюмдарынан алынган «корпоративдик башкаруу» багыты боюнча сертификатынын болушу зарыл.

– ушул Жобонун 20-главасынын шартына туура келбөө.

– 172-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«172. Кыргыз Республикасынын аймагындагы туунду банкка төмөнкү кредиттик рейтингдердин бирине ылайык келген чет өлкөдөгү банктар чет өлкөлүк башкы банк болушу мүмкүн:

– «Standard & Poor's», «Investors Service», «Fitch-IBCA» (АКШ) рейтингдик агенттиктери тарабынан ыйгарылган «В» категориясынан төмөн болбогон узак мөөнөттүү кредиттик рейтингине;

– же «Capital Intelligence», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Rating & Investment Information (R&I)» рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган жогоруда көрсөтүлгөн кредиттик рейтинг менен бирдей болсо;

– же өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынан аккредитацияланган жана анын рейтинги өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган улуттук рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган, жогоруда көрсөтүлгөн кредиттик рейтинг менен бирдей болсо.».

– 181-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралгандан башка учурларда, филиалдын ишин токтотууга болбойт.»;

– 183-пунктунун 6-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«6) филиалдын ишинин банктын стратегиялык максаттарына жетүүсүнө жана банктын болжолдонгон кирешелүүлүгүнө тийгизген таасири боюнча филиалдын бизнес-планы (суроолор тизмеги 7-тиркемеде келтирилген);»;

– 186-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«186. Банктын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин банк 5 (беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө маалым катты (күбөлүгүн) кошо тиркөө менен банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүүнү жана Филиал жөнүндө жобонун мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган, банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.»;

– 196-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«196. Банктын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин банк 5 (беш) жумуш

күнү ичинде Улуттук банкка юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө маалым катты (күбөлүгүн) кошо тиркөө менен банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүүнү жана Филиал жөнүндө жобонун мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган, банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.»;

– 211-пункту б) пунктча менен толукталсын:

«211. Кыргыз Республикасынын аймагында филиалын ачып жаткан чет өлкөлүк банк төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

б) өлкөнүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарында аккредитацияланган жана анын рейтинги өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган улуттук рейтингдик агенттик тарабынан ыйгарылган, жогоруда көрсөтүлгөн кредиттик рейтинг менен бирдей болсо.»;

– 226-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«226. Банк өкүлчүлүгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон өткөндөн кийин 5 (беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө маалым катты (күбөлүгүн) кошо тиркөө менен банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдирүүнү жана Филиал жөнүндө жобонун мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган, банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.»;

– 304-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«304. Банк мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүк алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө маалым каттын (күбөлүктүн) банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

2) юридикалык жактарды мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын белгиси менен уставдын жаңы редакциясынын банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн.»;

– 15-тиркеменин 1.11-пунктунун 7-пунктчасынын 3-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«- акыркы 3 (үч) жыл ичинде дисциплинардык жаза чаралары колдонулса, кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылса (ооба/жок)_____»;

- 17-тиркеменин:

8-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. Өтүнүч ээсинин корреспонденттик мамилеси бар Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын тизмектеп бергиле. Өтүнүч ээси болгон банк тарабынан кайсы болбосун түрдөгү кредиттик линиялар берилген коммерциялык банктарды жана мындай кредиттик линиялардын суммасын көрсөткүлө.»;

13-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«13. Өтүнүч ээси болгон банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөдөгү суроо-талаптарга жооп бере алган жана өтүнүч ээси болгон банкка тиешелүү маалыматтарды бере турган көзөмөл органынын жетекчисинин же ыйгарым укуктуу адамынын аты-жөнүн (кыргыз, орус жана англис тилдеринде), анын электрондук почта дарегин көрсөткүлө: »;

16-пунктунун 7-пунктчасынын үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

« - дисциплинардык жаза чаралары колдонулса, кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылса (ооба/жок) _____».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 14-августундагы
№ 2024-П-12/36-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

- 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»;

- 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;

- 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

- 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»;

– 2013-жылдын 23-декабры № 52/7 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар» жөнүндө жобону бекитүү тууралуу».

– 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу».

2. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы бул токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, микрофинансылык уюмдарды, депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союздарды тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү токтом жарыяланган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык көзөмөл башкармалыгын, Төлөм системалары башкармалыгын, Юридика башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын «14» августундагы
№ 2024-П-12/36-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/7 «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) 5.1.3-пункту төмөнкү редакциядагы тогузунчу абзацы менен толукталсын:

«Кредиттик союздун кызматкери Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органынын маалымат системасы аркылуу юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн да текшерүүгө тийиш. Текшерүү фактысы кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тиешелүү түрдө сакталууга тийиш.»;

2) Жобого карата 1-тиркеменин:

- 7-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын;
- төмөнкү редакциядагы 7-2-пункт менен толукталсын:

«7-2. Салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүү фактысын тастыктаган маалымат (эгерде карыз алуучу – юридикалык жак болсо).».

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан

коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит уюмдарында кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобонун:

1) Жобонун 1-тиркемесинин:

– 8-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Банк кызматкери Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органынын маалымат системасы аркылуу юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүүгө тийиш. Текшерүү фактысы кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тиешелүү түрдө сакталууга тийиш.»;

– 9-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы № 41/12 «Банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу боюнча нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоонун:

1) 43-пунктунун:

– 3-пунктчасындагы «каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү жөнүндө күбөлүк» деген сөздөр «каттоо (кайра каттоо) жөнүндө маалымкат (күбөлүк)» деген сөздөрүнө алмаштырылсын;

– 6-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 9-пунктчанын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк кызматкери банктык аманат (депозит) келишими боюнча банктык эсеп ачууда ушул пунктта көрсөтүлгөн тизмекке ылайык документтер берилгендигин текшерүүгө жана аларды тастыктоого, ошондой эле юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдарынын маалымат системалары же болбосо мобилдик же тиешелүү программалык камсыздоого ээ башка түзүлүш аркылуу кагаз түрүндө же электрондук документ формасында алынган документтерди тастыктоо фактысы текшерүү, ошондой эле юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүү»

фактысы талапка ылайык кардардын кагаз түрүндө же электрондук таржымалында тастыкталууга (катталууга) тийиш.».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/13 «Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобонун:

1) Жобонун 1-тиркемесинде:

– 9-пункту төмөнкү редакциядагы абзац менен толукталсын:

«Банк кызматкери Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органынын маалымат системасы аркылуу юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн да текшерүүгө тийиш. Текшерүү фактысы кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тиешелүү түрдө сакталууга тийиш.»;

– 10-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы № 35/14 «Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобонун:

1) 20-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакциядагы абзац менен толукталсын:

«МФУ кызматкери Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органынын маалымат системасы аркылуу юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн да текшерүүгө тийиш. Текшерүү

фактысы кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тиешелүү түрдө сакталууга тийиш.»;

2) Жобого карата 1-тиркеменин:

- 2-пунктунун 1-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 3-пунктунун 7-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«7) Салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүү фактысын тастыктаган маалымат;».

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобо:

1) төмөнкү редакциядагы 27-2-пункт менен толукталсын:

«27-2. Кредиттик союздун кызматкери Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу салык органынын маалымат системасы аркылуу юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн да текшерүүгө тийиш. Текшерүү фактысы кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тиешелүү түрдө сакталууга тийиш.»;

2) Жобонун 1-тиркемесинин 7-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-июнундагы № 2019-П-12/31-2-(НПА) «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоонун:

1) 42-пунктунун:

- 3-пунктчасындагы «каттоодон (кайра каттоодон) өткөндүгү жөнүндө күбөлүк» деген сөздөр « каттоо (кайра каттоо) жөнүндө маалымкат (күбөлүк)» деген сөздөргө алмаштырылсын;
- 6-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;
- 9-пунктчанын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Банк кызматкери банктык аманат (депозит) келишими боюнча банктык эсеп ачууда ушул пунктта көрсөтүлгөн тизмекке ылайык документтер берилгендигин текшерүүгө жана аларды тастыктоого, ошондой эле юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик органдарынын маалымат системалары же болбосо мобилдик же тиешелүү программалык камсыздоосу бар башка түзүлүш аркылуу кагаз түрүндө же электрондук документ формасында алынган документтерди текшерүү, ошондой эле юридикалык жактын салыктык каттоодон өткөндүгүн текшерүү фактысы талапка ылайык кардардын кагаз түрүндөгү же электрондук таржымалында тастыкталууга (катталууга) тийиш.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

720001, Бишкек ш., Чүй проспекти, 168
2024-жылдын 21-августундагы
№ 2024-П-12/37-1-(НПА)

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамынын 5, 9 жана 64-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет):

– 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/ микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»;

– 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө».

2. Токтом 2025-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– тиешелүү документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумуш күнү ичинде токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жарыяласын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ААКты, «Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы» юридикалык жактар бирикмесин, «Кредиттик союздардын жана кооперативдердин улуттук ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесин, микрофинансы уюмдарын, кредиттик союздарды тааныштырсын.

5. «Башкарманын катчылыгы» бөлүмү 3 (үч) жумуш күнү ичинде ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгын, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

6. Токтомдун аткарылышын контролдоо Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.

Төрага

М. Тургунбаев

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2024-жылдын 21-августундагы
№ 2024-П-12/37-1-(НПА)
токтомуна карата тиркеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:

2-тиркемесинин:

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүгүнүн «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет» бөлүкчөсүнүн:

– 1-пунктунда «Эсептердеги акча каражаттары» деген сөздөр «Депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

– 1-пунктунун «в» пунктчасынан «хасан» деген сөз алып салынсын;

– 3, 4-пункттары төмөнкү мазмундагы «в1)» пунктчалары менен толукталсын:

«в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча»;

– 3 жана 4-пункттары төмөнкү мазмундагы «ж)» пунктчасы менен толукталсын:

«ж) кард келишими боюнча»;

– 4-пункту төмөнкү мазмундагы «з)» пунктчасы менен толукталсын:

«з) истиснаа келишими боюнча»;

«Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» деп аталган 2-бөлүгүнүн «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет.

Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет»

МИҢ SOM

№	Статьянын аталышы	Учурдагы мезгил	Мурунку мезгил
	А. Операциялар боюнча алынган кирешелер		
1	Коммерциялык банктардагы депозиттерден түшкөн кирешелер		
2	ФКУга берилген каржылоо боюнча кирешелер		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
3	Кардарларга берилген каржылоо боюнча кирешелер		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
	ж) истиснаа келишими боюнча		
4	Тартылган инвестициялар боюнча кирешелер		
5	Операциялар боюнча башка кирешелер		
6	Бардыгы болуп:		

Б. Операциялар боюнча чыгашалар	
7	Алынган каржылоо боюнча чыгашалар
8	Операциялардан алынган таза киреше
9	РГПУ үчүн чыгашалар
10	РГПУга чегерүүлөрдөн кийин операциялардан алынган таза кирешелер
В. Башка операциялар боюнча кирешелер	
11	Кызмат акылары жана комиссиялык жыйымдар
12	Курстук айрмадан кирешелер/чыгымдар
13	Башка кирешелер:
14	Бардыгы:
Г. Операциялык чыгашалар жана кайрымдуулук чыгашалары	
15	Курстук айырмадан чыгымдар
16	Операциялык чыгашалар
17	Такафул
18	Салыктар
19	Бардыгы болуп:
20	РГПУ боюнча чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес)
21	Салыктарды төлөөгө чейинки пайда (чыгым).
22	Киреше салыгы
23	Зекет жана кайрымдуулук чыгашалары
24	Таза пайда (чыгым)

Аткаруу органынын жетекчиси

Кол тамгасы

Башкы бухгалтер

Аты-жөнү

Кол тамгасы»;

Аты-жөнү

«Активдер жөнүндө маалымат» деген 3-бөлүктүн «А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо

МИҢ СОМ

Статьясы	2	Бардыгы болуп			3	4	Реструктуризацияланган активдер	5	Бардыгы болуп мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер	6	Нормалдуу			7	7.1	7.2	8	Субстандарттык			9	10	Жоготуулар	Бардыгы болуп чегербөө статусундагы активдер	11	12	«Жалпы» резервдер	13	«Атайын» резервдер							
		Бардыгы болуп	5%	10%							Бардыгы болуп	8.1	8.2					25%																		
1																																				
Банктар жана финансы-кредит уюмдары менен каржылоо жана башка операциялар																																				
а) банктардагы жана финансы-кредит уюмдарындагы эсептешүү жана башка эсептер																																				
б) финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо																																				
2. Кардарларга берилген каржылоо																																				
а) өнөр жай																																				
б) айыл чарба																																				
в) даярдоо жана кайра иштетүү																																				
г) соода жана коммерциялык операциялар																																				
д) кызмат көрсөтүүлөр																																				
е) транспорт																																				
ж) байланыш																																				

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүгүнүн В-2. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет» деген бөлүкчөсүнүн:

– 3-пунктунун «в» пунктчасында, 5-пунктунун «ж» пунктчасында, 6-пунктунун «ж» пунктчасында «хасан» деген сөздөр алып салынсын;

– 3, 5 жана 6-пункттары төмөнкү мазмундагы «в1)» пунктчасы менен толукталсын:

«в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча»;

– 6-пункту төмөнкү мазмундагы «з)» пунктчасы менен толукталсын:

«з) истиснаа келишими боюнча»;

– 13,14-пунктчаларындагы «эсептер» деген сөз «депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

«Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» деп аталган 2-бөлүгүнүн Е. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Е. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет»

МИҢ SOM

№	Статьянын аталышы	ушул мезгил	жыл башынан
	А. Операциялар боюнча алынган кирешелер		
1	Коммерциялык банктардагы депозиттер боюнча кирешелер		
	а) чектелген мударба келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударба келишими боюнча		
	в) кард келишими боюнча		
2	Баалуу кагаздар боюнча кирешелер		
3	ФКМ тарабынан берилген каржылоодон алынган кирешелер:		
	а) чектелген мударба келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударба келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийй биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
	ж) кард келишими боюнча		
4	Башка кардарларга берилген каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:		
	а) чектелген мударба келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударба келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийй биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
	ж) кард келишими боюнча		

	з) истиснаа келишими боюнча	
5	Тартылган инвестициялардан түшкөн киреше	
6	Каржылоо операцияларынан алынган башка кирешелер	
7	Бардыгы болуп:	
	Б. Операцияларга кеткен чыгашалар	
8	Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча чыгашалар	
	а) чектелген мударaba келишими боюнча	
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча	
9	Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча чыгашалар	
	а) чектелген мударaba келишими боюнча	
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча	
10	Банктардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар	
11	Башка финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар	
12	Эл аралык финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар (каржылоонун башка булактары)	
13	МФКнын юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттар боюнча чыгашалар	
	а) уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке адамдардан МФКга берилген каржылоо боюнча чыгашалар	
	б) уюштуруучулардан (акционерлерден) - юридикалык жактардан МФКга берилген каржылоо боюнча чыгашалар	
14	Башка чыгашалар	
15	Бардыгы болуп:	
16	Операциялардан таза киреше	
17	РППУ үчүн чыгашалар	
18	РППУга чегерилгенден кийинки таза киреше	
	В. Операциялар боюнча башка кирешелер	
19	Комиссиялык төлөмдөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө	

20	Курстук айырмадан түшкөн киреше	
21	Башка кирешелер	
22	Бардыгы болуп:	
Г. Операциялык чыгашалар жана кайрымдуулук чыгашалары		
23	Кызмат көрсөтүүлөргө жана комиссиялык жыйымдарды төлөө боюнча чыгашалар	
24	Курстук айырмадан чыгымдар	
25	Операциялык чыгашалар	
26	Такафул	
27	Салыктар	
28	Бардыгы болуп:	
29	РППУ боюнча чыгашалар (каржылоо операцияларынан эмес)	
30	Салыктарды төлөөгө чейинки пайда (чыгым).	
31	Киреше салыгы	
32	Зекет жана кайрымдуулук чыгашалары	
33	Таза пайда (чыгым)	

Кызмат орду: _____ Кол тамгасы : _____ Аты-жөнү: _____

Кызмат орду: _____ Кол тамгасы : _____ Аты-жөнү: _____»;

– «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо тууралуу маалымат» деп аталган 4-бөлүктүн Б-1. «Ислам каржылоо принциптери боюнча активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«4-бөлүк.

4. Б-1 бөлүкчөсү. «Ислам каржылоо принциптери боюнча активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо»

- 6-бөлүктүн А-1. Ислам каржылоо принциптери боюнча активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализи) бөлүкчөсүнүн 2-сабындагы «Башка банктардагы эсептер» деген сөздөр «Башка банктардагы депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

- 6-бөлүктүн А-1. Ислам каржылоо принциптери боюнча активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализи) бөлүкчөсүнүн 7 жана 8-саптарындагы «мөөнөттүү эсептердеги акча каражаттары» деген сөздөр «мөөнөттүү депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

- 6-бөлүктүн Б-1. Ислам каржылоо принциптери боюнча активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү боюнча талдоо бөлүкчөсүнүн 2-сабындагы «эсептер» деген сөз «депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

- 6-бөлүктүн Төлөө мөөнөттөрү боюнча активдердин/милдеттенмелердин төлөө мөөнөтү 6.Б бөлүкчөсүнүн 7 жана 8-саптарындагы «Мөөнөттүү эсептердеги акча каражаттары» деген сөздөр «Мөөнөттүү депозиттери» дегенге алмаштырылсын;

- «Кардарларга берилген кредиттер жөнүндө маалымат» деген 11-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«11-бөлүк. КАРДАРГА БЕРИЛГЕН КРЕДИТТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каржылоо жөнүндө маалымат

МИҢ СОМ

Статьялар	Өнөр жай		Айыл чарба		Даярдоо жана кайра иштетүү		Соода жана коммерция		Кызмат көрсөтүүлөр		Транспорт		Байланыш		Кургулуш жана ипотека		Жеке адамдарды каржылоо (көрөктөөчүлөр үчүн каржылоо)		Башка каржылоо		БАРДЫГЫ БОЛУП	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
Республика боюнча																						
Кардарлардын саны																						
Портфельдин суммасы																						
Каржылоо портфелинин жалпы суммасына карата пайыздарда																						
Каржылоонун орточо өлчөмү																						
Ордун жабуу нормасы																						
Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, % менен																						
Улуттук валютадагы орточо алынган үстөк баа/киреше																						
Чет өлкө валютасындагы орточо алынган үстөк баа/киреше																						
Натыйжалуу орточо алынган кирешелүүлүк нормасы																						
Улуттук валютада натыйжалуу орточо алынган кирешелүүлүк нормасы																						

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:

– 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«7. ПРО 13 бөлүктөн турат:

Титулдук баракча;

1-бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет;

2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет;

3-бөлүк. Капитал;

4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат;

5-бөлүк. Депозиттер;

6-бөлүк. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ);

7-бөлүк. РППУдагы өзгөрүүлөр;

8-бөлүк. Тобокелдиктер жөнүндө маалымат;

9-бөлүк. Кызматчылар менен түзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалымат;

10-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар;

11-бөлүк. Кардарларга берилген каржылоо жөнүндө маалымат;

12-бөлүк. Чечмелеп көрсөтүү;

13-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет:

«Жеке карыздык милдеттенмелер/кредитордук карыздар жөнүндө отчет» № 1 НД- форма;

«Чет өлкө банкында ачылган эсеп (аманат) жөнүндө билдирүү»;

«Карыздык милдеттенмелерди/кредитордук карыздарды тейлөө жөнүндө отчет» № 2 -НД форма;

«Резиденттердин чет өлкө банктарындагы эсептериндеги же аманаттарындагы каражаттардын калдыгы жөнүндө отчет.

МФКнын директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар;

Компаниянын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат;

МФК жөнүндө негизги маалымат, филиалдар/өкүлчүлүктөр/ түзүмдүк бөлүмдөр (офистер), туунду жана аффилирленген компаниялар, учурда иштеп жаткан комитеттер жөнүндө маалымат;

ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул Жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.»;

– 8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. МФКнын IV-чейрек үчүн ПРО жылдык отчет болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен Улуттук банкка берилүүгө тийиш.»;

– 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык келтирилип жана МФКнын каты менен тастыкталгандан кийин ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.»;

– 19 -пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«19. Маалыматты өз убагында бербегендиги жана/же так эмес маалымат бергендиги үчүн, маалыматты белгиленген мөөнөттө бербегендиги, ПРОну толук эмес жана/же туура эмес толтургандыгы үчүн МФК, ошондой эле МФК Башкармасынын төрагасы жана башкы бухгалтери, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.»;

– Жобонун 1-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин:

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү

регулятивдик отчетунун
КУРАМЫ

№	Бөлүк	Аталышы	Мезгилдүүлүгү	Берүү мөөнөттөрү	Эскертүү же ченемдик укуктук актыга шилтеме
1		Титулдук барак	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	13 бөлүккө кошо тиркелет
			Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
2	1-бөлүк	Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет А. Активдер Б. Милдеттенмелер В. Капитал Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер Д. Жана башка активдерди жана башка милдеттенмелерди чечмелөө Е. Милдеттенмелерди чечмелөө Ж. Каржылоо портфелин чечмелөө	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
			Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	

3	2-бөлүк	<p>Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет</p> <p>А. Операциялар боюнча алынган кирешелер</p> <p>Б. Операциялар боюнча жана башка кирешелер</p> <p>Г. Операциялар боюнча жана башка чыгашалар</p> <p>Д. Операциялык жана администрациялык чыгашалар жана зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар</p>	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.	
			Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
4	3-бөлүк	<p>Капитал</p> <p>А. Капиталдын түзүмүндөгү өзгөрүүлөр</p> <p>Б. МФКнын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалыматтар</p> <p>В. Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр</p>	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.	
			Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	

5	4-бөлүк	<p>Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат</p> <p>А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат</p> <p>Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо</p> <p>В. Берилген каржылоо боюнча маалымат</p> <p>Г. Областтар боюнча берилген каржылоо боюнча маалымат</p> <p>Д. Каржылоо ыкмалары</p> <p>Е. МФКнын кардарлары жөнүндө</p> <p>Ж. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча берилген каржылоону тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо</p> <p>З. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтар</p> <p>И. Проблемалуу кардарлар жөнүндө маалымат</p> <p>К. Катар каржылоо тууралуу маалымат</p> <p>Л. Реструктуу ризацияланган активдер</p>	Жыл сайын	<p>Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.</p> <p>Отчеттук мезгил аяктатандан кийинки 12 календардык күн ичинде</p>	
---	---------	---	-----------	---	--

6	5-бөлүк	<p>Депозиттер</p> <p>А. Суммаларга бөлүштүрүлгөн депозиттер</p> <p>Б. Отчеттук мезгил ичинде депозиттердин жылышы</p> <p>В. Төлөө мөөнөттөрү боюнча депозиттер</p>	Жыл сайын	<p>Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.</p>	
7	6-бөлүк	<p>Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ)</p> <p>А. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ)</p> <p>Б. Активдерди жана милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдоо</p>	<p>Чөйрөк сайын</p> <p>Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын</p> <p>Жыл сайын</p>	<p>Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде</p>	
			Жыл сайын	<p>Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.</p>	
			Чөйрөк сайын	<p>Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын</p>	

8	7-бөлүк РППУдагы өзгөрүүлөр А. РППУдагы өзгөрүүлөр Б. РППУнун эсебинен алынып салынган жана кайра кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар	Жыл сайын Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин. Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
9	8-бөлүк Тобокелдиктер жөнүндө маалымат А. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалымат Б. Аффирлиренген жактар менен операциялар жөнүндө жалпы маалыматтар В. Уюштуруучу лардан/ акционерлерден/ катышуучулардан карызга алынган каражаттар	Жыл сайын Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин. Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	«Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын, турак-жай-сактык кредиттик компаниялардын аффирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө» нускао

10	9-бөлүк Кызматчылар менен түзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалымат	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин.	
		Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
11	10-бөлүк Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	«Ислам Банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокаржылоо компанияларынын ишин женге салуу» эрежелери
		Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
12	11-бөлүк Кардарларга берилген каржылоо жөнүндө маалымат	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
		Чейрек сайын Депозиттерди тартуу менен иш алып барган МФК үчүн ай сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	

13	12-бөлүк	Чечмелеп көрсөтүү А. Банк менен агенттик келишим боюнча чекене бантык кызматтарды сунуштоо тууралуу маалымат Б. ФКУнун операцияларын жана инвестицияларын чечмелөө В. Туунду финансылык инструменттер	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
14	13-бөлүк	Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет	Чейрек сайын	Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 12 календардык күн ичинде	
15		МФКнын директорлор кеңешинин, Башкармасынын, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шарият кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалыматтар	Жыл сайын Чейрек сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо	13-бөлүккө тиркелет
16		Компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар	Жыл сайын Чейрек сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо	13-бөлүккө тиркелет
17		МФК боюнча базалык маалымат, филиалдар/күлчүлүктөр/түзүмдүк бөлүмдөр (кеңселер), туунду жана аффилирленген компаниялар, учурда иштеп жаткан комитеттер жөнүндө маалыматтар	Жыл сайын Чейрек сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Чейрек ичинде өзгөрүүлөр болсо	13-бөлүккө тиркелет

»;

– 2-тиркемеде:

«МФКнын директорлор кеңешинин, Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) жөнүндө маалыматтар», «Айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат», «МФК жөнүндө негизги маалыматтар» таблицалары күчүн жоготту деп таанылсын;

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деп аталган 1-бөлүгүнүн:

– «А. Активдер» бөлүкчөсүнүн:

3 жана 4-пункчаларында «финансылык мекемелердеги» деген сөздөр «ФКУдагы» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

4-пунктундагы «Эсептер» деген сөз «Депозиттер» дегенге алмаштырылсын;

4-пунктунун «в» пунктчасында, 6-пунктунун «ж» пунктчасында, 7-пунктунун «ж» пунктчасында «хасан» деген сөздөр алып салынсын;

6-пунктундагы жана 13-пунктун «а» пунктчасындагы «финансы-кредит мекемелер» деген сөздөр «ФКУ» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

4, 6 жана 7-пункттары төмөнкү мазмундагы «в1)» пунктча менен толукталсын:

«в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча»;

7-пункту төмөнкү редакциядагы «з)» пунктчасы менен толукталсын:

«з) истиснаа келишими боюнча»;

– «Б. Милдеттенмелер» бөлүкчөсүнүн 18-пунктунун «б» жана «г» пунктчаларында «ФКМден» деген аббревиатура «ФКУдан» дегенге алмаштырылсын;

«Б. Милдеттенмелер» бөлүкчөсүнүн 19-пункту төмөнкү мазмундагы «в» пунктчасы менен толукталсын:

«в) башка юридикалык жактардан»

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» деген 1-бөлүгүнүн «Е.Милдеттенмелерди чечмелөө» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«1- бөлүк. Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет

Е.Милдеттенмелерди чечмелөө

МИҢ СОМ

№	Операциянын аталышы	Алынган каражаттардын суммасы		Алынган каражаттардын калдыгы		Милдеттенмелер канча убакытка кабыл алынган		Кредитор	Үстөк баа/ киреше, % менен	Балюасы	Шарттары	Киреше коэффициенти, % менен
		2	3	4	5	минималдуу мөөнөт	максималдуу мөөнөт					
1	1											
1	1. Алынган каржылоо											
2	а) Кыргыз Республикасынын банктарынан жана башка ФКМден											
3	б) эл аралык уюмдардан жана донорлордон											
4	в) мамлекеттик бийлик органдарынан											
5	2. Шарттуу гранттар											
6	3. Башка милдеттенмелер											
7	4. Юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) МФК тарабынан карызга алынган каражаттар											
8	а) МФК тарабынан уюштуруучулардан (акционерлерден) - жеке адамдардан карызга алынган каражаттар											

9	а) МФК тарабынан уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан карызга алынган каражаттар																			
	в) башка юридикалык жактардан																			
10	5. Башка																			
БАРДЫГЫ БОЛУП:																				

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

– «Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» деп аталган 2-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:

«2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет

миң сом

№	Статьянын аталышы	Учурдагы мезгил	Жыл башынан
А. Операциялар боюнча алынган кирешелер			
1	Комерциялык банктардагы депозиттер боюнча кирешелер		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) кард келишими боюнча		
2	Баалуу кагаздар боюнча кирешелер		
3	ФКУ тарабынан берилген каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		

	ж) карт келишими боюнча	
4	Башка кардарларга берилген каржылоодон алынган кирешелер, анын ичинде:	
	а) чектелген мударaba келишими боюнча	
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча	
	в) шарика/мушарака келишими боюнча	
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча	
	г) мурабаха келишими боюнча	
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча	
	е) салам келишими боюнча	
	ж) карт келишими боюнча	
	з) истиснаа келишими боюнча	
5	Тартылган инвестициялар боюнча кирешелер	
6	Каржылоо операцияларынан алынган башка кирешелер	
7	Бардыгы болуп:	
	Б. Операциялар боюнча чыгашалар	
8	Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери боюнча чыгашалар	
	а) чектелген мударaba келишими боюнча	
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча	

9	Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери боюнча чыгашалар	
	а) чектелген мударaba келишими боюнча	
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча	
10	Банктардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар	
11	Башка финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар	
12	Эл аралык финансы институттарынан алынган каржылоо боюнча чыгашалар (каржылоонун башка булактары)	
13	Башка чыгашалар	
14	Бардыгы болуп:	
15	Операциялардан таза киреше	
16	РППУ	
17	РППУга чегерилгенден кийинки таза киреше	
В. Операциялар боюнча башка кирешелер		
18	Комиссиялык төлөмдөр жана кызмат акылары	
19	Валюта курсунун айырмасынан түшкөн киреше/чыгым	
20	Агенттик банкингден алынган киреше	

21	Капиталга жана акцияларга, анын ичинде. туунду жана ассоциацияланган компанияларга салымдардан түшкөн киреше/дивиденддер	
22	Башка киреше	
23	Бардыгы болуп:	
Г. Операциялар боюнча башка чыгашалар		
24	Адистердин кызмат көрсөтүүлөрүнө жана бантык кызмат көрсөтүүлөргө кеткен чыгашалар	
25	Башка чыгашалар	
26	Бардыгы болуп:	
Д. Операциялык жана административдик чыгашалар жана зекет жана кайрымдуулук чыгашалары		
27	Эмгек акы жана персоналга кеткен башка чыгашалар	
	а) эмгек акы жана сый акылар	
	б) башка төлөмдөр жана субсидиялар	
	в) Социалдык фондго төлөмдөр	
28	Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө гонорарлар	
29	Негизги каражаттар боюнча башка чыгашалар, анын ичинде мүлк салыгы	
	а) ижара төлөмү	
	б) коммуналдык кызматтар	

	в) амортизациялык чыгашалар	
	г) башка чыгашалар	
	д) мүлк салыгы	
30	Такафул	
31	Салыктар	
32	Башка операциялык жана административдик чыгашалар	
33	Бардыгы болуп: операциялык чыгашалар	
34	Бардыгы болуп: операциялык киреше (чыгым)	
35	Башка орун алышы мүмкүн болуучу жоготуулардын жана чыгымдардын ордун жабууга резервдер (каржылоо операцияларынан эмес)	
36	Таза операциялык киреше (чыгым)	
37	Зекет жана кайрымдуулук чыгашалары	
38	Киреше салыгы	
39	Таза киреше (чыгым)	

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

– «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат» 4-бөлүгүндө:

– «Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» 4Б. - бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«4-бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат.

– 4.Б. бөлүкчө. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо

4. К. бөлүкчө Катар алынган каржылоолор тууралуу маалымат»

№	Аталышы	Суммасы, миң сом	Кардарлардын саны
1	Каржылоо портфели жана башка ФКУда катар каржылоого ээ кардарлар		

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

– «4.Л. Реструктуризацияланган активдер» бөлүкчөсүндөгү таблица «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

«Кардарлардын эсептери» деген 5-бөлүгүндө:

5-бөлүктүн аталышындагы «Кардардын эсептери» деген сөздөр «Депозиттер» дегенге алмаштырылсын.

– «5.А. Суммасы боюнча бөлүштүрүлгөн эсептер» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
«5- бөлүк. Депозиттер

5.А. бөлүкчө. Суммалар боюнча бөлүштүрүлгөн депозиттер»

миң сом

№	Статьянын аталышы	Улуттук валютадагы мөөнөттүү депозиттер (миң сом)						Бардыгы болуп
		1000 чейин	1001-5000	5001-20000	20001-100000	100001-жана андан жогору		
1.	Бишкек шаарында тартылган депозиттер, бардыгы							
1.1.	Жеке адамдардын депозиттери							
	Суммасы							
	Эсептердин саны							
1.2.	Юридикалык жактардын депозиттери							
	Суммасы							
	Эсептердин саны							
2.	Кыргыз Республикасынын аймактарында, анын ичинде Бишкек шаарынан тышкары, Чүй облусунда тартылган депозиттер, бардыгы болуп							

2.1.	Жеке адамдардын депозиттери								
	Суммасы								
	Эсептердин саны								
2.2.	Юридикалык жактардын депозиттери								
	Суммасы								
	Эсептердин саны								

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____

– «5Б. Отчеттук мезгил ичинде кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын жылышы» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«5- бөлүк. Депозиттер

5.Б- бөлүкчө. Отчеттук мезгил ичинде депозиттердин жылышы

МИҢ SOM

№	Аманаттар/ депозиттер	Башталышына карата калдык	Кабыл алынган	Кайтарылды	Аягына карата калдык	Кирешелүүлүктүн орточо салмактанып алынган чени
1	Юридикалык жактардын депозиттери	1	2	3	4	5
2	Жеке адамдардын депозиттери					
	Бардыгы болуп					

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

– «5.В. Төлөө мөөнөттөрү боюнча эсептер» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:
5-бөлүк. «Депозиттер»

5.В. Бөлүкчөсү. «Төлөө мөөнөттөрү боюнча депозиттер»

миң сом

№	Аталышы	Улуттук валютадагы меенеттүү депозиттер (сом)			
		30-90 күн	91-180 күн	181-365 күн	1 жылдан 3 жылга чейин болуп
1.	Жеке адамдардын депозиттери				
	Суммасы				
	Эсептердин саны				
2.	Юридикалык жактардын депозиттери				
	Суммасы				
	Эсептердин саны				

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

- 6-бөлүктүн 6.А. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ) бөлүкчөсүнүн «Активдер» тобунун 2-пунктундагы «эсептер» деген сөз «депозиттер» деген сөзгө жана 4-пунктундагы «ФКМ» аббревиатурасы «ФКУ» дегенге алмаштырылсын;
- 6.А. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдоо(ГЭП-анализ) бөлүкчөсүнүн «Милдеттенмелер» тобу төмөнкү редакцияда берилсин:
«6-бөлүк
6. А. бөлүкчөсү. Активдердин жана милдеттенмелердин кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүшүнө карата ийкемдүүлүгүн талдап-иликтөө (ГЭП-анализ)

МИҢ СОМ

№	Статья	Төлөө мөөнөтүнө чейинки күн/ Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү							Бардыгы болуп
		Дароо	1-30 күн	31-90 күн	91-180 күн	181-365 күн	1 жылдан 3 жылга чейин	3 жылдан ашык	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР								
7.	Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери								
8.	Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери								
9.	Алынган каржылоо:								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
а)	Кыргыз Республикасынын банктарынан;								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
б)	Кыргыз Республикасынын башка ФКУдан								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
в)	эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								

	анын ичинде чет өлкө валютасында										
10.	Кирешенин ченемдеринин өзгөрүшүнө сезимтал болгон башка милдеттенмелер анын ичинде чет өлкө валютасында										
11.	Кирешенин ченемдеринин өзгөрүшүнө сезгич болгон жалпы милдеттенмелер анын ичинде чет өлкө валютасында										
12.	Боштук анын ичинде чет өлкө валютасында										
13.	Кумулятивдик ажырым анын ичинде чет өлкө валютасында										

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

- 6-бөлүктүн «6.Б. Активдерди жана милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдоо» бөлүкчөсүнүн «Активдер» тобунун 2-пунктундагы «Эсептер» деген сөз «Депозиттер» дегенге жана 4-пунктундагы «ФКМ» аббревиатурасы «ФКУ» дегенге алмаштырылсын алмаштырылсын;
- 6-бөлүктүн «6.Б. Активдерди жана милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдоо» бөлүкчөсүнүн «Милдеттенмелер» тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«Б-бөлүк

6.Б. бөлүкчөсү. Активдерди жана милдеттенмелерди ордун жабуу мөөнөттөрү боюнча талдоо»
МИҢ СОМ

№	Статья	Төлөө мөөнөтүнө чейинки күн/ Кайра баалоо мүмкүнчүлүгү							Бардыгы болуп
		Дароо	1-30 күн	31-90 күн	91-180 күн	181-365 күн	1 жылдан 3 жылга чейин	3 жылдан ашык	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР								
7.	Жеке адамдардын мөөнөттүү депозиттери								
8.	Юридикалык жактардын мөөнөттүү депозиттери								
9.	Алынган каржылоо:								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
а)	Кыргыз Республикасынын банктарынан;								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
б)	Кыргыз Республикасынын башка ФКУсунан								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								
в)	эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон								
	анын ичинде чет өлкө валютасында								

МИҢ СОМ

Статья	Эсептен алып салуу -А		Кайтаруу -Б		«Таза» эсептен чыгаруу	(гр. А минус гр. Б)
	Бардыгы болуп	Анын ичинде башка валюталарда	Бардыгы болуп	Анын ичинде башка валюталарда		
1	2	3	4	5	6	7
1. Финансы -кредиттик мекемелерге, анын ичинде ижара мунтахийя биттамлик операциясына берилген каржылоо:						
а) каржылоо, банктар жана ФКУлар менен репо операциялары жана кыска мөөнөттүү операциялар						
б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер						
в) башка банктардагы эсептердеги акча каражаттар						
2. Башка кардарларга, анын ичинде иджара мунтахийя биттамлик операциясына берилген каржылоо:						
а) өнөр жай үчүн						
б) айыл чарбасы, даярдоо жана кайра иштетүү үчүн						
в) соода жана коммерциялык операциялар үчүн						
г) курулуш үчүн						

д) кыймылсыз мүлктү (турак жайды) сатып алуу							
д) жеке адамдар (керектөө максатында)							
ж) башкалар							
3. Бардыгы болуп							
4. Баалуу кагаздарга жана/ же капиталга инвестициялар							
5. Активди төлөөгө кабыл алынган, банктын башка менчиги							
6. Башка активдер							
7. Классификацияланууга тийиш болгон бардыгы болуп активдер							
8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер							
9. Классификацияланууга тийиш болгон жалпы активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер							
Маалымат үчүн: системадан тышкаркы эсепте көрсөтүлгөн эсептен алынып салынган каржылоонун жалпы суммасы							

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____»;

– «Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат» деп аталган 10-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«10-бөлүк. Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалымат

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Белгиленмиши	Ченемди эсептөө	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси	Белгиленген ченемден четтөө
Депозиттерди тартпаган МФК үчүн экономикалык ченемдер					
Уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү		УК * 100%/100 млн. сом		100% кем эмес	
Инвестициялардын чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү		СИ / СК * 100%		30% кем эмес	
Дүң каржылоо менен алектенген бир эле жакка, МФКга берилген каржылоонун максималдуу өлчөмү		МК / СК * 100%		20% кем эмес	
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми		СК / УК * 100%		100% кем эмес	
Депозиттерди тарткан МФК үчүн экономикалык ченемдер					
Өздүк капиталдын минималдуу өлчөмүнүн ченеми	M1	СК / УК * 100%		100% кем эмес	
Капитал шайкештигинин ченеми	M2	СК / СА * 100%		8% кем эмес	
Бир кардарга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми	M3	СЗ / СК * 100%		5% кем эмес	

Ликвиддүүлүк ченеми	M4	ЛА / ОБ * 100%	30% кем эмес	
Тартылган аманаттарды кайтарып берүү боюнча тобокелдикти чектөө ченеми	M5	К / В * 100%	100% кем эмес	
Аффилирленген жактар менен операциялар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү		СЗ Аф. жактар / СК * 100%	60% кем эмес	
МФКнын бир кызматкеринин чогуу алгандагы карызы		СЗС / СК * 100%	5% кем эмес	
МФУга, лизингдик компанияларга жана банктарга инвестициялардын максималдуу чогуу алгандагы өлчөмү		СИ / СК * 100%	30% кем эмес	
Мамлекеттик эмес карыздык баалуу кагаздарга инвестициялардын жалпы өлчөмү		СИ / СК * 100%	50% кем эмес	

СЗС – кызматкерлердин МФК алдында чогуу алгандагы карызы;

СИ – микрофинансылык уюмдарга, лизингдик компанияларга жана банктарга чогуу алгандагы инвестициялар;

СЗА – аффилирленген жактардын чогуу алгандагы карызы;

СЗ – юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын чогуу алгандагы өлчөмү; (1) МФУ – микрофинансылык уюм

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары № 3, 2024

Отчеттук мезгил ичиндеги орточо маани	1 ай	2 ай	3 ай	Бардыгы
ЛА – ликвиддүү активдер				
ОБ – милдеттенмелер				
M4=ЛА/ОБ ченеми				

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____

Кол тамгасы: _____»;

– «Кардарларга берилген каржылоо жөнүндө маалымат» деген
11-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«11-бөлүк. Кардарларга берилген каржылоо жөнүндө маалымат

Статьялар	миң сом												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Өнөр жай	Айыл чарба	Даярдоо жана кайра иштетүү	Базар	Ба- зардан тышкары операциялар	Кызмат көрсөтүүлөр	Транспорт	Байланыш	Кургулуш жана ипотека	Жеке адамдарды каржылоо (көрөктөөчүлөр үчүн каржылоо)	Башка каржылоо	БАРДЫГЫ БОЛУП	
1													
	Республика боюнча												
	Кардарлардын саны												
	Портфельдин суммасы												
	Каржылоо портфелинин жалпы суммасына карата пайыздарда												
	Каржылоонун орточо өлчөмү												
	Ордун жабуу нормасы												
	Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баал/киреше, % менен												

№	Статьянын аталышы	МИҢ СОМ										
		Ишкананын аталышы (мисалы: банк ж.б.)	Отчеттук мезгилдин башындагы калдык	Отчеттук мезгилде депозиттердин же инвестициялардын азайышы	Отчеттук мезгилдин акырына карата калдык	Мөөнөтү	Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо салмактанып алынган үстөк/киреше	Отчеттук мезгилдин акырына карата рентабельдүүлүк коэффициенти, % менен	Валютасы	Шарттары		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Финансылык институттардагы, анын ичинде банктардагы депозиттер											
2	Инвестициялар жана каржылык катышуу											
3	Мамлекеттик баалуу кагаздар											
	а) мамлекеттик казына векселдери											
	б) мамлекеттик казына облигациялары											
	Бардыгы болуп:											

Кызмат орду: _____ Аты-жөнү: _____ Кол тамгасы: _____ »;

– 2-тиркеме «Байкоо органы тууралуу маалымат (директорлор кеңеши)», «Аткаруу органы (Башкарма) жөнүндө маалымат», «МФКнын 1% жогору акцияларына ээлик кылган МФКнын акционерлери жөнүндө маалымат», «Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат» деген таблицалар менен толукталсын:

«МФКнын директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар

БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ)

№	Аты-жөнү	Шайланган күнү	Улуттук банк менен макулдашылган күнү (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук кат)	Жумуш ордү	Кызмат ордү	Телефон	Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү/ Башка компаниялардын үлүшү/ Башка компаниялардын ээлик кылуу үлүшү/ Компаниялардын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирген күнү/ Башка компаниялардын акциялар үлүшүнүн сатып алынган күнү	Кол тамгасынын үлгүсү
1									
2									
3									
...									

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМА) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аты-жөнү	Милдетин аткаруучуну дайындаоо күнү	Улуттук банкта макулдашылган күн (Көзөмөл боюнча комитетинин чечими/макулдук каты)	Иштерен жери	Кызмат орду	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызмат орду/компаниялардын аталышы	Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/БФКда акцияларга ээлик кылуу үлүшү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка компанияларда ээлик кылуу үлүшү/компаниянын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирүү күнү/акциялар сатып алынган күнү	Ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү (тескөөгө алынуучу ишкөрдик чөйрөлөрү)	Кол тамга үлгүсү
1												
2												
3												
...												

МФКНЫН 1% ЖОГУРУ АКЦИЯЛАРЫНА ЭЭЛИК КЫЛГАН
МФКНЫН АКЦИОНЕРЛЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аты-жөнү/ Аталышы	Үлүшү (%)	Са тып алуу күнү	Жайгашкан өлкөсү	Иштеткен жери/ Юридикалык дареги	Ишинин түрү (башка компанияларда ээлеген кызмат орду)	Иштеткен жеринин телефон номери, мобилдик телефон номери (номеринин коду менен коштолгондо)	Башка фКУларга акциялар (чөт өлкөлүк же жергиликтүү фКУ жана ээлик кылуу үлүшү)	Акыркы бенефициар	Кол тамга үлгүсү
1										
2										
3										
...										

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аты-жөнү	Шайлоо күнү	Улуттук банк менен макулдашылган күнү (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук кат)	Иштен жери	Кызмат орду	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызмат орду/компаниялардын аталышы	Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/БФКда акцияларга ээлик кылуу үлүшү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка компаниялардын капиталына кирүү күнү/Башка компаниялардын акциялар үлүш сатып алынган күнү	Кол тамгалуу
1										
2										
3										
...										

»;

- төмөнкү мазмундагы «Компаниянын айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат» деген таблица менен толукталсын:

КОМПАНИЯНЫН АЙРЫМ КЫЗМАТ АДАМДАРЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

№	Кызмат орду	Аты-жөнү (кызмат адамынын)	Улуттук банк менен макулдашуу күнү (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими/ макулдук каты)	Кызмат адамына отчет берүүчү кызматкерлердин саны	Телефон, мобилдик телефон (оператордун, шаардын кодун кошо алганда)	Кол тамга үлгүсү
1	Башкы бухгалтер					
2	Ликвидүүлүктү тескөө үчүн жооптуу адам					
3	МФКнын бюджетти үчүн жооптуу адам					
4	МФКнын каржылоо үчүн жооптуу адам					
5	Аудит боюнча комитеттин төрагасы					
6	Ички аудит кызматынын/ бөлүмүнүн жетекчиси					
7	Тобокелдик менеджери					

8	Комплаенс-офицер				
9	Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же болбосо өз функционалдык милдеттери боюнча ага теңдештирилген адам)				

»;

– төмөнкү мазмундагы «МФК боюнча базалык маалымат», «Филиалдар/өкүлчүлүктөр/ түзүмдүк бөлүмдөр (офистер) жөнүндө маалымат», «Туунду жана аффилирленген компаниялар», «Учурда иштеп жаткан комитеттер» деген таблицалар менен толукталсын:

МФК БОЮНЧА БАЗАЛЫК МААЛЫМАТ

Аптыкчылыктуу акциялар (31-декабра карата абал боюнча)	Наркы				
	Саны				
	Номиналы				
Жөнөкөй акциялар (31-декабра карата абал боюнча)	Наркы				
	Саны				
	Номиналы				
Устадык капиталдын суммасы	Айкын салынган				
	Жарыяланган				
	Келишим боюнча				
МФКнын персоналды (кызматкерлердин жалпы саны)	Штаттык бирдиги				
	Электрондук почтасы				
	Факсы				
Расмий жарыяланган байланыш	Телефону				
МФКнын веб-сайты интернеттеги	Аудитордук үчүмдүн аталышы				
Тышкы аудит	Акыркы тышкы аудит жүргүзүлгөн күн				
Лицензияларда белгиленген чектөөлөрдүн тизмеги					
Лицензияларда чектөөлөрдүн белгилениниши					
Лицензия, кошумча лицензия берилген күн (прополюциялык тартипте көрсөтүлөт; №, күнү)					
МФКнын дарегин (айкын жайгашкан жана юридикалык дарегин), (шаар, көчө, үй номери, почта индекси)					
МФКнын уюштуруу – үкүктүк формасы					
МФКнын толук аталышы					
	№	1	2	3	...

МФКнын ФИЛИАЛДАРЫ/ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аталышы	Дареги	Жетекчи
1			
2			
3			
...			
Бардыгы болуп, саны			

ТУУНДУ ЖАНА АФФИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР

№	Компаниянын аталышы	Жайгашкан өлкөсү	Ишкердик түрү	Компаниянын туунду жана аффилирленген компаниялардагы үлүшү (%)	Туунду жана аффилирленген компаниялардагы башка уюштуруучулардын/ акционерлердин үлүшү жана аталышы	Туунду жана аффилирленген компанияларга карата стратегиялык пландар
1						
2						
3						
...						

УЧУРДА ИШТЕП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР

№	Комитеттин аталышы	Курамы, аты-жөнү/ позициясы	Кызмат орду	Улуттук банк менен макулдашуу күнү (Кеземел боюнча комитеттин чечими, макулдук-каты)
1				
2				
3				
...				

».

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» жобонун:

– 7-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

7. ПРО 7 бөлүктөн турат:

Титулдук баракча;

1-бөлүк. Финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет;

2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет;

3-бөлүк. Активдер тууралуу маалымат;

А таблицасы. «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо»;

Б таблицасы. «Каржылоо ыкмалары»;

В таблицасы. «Каржылоо боюнча портфелди тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү»;

Г таблицасы. «Берилген каржылоо боюнча маалымат»;

Д таблицасы. «Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат»;

Е таблицасы. «Катар каржылоо тууралуу маалымат»;

Ж таблицасы. «Тармактар жана региондор боюнча берилген каржылоонун көлөмү жөнүндө маалымат»;

З таблицасы. «Кредиттик тобокелдикти алып жүрүүчү реструктуризацияланган активдер»;

И таблицасы. «Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүүсүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ)»

К таблицасы. «Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү»

4-бөлүк. «Өзүнө-өзү баа берүү боюнча отчет»;

5-бөлүк. Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет:

«Жеке карыздык милдеттенме/кредитордук карыз жөнүндө маалымат» № 1-НД формасы;

«Карыздык милдеттенмени/кредитордук карызды тейлөө боюнча маалыматтар» № 2-НД формасы;

Резиденттердин чет өлкө банктарындагы эсептеринде же аманаттарында каражаттарынын калдыктары жөнүндө отчет

«Чет өлкө банкында ачылган эсеп (аманат) жөнүндө билдирме»;

6-бөлүк. Чечмелеп көрсөтүү;

7- бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерди сактоосу жөнүндө маалыматтар.

МКК жана МКАнын директорлор кеңешинин, Башкармасынын, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар;

МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат;

МКК жана МКА жөнүндө базалык маалымат, филиалдар/ өкүлчүлүктөр/түзүмдүк бөлүмдөр (кеңселер), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттер жөнүндө маалымат;

ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.;

– 8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. МКК жана МКАнын IV-чейреги үчүн ПРО жылдык болуп саналат. Жылдык ПРО отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин Улуттук банка берилет.»;

– 15-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери болбогон же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык келтирилгенден кийин жана МККнын жана МКАнын каты менен тастыкталгандан кийин, ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.»;

– 19-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

«19. Маалыматты өз убагында жана/же так эмес бергендиги үчүн, белгиленген мөөнөттө маалымат бербегендиги үчүн, ПРОну

МКК жана МКА толук эмес жана/же туура эмес толтургандыгы үчүн, ошондой эле МККнын жана МКАнын аткаруу органынын жетекчиси жана МКК жана МКАнын башкы бухгалтери, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартышат.»;

- Жобого карата 1-тиркеме төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган МКК
жана МКА ПРОСУНУН
КУРАМЫ

№	Бөлүгү	Аталышы	Мезгил аралыгы	Берүү мөөнөттөрү	Эскертүү же ченемдик укуктук актыга шилтеме
1		Титулдук баракча	Чейрек сайын Жыл сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	Бөлүктөргө тиркелет
2	1-бөлүк.	Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет А. Активдер Б. Милдеттенмелер жана капитал В. Баланстан Тышкаркы милдеттенмелер Г. Башка активдерди жана милдеттенмелерди чечмелөө	Чейрек сайын Жыл сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
3	2-бөлүк.	Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет	Чейрек сайын Жыл сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	

4	3-бөлүк.	<p>Активдер тууралуу маалымат</p> <p>А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо</p> <p>Б. Каржылоо ыкмалары</p> <p>В. Тармактарды жана региондорду каржылоо боюнча портфельди бөлүштүрүү</p> <p>Г. Берилген каржылоо боюнча маалымат</p> <p>Д. Проблемалуу кардарлар боюнча маалымат</p> <p>Е. Катар каржылоо тууралуу маалымат</p> <p>Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген каржылоонун көлөмү жөнүндө маалымат</p> <p>З. Кредиттик тобокелдикти өзүнө камтыган реструктуризацияланган активдер</p> <p>И. Кирешелүүлүк чендеринин өзгөрүлүшүнө карата активдердин жана милдеттенмелердин ийкемдүүлүгүн талдоо (ГЭП-анализ)</p> <p>К. Активдердин/милдеттенмелердин ордун жабуу мөөнөттөрү</p>	Чейрек сайын	<p>отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде</p> <p>отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин</p>	Бөлүктөргө тиркелет
5	4-бөлүк	Өз ишине баа берүү боюнча отчет	Жыл сайын	отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	

6	5-бөлүк	Чет өлкө активдери жана милдеттенмелери боюнча отчет	Чейрек сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде	Бөлүктөргө тиркелет
			Жыл сайын	отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
7	6-бөлүк.	Чечмелеп көрсөтүү А. Милдеттенмелер Б. Каржылоо шарттары боюнча маалымат В. МКК/МКА нын кардарлары жөнүндө Г. МКК/ МКАнын персоналы тууралуу Д. Банктар менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтарды ишке ашыруу боюнча маалыматтар Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө Ж. Уюштуруучулар/акционерлер/ катышуучулар тарабынан берилген каражаттар	Чейрек сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде	
			Жыл сайын	отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	
8	7-бөлүк	МККнын экономикалык ченемдерин сактоо жөнүндө маалыматтар	Чейрек сайын	отчеттук чейректен кийин 20 календардык күн ичинде	
			Жыл сайын	отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	

9	МКК жана МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын, негизги уюштуруучулары (акционерлери) жана Шариат Кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	Бөлүктөргө тиркелет
		Чейрек сайын	чейрек ичинде өзгөрүүлөр киргизилген учурда	
	МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары тууралуу маалыматтар	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	Бөлүктөргө тиркелет
		Чейрек сайын	чейрек ичинде өзгөрүүлөр киргизилген учурда	
	МКК жана МКА боюнча негизги маалымат, филиалдары/ өкүлчүлүктөрү/түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери тууралуу маалыматтар	Жыл сайын	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралына чейин	Бөлүктөргө тиркелет
		Чейрек сайын	чейрек ичинде өзгөрүүлөр киргизилген учурда	

»;

– 2-тиркемедеги:

«МКК жана МКАнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) жөнүндө маалыматтар, МКК жана МКАнын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар, МКК жана МКА жөнүндө негизги маалыматтар» таблицалары күчүн жоготту деп табылсын;

«Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет» 1-бөлүгүндө:

– «Активдер» А. бөлүкчөсүндө:

3-пунктундагы «Эсептердеги акча каражаттары» деген сөздөр «Депозиттер» деген сөзгө алмаштырылсын;

3-пунктунун «в» пунктчасындагы, 5-пунктунун «ж» пунктчасындагы, 6-пунктунун «ж» пунктчасындагы «хасан» деген сөз алып салынсын;

5, 6-пункттар төмөнкү мазмундагы «в)1» пунктчалары менен толукталсын:

«в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча»;

6-пункт «з) истиснаа келишими боюнча» пунктчасы менен толукталсын;

«Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет» 2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

« 2-бөлүк. Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет»

МИҢ SOM

№	Статьянын аталышы	Учурдагы мезгил	Мурунку мезгил
Операциялардан алынган кирешелер			
1	Коммерциялык банктардагы депозиттер боюнча кирешелер		
2	ФКМ тарабынан берилген каржылоо боюнча кирешелер		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
3	Кардарларга берилген каржылоодон түшкөн киреше		
	а) чектелген мударaba келишими боюнча		
	б) чектелбеген мударaba келишими боюнча		
	в) шарика/мушарака келишими боюнча		
	в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	г) мурабаха келишими боюнча		
	д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	е) салам келишими боюнча		
	ж) истиснаа келишими боюнча		

4	Тартылган инвестициялар боюнча кирешелер	
5	Операциялар боюнча башка кирешелер	
6	Бардыгы:	
Операциялар боюнча кеткен чыгашалар		
7	Алынган каржылоо боюнча кеткен чыгашалар	
8	Операциялардан алынган таза киреше	
9	РППУ га чыгашалар	
10	РППУга чегерүүлөрдөн кийин операциялардан алынган таза киреше	
Башка операциялар боюнча кирешелер		
11	Кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм жана комиссиялык жыйымдар	
12	Капиталга жана акцияларга, анын ичинде, туунду жана ассоциацияланган компанияларга кошкон салымдан кирешелер/ дивиденддер	
13	Валюта курсунун айырмасынан кирешелер/чыгашалар	
14	Агенттик операциялар боюнча кирешелер	
15	Башка кирешелер:	
16	Бардыгы:	
Операциялык чыгашалар жана кайрымдуулукка карата чыгашалар		
17	Персоналга чыгашалар	
18	Негизги каражаттарга карата чыгашалар	
19	Административдик чыгашалар	

20	Башка операциялык чыгашалар	
21	Такафул	
22	Салыктар	
23	Бардыгы болуп:	
24	РППУнун резервин түзүүгө чыгашалар (каржылоо операциялардан эмес)	
25	Таза операциялык киреше (чыгым)	
26	Зекетке жана кайрымдуулукка чыгашалар	
27	Таза пайда (чыгаша)	
28	Киреше салыгы	

Аткаруу органынын

жетекчиси _____

Аты-жөнү _____

_____ кол тамгасы

Башкы бухгалтер _____

М. О. Аты-жөнү _____

_____ кол тамгасы»;

– «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» А. бөлүкчөсүнүн «Активдер тууралуу маалымат» 3-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

«3-бөлүк. Активдер тууралуу маалымат

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, % менен

Статьясы	МИҢ СОМ																
	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	10	11	12	13	
	Бардыгы болуп	Учурдагы (мөөнөтү өтпөгөн активдер)	Реструктуризацияланган активдер	Бардыгы болуп мөөнөтү өткөн активдер	Нормалдуу	Бардыгы болуп	5%	10%	Бардыгы болуп	15%	25%	Шектүү	Жоготуулар	Черилбеген статустагы бардык активдер	«Жалпы» резервдер	«Атайын» резервдер	
1																	
1. Банктар жана финансы-кредиттик уюмдар менен каржылоо жана башка операциялар																	
а) банктардагы жана финансы-кредиттик уюмдарындагы эсептешүү жана башка эсептер																	
б) финансы-кредиттик уюмдарга берилген каржылоо																	
2. Кардарларга берилген каржылоо																	
а) өнөр жай																	
б) айыл чарба																	
в) даярдоо жана кайра иштетүү																	

«Активдер тууралуу маалымат» 3-бөлүктө:

– «3 Е. Катар алынган каржылоо тууралуу маалымат» бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

– «3 Ж. Тармактар жана региондор боюнча берилген каржылоонун көлөмү жөнүндө маалымат» бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом, %» деген сөздөр менен толукталсын;

«Чечмелеп көрсөтүү» 6-бөлүктө:

– «6 А. Милдеттенмелер» бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом, %» деген сөздөр менен толукталсын;

– «Б. Каржылоо шарттары боюнча маалымат» бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом, %» деген сөздөр менен толукталсын;

– «Б. Каржылоо шарттары боюнча маалымат» бөлүкчөсүндөгү «Үстөк баа, киреше» деген сөздөр «Үстөк баа, киреше, ай ичинде % менен» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

«Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө» бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

6-бөлүк. «Чечмелеп көрсөтүү».

«Е. Жайгаштыруу операциялары жана инвестициялар боюнча чечмелөө»

миң сом

№	Статья нын аталышы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ишкананын аталышы (мисалы: банк ж.б.)	Отчеттук мезгилдин башындагы калдык	Отчеттук мезгилде депозиттердин же инвестициялардын кебейишү	Отчет тук мезги лде депозиттер дин же инвест циялардын азайышы	Отчеттук мезгилдин акырына карата калдык	Мөөнөтү	Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо салмактаанып алынган үстөк/кирешө	Отчеттук мезгилдин акырына карата рентабелдүүлүк коэффициенти, % менен	Валютасы	Шарты	
1	2												
1	Финансылык уюмдардагы, анын ичинде банктардагы депозиттер												
2	Инвестициялар жана каржылык катышуу												
3	Мамлекеттик баалуу кагаздар												
	а) мамлекеттик казына векселдери												
	б) мамлекеттик казына облигациялары												

Аткаруу органынын
жетекчиси

Аты-жөнү

кол тамгасы

Башкы бухгалтер
М. О.

Аты-жөнү

кол тамгасы;

«6 Ж. Уюштуруучулар/акционерлер/катышуучулар тарабынан берилген каражаттар» бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

– «7-бөлүк. Экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалыматтар» төмөнкү редакцияда берилсин:

«7- бөлүк. МККнын экономикалык ченемдерди сактагандыгы жөнүндө маалыматтар.

Экономикалык ченемдердин жана талаптардын аталышы	Белгилениши	Ченемди эсептөө	Ченемдин айкын мааниси	Ченемдин белгиленген мааниси	Белгиленген ченемден четтөө
МКК ҮЧҮН ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕР					
МКК капиталынын шайкештигинин ченеми	M2	Өздүк капитал*100%		15%дан кем эмес	
		Өздүк актив			
МККнын өздүк капиталынын минималдуу өлчөмүнүн ченеми		Өздүк капитал		100%дан кем эмес	
		Уставдык капитал*100%			

*МКК үчүн белгиленген минималдуу уставдык капитал

Аткаруу органынын жетекчиси

Аты-жөнү

КОЛ ТАМГАСЫ

Башкы бухгалтер
М. О.

Аты-жөнү

КОЛ ТАМГАСЫ»;

«Директорлор кеңешинин, Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жана негизги уюштуруучулары (акционерлери) жөнүндө маалыматтар»
 төмөнкү редакциядагы таблицалар менен толукталсын:

БАЙКОО ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ)

№	Аты-жөнү	Шайланган датасы	Жумуш ордү	Кызмат ордү	Телефон	Компаниянын уставдык капиталынан үлүшү / БФК/дагы акцияларга ээлик кылуудан үлүшү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү / Башка компаниялардын ээлик кылуудан үлүшү /	Башка компаниялардын капиталына кирген датасы / Башка компаниялардын акциялардын үлүшүн сатып алгандатасы	Кол тамгасынын үлгүсү
1									
2									
3									
...									

АТКАРУУ ОРГАНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР (БАШКАРМАСЫ, ЖЕТЕКЧИСИ)

№	Аты-жөнү	МКК жана МКАлардын кызмат адамдарынын шайланган/ дайындалган датасы (кайра дайындалган)	Улуттук банк менен макулдашылган датасы	Жумуш орду	Кызмат орду	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызмат орду/Компаниялардын аталышы	Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/ БФК'дары акцияларга ээлик кылуудан үлүш	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/ Башка компанияларда ээлик кылуудан үлүш/Компаниялардын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирген датасы/ Башка компаниялардын акциялардын үлүшүн сатып алынган датасы	Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү (кураторлукка алынган ш.ч.нөйрөлөрү)	Кол тамгасынын үлгүсү
1												
2												
3												
...												

УЮШТУРУУЧУЛАР/КАТЫШУУЧУЛАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР
(ЖЧК ЖАНА КООМДУК ФОНДУЛАР ҮЧҮН)

№	Аты-жөнү/Аталышы	Компаниянын уставдык капиталынын үлүшү (%)	Капиталга кирген датасы	Чыгарылган өлкөсү	Жумуш орду/жайгашкан жери	Иш чөйрөсү (башка компанияларда ээлеген кызматы)	Иштеген жеринин, мобилдик телефон номерлери (номердин коду менен кошумчө менен)	Катышуу үлүшү, башка ФКУлардагы акциялар	Акыркы бенефициар	Кол тамганын үлгүсү
1										
2										
3										
..										

1%дан АШЫК АКЦИЯЛАРГА ЭЭЛИК КЫЛГАН МКК жана
 МКА АКЦИОНЕРЛЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР
 (АКЦИОНЕРДИК КООМДОР ҮЧҮН)

№	Аты-жөнү/ Аталышы	Үлүшү (%)	Сатып алган датасы	Чыгарылган өлкө	Жумуш орду/жайгашкан жери	Иш чөйрөсү (башка компанияларда ээлеген кызмат орду)	Иштен жеринин, мобилдик телефон номерлери (номеринин коду)н кошуу менен)	Башка фККлардагы акциялар (нет өлкөлүк же жергиликтүү фКК жана ээлик кылуудан үлүшү)	Акыркы бенефициар	Кол тамгасынын үлгүсү
1										
2										
3										
...										

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

№	Аты-жөнү	Шайланган датасы	Улуттук банк менен макулдашылган датасы (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук кат)	Жумуш орду	Кызмат орду	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызмат орду/ компаниялардын аталышы	Компаниянын уставдык капиталынан үлүш/ Башка компанияларда ээлик кылуудан үлүш/ Компаниянын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирүү датасы/ Башка компаниялардын акциялардын үлүшү сатып алынган датасы	Кол тамгасынын үлүсү
1										
2										
3										
...										

– төмөнкү редакциядагы таблица менен толукталсын: «МККнын жана МКАнын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалыматтар»

«МККнын жана МКАнын айрым кызмат адамдары тууралуу
маалыматтар

№	Кызмат орду	Аты-жөнү	Улуттук банк менен макулдашуу датасы (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими/ макулдук каты)	Кызмат адамдын отчет берүүчү кызматкерлеринин саны	Телефон, мобилдик телефон (оператордун, шаардын кодун кошуу менен)	Кол тамгасынын нумары
1	Башкы бухгалтер					
2	Ички аудитор					
3	Тобокелдик-менеджери					
4	Комплаенс-офицер					
5	Каржылоо иштери үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси					
6	Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же өз функционалдык милдеттери боюнча ага теңештирилген адам)					

»;

– «МКК жана МКА боюнча негизги маалыматтар», «Филиалдар/ өкүлчүлүктөр/түзүмдүк бөлүмдөр (кеңселер) жөнүндө маалыматтар», «Туунду жана аффирленген компаниялар», «Учурда иштеп жаткан комитеттер» деген редакциядагы таблицалар менен толукталсын:

«МКК жана МКА боюнча негизги маалыматтар, филиалдары/ өкүлчүлүктөрү/түзүмдүк бөлүмдөрү (кеңселери), туунду жана аффилирленген компаниялары, учурда иштеп жаткан комитеттери жөнүндө маалыматтар

ФИЛИАЛДАР/ӨКҮЛЧҮЛДҮКТӨР/ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨР
(КЕҢСЕЛЕР) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

№	Аталышы	Дареги	Жетекчиси
1			
2			
3			
...			
Бардыгынын саны			

ТУУНДУ ЖАНА АФФИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР

№	Компаниянын аталышы	Чыгарылган өлкөсү	Иштин түрү	Туунду жана аффирилленген компаниялардагы компаниянын үлүшү (%)	Туунду жана аффирилленген компаниялардагы башка уюштуруучулардын/ акционерлердин үлүшү жана аталышы	Туунду жана аффирилленген компанияга карата стратегиялык пландар
1						
2						
3						
...						

УЧУРДА ИШТЕП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР

№	Комитеттердин аталышы	Курамы Аты-жөнү/ позициясы	Кызмат орду	Улуттук банк менен макулдашылган дата (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими, макулдук-каты)
1				
2				
3				
...				

».

5. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун:

– 7-пунктундагы «8» деген цифра «9» деген цифрага алмаштырылсын;

– 8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8. IV чейрек үчүн ПРО жыл сайын берилүүчү болуп саналат жана Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки жылдын 20-күнүнөн кечиктирилбестен берилет»;

– 16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«16. ПРО төмөнкү белгиленген формада: коштомо кат менен бирге, ар бир формага кредиттик союздун төрагасынын жана башкы бухгалтеринин коюлган колтамгасы менен берилүүгө тийиш. ПРО отчеттук датага карата кредиттик союздун абалы тууралуу анык маалыматты камтууга тийиш.»;

– 17-пунктундагы «ар айлык,» деген сөздөр алып салынсын;

– 18-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«18. Маалыматты өз убагында эмес жана/же так эмес бергендиги үчүн, маалыматты белгиленген мөөнөттө бербегендиги үчүн, ПРОну КС толук эмес жана/же туура эмес толтурулгандыгы үчүн,

ошондой эле КС Башкармасынын Төрагасы жана бухгалтери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчиликти тартат.»;

- жобого карата 1-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ПРОСУНУН КУРАМЫ»

№	Бөлүгү	форманын аталышы	Мезгил аралыгы	Берүү мөөнөтү
1		Титулдук баракча	Чейрек сайын	Отчеттук чейрек аяктаган күндөн тартып 15 календардык күн ичинде I, II жана III-чейректин отчеттору.
2	1- бөлүк	Финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчет А. Активдер Б. Милдеттенмелер жана капитал В. Бааланган тышкаркы милдеттенмелер	Жыл сайын	IV-чейректин отчету жылдык отчет болуп саналат жана Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки жылдын 20-күнүнөн кечиктирилбестен берилет
3	2- бөлүк	Кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет	Чейрек сайын	Отчеттук чейрек аяктаган күндөн тартып 15 календардык күн ичинде I, II жана III чейректин отчеттору. IV чейректин отчету жылдык отчет болуп саналат жана Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки жылдын 20-күнүнөн кечиктирилбестен берилет
4	3-бөлүк	Каржылоо портфели боюнча маалымат А. Мөөнөтү өтүп кеткен активдер Б. Активдерди классификациялоо В. Иджара мунтахийя биттамлик операциясын классификациялоо Г. Каржылоо боюнча портфели Д. Иджара мунтахийя биттамлик операциясы Е. Алынган каржылоо боюнча маалымат		
5	4-бөлүк	Кредиттик союздун ири кардарлары жөнүндө маалымат		
6	5-бөлүк	Кредиттик союздун ири проблемалуу кардарлары жөнүндө маалымат. Кредиттик союздун катар каржылоосу тууралуу маалымат. Б. Реструктуризацияланган активдер		

7	6- бөлүк	<p>А. Мөөнөттөргө бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү Б. Суммаларга бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү. В. Отчеттук ай ичинде депозиттердин жылышы. Г. Минималдуу жана максималдуу депозиттердин өлчөмү. Д. Тартылган депозиттер боюнча кирешелүүлүктүн чени</p>		
8	7-бөлүк	<p>А. Отчеттук мезгил үчүн каржылоо жөнүндө маалымат Б. Кредиттик союздун гендердик курамы В. Катышуучулар, каржылоо алган кардарлар жана аманатчылар. Г. Сактык пайдын жана каржылоонун өлчөмү боюнча маалымат Д. Кредиттик союздун жайгашкан орду жана иш алып барган аймагы тууралуу маалымат Е. Сактык пайды алып салуу шарттары Ж. Дивиденддер З. Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү 30 күн ичинде башталат) И. Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат. К. ФКУдагы операцияларды жана инвестицияларды чечмелөө</p>		
9	8 - бөлүк	<p>Кредиттик союздун экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалыматы</p>		
10	9- бөлүк	<p>А. Кредиттик союздун Байкоо кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, катышуучулары (пай ээси) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү тууралуу маалымат. Б. Кредиттик союздун айрым кызмат адамдары тууралуу маалымат. В. Кредиттик союз боюнча негизги маалымат (филиалдар жөнүндө маалымат, учурда иштеп жаткан комитеттер, туунду жана аффилирленген компаниялар)</p>	Жыл сайын	Чейрек сайын (чейрек ичинде өзгөртүүлөр болсо)

»;

Жобо карата 2-тиркемеде:

бүткүл документ боюнча «сом» деген сөз «миң сом» деген сөздөргө алмаштырылсын;

«_____» Кредиттик союзунун 20 ____» жылдын _____ карата финансылык абалы жөнүндө регулятивдик отчету» 1-бөлүгүндө:

- «Активдер» А. бөлүкчөсүндө:

3-пункттагы «Башка банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсептериндеги акча каражаттары:» деген сөздөр «ФКУдагы, анын ичинде банктардагы депозиттер:» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3-пункттун «в» пунктчасындагы, 7-пункттун «ж» пунктчасындагы «хасан» деген сөз алып салынсын;

7-пункт «в1) кемүүчү мушарака келишими боюнча» жана з) истиснаа келишими боюнча» пунктчалары менен толукталсын;

14-пункттун «а» пунктчасындагы «жайгаштырылган акча каражаттар» деген сөздөр «депозиттер» деген сөз менен алмаштырылсын;

- «Милдеттенмелер» Б. бөлүкчөсүндөгү:

«Бардыгы, сом» деген сөздөр «Бардыгы» деген сөзгө алмаштырылсын;

1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин «Кард келишими боюнча талап боюнча төлөнүүчү депозиттер»;

2-пункттагы, 2-пунктундагы а) жана б) пунктчаларындагы «эсептер» деген сөз «депозиттер» деген сөзгө алмаштырылсын;

7-пункттун «а» пунктчасындагы «эсептери» деген сөз «депозиттери» деген сөзгө алмаштырылсын;

4-пункттун «е» пунктчасындагы, 7-пункттун «ж» пунктчасындагы «ФКМден» деген аббревиатура «ФКУдан» деген аббревиатурага алмаштырылсын;

«Баланстан тышкаркы милдеттенмелер» В бөлүкчөсүндөгү «Бардыгы, сом» деген сөздөр «Бардыгы» деген сөзгө алмаштырылсын;

«_____» Кредиттик союзунун 20 ____-жылдын «_____»

_____ карата абал боюнча кирешелер жана чыгашалар
жөнүндө отчет»

2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

«_____» Кредиттик союзунун 20____-жылдын «_____»

_____ карата абал боюнча кирешелер жана чыгашалар
жөнүндө отчет» 2-бөлүк

№	Статьянын аталышы	Отчеттук кварталга	Жыл башынан өсүү жыйынтыгы менен
1	2	3	4
1	Операциялардан алынган кирешелер (а)-в) ст. суммасы)		
	а) карыздык милдеттенмелер боюнча		
	б) башка банктардын жана финансы-кредиттик уюмдардын эсептериндеги акча каражаттар боюнча:		
	1) чектелген мудароба келишими боюнча		
	2) чектелбеген мудароба келишими боюнча		
	3) кард келишими боюнча		
	в) каржылоо боюнча		
	1) чектелген мудароба келишими боюнча		
	2) чектелбеген мудароба келишими боюнча		
	3) шарика/мушарака келишими боюнча		
	3-1) кемүүчү мушарака келишими боюнча		
	4) мурабаха келишими боюнча		
	5) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча		
	6) салам келишими боюнча		
	7) истиснаа келишими боюнча		

миң сом

2	Тартылган инвестициялар боюнча кирешелер		
3	Операциялар боюнча тарткан чыгашалар		
4	Катышуучулардын эсептери боюнча чыгашалар		
5	Банктардан жана финансы-кредит уюмдардан алынган каржылоо боюнча чыгашалар:		
6	Башкалар		
7	Таза киреше		
8	РППУ үчүн чыгашалар		
9	РППУга чегерүүлөрдөн кийинки таза киреше		
10	Башка операциялардан түшкөн кирешелер:		
	а) кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм жана каржылоо боюнча комиссиялык жыйымдар		
	б) жайларды ижарага алуу үчүн төлөм		
	в) негизги каражаттарды сатуудан түшкөн киреше (чыгым)		
	г) башка мүлктү сатуудан түшкөн киреше (чыгым)		
	е) башка кирешелер:		
11	Башка операциялар боюнча чыгашалар: (12-20-ст. суммалары)		
12	Персоналга чыгашалар		
	а) Социалдык фондго чегерүүлөр		
13	Имараттарга жана курулуштарга кеткен чыгашалар		

14	Эмеректерге, жабдууларга, компьютерлерге жана программалык камсыздоого кеткен чыгашалар	
15	Административдик чыгашалар	
16	Каржылоо жана карыздык чыгашалар	
	а) карызды кайтарып берүүгө чыгашалар	
	б) менчикке алынган күрөөгө коюлган мүлк боюнча чыгашалар	
17	Башка операциялык чыгашалар	
18	Такафул	
19	Пайда салыгынан тышкары салыктар	
20	Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгашалар	
21	Күтүлбөгөн пайда салыгы боюнча чыгаша	
22	Таза операциялык киреше (чыгым) (9+10-11-статья)	
23	РППУ (каржылоо операцияларынан эмес)	
24	Зекет жана кайрымдуулук чыгашалары	
25	Таза киреше (чыгым) (ст. 22-ст.23-ст.24)	

Башкарманын төрагасы _____

Аты-жөнү _____ кол тамгасы

Бухгалтер

М. О.

Аты-жөнү _____

кол тамгасы»; _____

« _____ » Кредиттик союзунун 20 ____-жылдын « _____ » карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат» 3-бөлүгүндөгү «Мөөнөтү өтүп кеткен активдер» А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«3-бөлүк « _____ » Карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат» Кредиттик союзунун 20 ____-жылдын « _____ »

А. Мөөнөтү өтүп кеткен активдер

МИҢ СОМ

№	Мөөнөтү өтүп кеткен активдер	Суммасы				Киреше коэффициенти, % менен
		Негизги сумма боюнча төлөм (график боюнча)	Үстөк баа/ киреше, % менен (график боюнча)	Мөөнөтү өтүп кеткендерди эсепке алуу менен отчеттук мезгилдин акырына карата каржылоонун калдыгы		
1	2	3	4	5	6	
1	30 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу = стандарттуу)					
2	31 күндөн 60 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу = көзөмөл астында)					
3	61 күндөн 90 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу = субстандарттуу)					
4	91 күндөн 180 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу = күмөндүү)					
5	180 күндөн ашкан мөөнөткө (минималдуу = жоготуулар)					

6	Жалпы мөөнөтү өтүп кеткен активдер			
7	Реструктуризацияланган активдер:			
8	-бир			
9	- эки же андан көп			
10	Отчеттук айдын ичинде баланстын эсебинен алып салынган активдердин жалпы суммасы			
11	Өсүү жыйынтыгы менен баланстын эсебинен алып салынган активдердин жалпы суммасы			

Башкарманын төрагасы _____

Аты-жөнү _____

кол тамгасы _____

Бухгалтер

М. О. _____

Аты-жөнү _____

кол тамгасы; _____

« _____ » Кредиттик союзунун 20__-жылдын « _____ » карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат» 3-бөлүгүндөгү «Активдерди классификациялоо» Б. бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«3-бөлүк. « _____ » Кредиттик союзунун 20__-жылдын « _____ » карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат»

Б. Активдерди классификациялоо

№	Статьянын аталышы	Бардыгы болуп активдер		Дисконт		Бардыгы болуп резервдер		Нормалдуу		Байкоо алдында турган активдер			«Жалпы» резервдер			Субстан- дарттык			Шектүү		Жоготуулар		«Атайын» резервдер		Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешө, % мөнөн		Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешө, % мөнөн		Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешөлүүлүктүн коэффициенти, % мөнөн						
		Бардыгы	5%	10%	Бардыгы	7	7.1	7.2	8	9	9.1	9.2	10	11	12	13	14	Бардыгы	15%	25%	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	Өнөр жай																																		
2	Айыл чарба																																		
3	Даярдоо жана кайра иштетүү																																		
4	Соода жана коммерция																																		
5	Кызмат көрсөтүүлөр																																		
6	Транспорт																																		
7	Байланыш																																		
8	Кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу																																		
9	Башкалар																																		
	Бардыгы																																		

»;

«3-бөлүк. «_____» Кредиттик союзунун 20____-жылдын «_____» _____ карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат» 3-бөлүгүндөгү «Иджара мунтахий биттамлик операциясын классификациялоо» В. бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«3-бөлүк. «_____» Кредиттик союздун 20____-жылдын «_____» _____ карата абал боюнча каржылоо портфели боюнча маалымат»

В. Иджара мунтахий биттамлик операциясын классификациялоо

МИҢ СОМ

№	Статьянын аталышы	Бардыгы болуп активдер		Дисконт		Бардыгы болуп резервдер		Нормалуу		Байкоо алдындагы активдер			Субстан-дарттык			Шектүү		Жотуулар		«Атайын»резервдер		Отчеттук мезгилдин аягына карата кирешелүүлүктүн коэффициенти, % менен			
		3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	11	12	13	14	15%	25%	10%	5%	бардыгы	бардыгы	15%	25%	Отчеттук мезгилдин аягына карата кирешелүүлүктүн коэффициенти, % менен	
1	2																								
1	Өнөр жай																								
2	Айыл чарба																								
3	Сатып алуу жана кайра иштетүү																								
4	Соода жана коммерция																								
5	Кызмат көрсөтүүлөр																								
6	Транспорт																								
7	Байланыш																								

« _____ » Кредиттик союзунун 20 ____ « _____ »
_____ карата абал боюнча ири кардарлары жөнүндө маалымат»
4-бөлүгүндөгү «иджара мунтахия биттамлик» деген сөздөр «иджара
мунтахийя биттамлик» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

« _____ » Кредиттик союзунун 20 ____ « _____ »
_____ карата абал боюнча ири проблемалуу кардарлары жөнүндө
маалымат» 5-бөлүгүндөгү:

- таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;
- «иджара мунтахия биттамлик» деген сөздөр «иджара
мунтахийя биттамлик» деген сөздөр менен алмаштырылсын;

« _____ » Кредиттик союзунун 20 ____ « _____ »
_____ карата абал боюнча катар каржылоо тууралуу маалымат .»
5- бөлүгүндөгү:

- «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» деген аббревиатурага
алмаштырылсын;
- «сумма» деген тилке «сумма,миң сом» деген сөздөр менен
толукталсын;
- « Реструктуризацияланган активдер» Б. бөлүкчөсүндөгү
таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

« _____ » Кредиттик союзунун 20 ____ « _____ »
_____ карата абал боюнча тартуу операциялары жөнүндө отчет»
6-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин:

6-бөлүк. « _____ » Кредиттик союзунун
20 ____ « _____ » _____ карата абалы боюнча аманат (депозит)
операциялары боюнча отчет»

А. Мөөнөттөргө бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү
МИҢ СОМ

	Мөөнөтү, күндөр менен								Бардыгы	
	30 күнгө чейин		31 күндөн 90 күнгө чейин		91 күндөн 180 күнгө чейин		181 күндөн 365 күнгө чейин			365 күндөн ашык
	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма		сумма
1	2	3	4	5	6	7				
Талап боюнча										
Мөөнөттүү										
Бардыгы										

Башкарманын төрагасы

_____ Аты-жөнү _____ кол тамгасы

Бухгалтер

_____ Аты-жөнү _____ кол тамгасы

М. О.

Б. Суммаларга бөлүү менен кабыл алынган депозиттердин көлөмү

						МИҢ СОМ
Аманаттар/депозиттер	1 000 чейин	1001-10000	10001-50000	50000 ашык	Бардыгы	Бардыгы
1	2	3	4	5	6	6
Талап боюнча						
Мөөнөттүү						
Бардыгы						

Башкарманын төрагасы

_____ Аты-жөнү

_____ кол тамгасы

Бухгалтер

М. О. _____ Аты-жөнү

_____ кол тамгасы

В. Отчеттук ай ичинде депозиттердин жылышы

МИҢ СОМ

Аманаттар/ депозиттер	Отчеттук мезгилдин башындагы калдык	Кабыл алынган	Кайтарылды	Отчеттук мезгилдин аягындагы калдык
	сумма			сумма
1	2	3	4	5
Талап боюнча				
Мөөнөттүү				
Бардыгы				

Башкарманын төрагасы _____

Аты-жөнү _____ кол тамгасы _____

Бухгалтер

М. О. Аты-жөнү _____ кол тамгасы _____

Г. Минималдуу жана максималдуу депозиттердин өлчөмү

МИҢ СОМ

Аманаттар/депозиттер	минималдуу	максималдуу
Талап боюнча		
Мөөнөттүү		
Бардыгы		

Башкарманын төрагасы

_____ Аты-жөнү _____
КОЛ ТАМГАСЫ

Бухгалтер

М. О.

_____ Аты-жөнү _____
КОЛ ТАМГАСЫ

Д. Тартылган депозиттер боюнча кирешелүүлүктүн чени

Аманаттар/депозиттер	Меенеттер, күндөр менен					Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган кирешелүүлүк чени, % менен	Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүктүн коэффициенти, % менен
	30 күнгө чейин	31 күндөн 90 күнгө чейин	91 күндөн 180 күнгө чейин	181 күндөн 365 күнгө чейин	365 күндөн ашык		
	% менен	% менен	% менен	% менен	% менен	% менен	% менен
1	2	3	4	5	6	7	8
Талап боюнча							
Меенеттүү							

Башкарманын төрагасы

Аты-жөнү _____

кол тамгасы

Бухгалтер

М. О.

Аты-жөнү _____

кол тамгасы;

«_____» Кредиттик союзунун
20__-жылдын____ карата абал боюнча башка маалыматы»
7-бөлүгүндө:

- « Отчеттук мезгил ичинде каржылоо жөнүндө маалымат» А. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- « Отчеттук мезгил ичинде каржылоо жөнүндө маалымат» А. бөлүкчөсүндөгү 1 жана 2-пункттарында «кредиттик келишимдерде» деген сөздөр «каржылоо келишимдерде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

- « Отчеттук мезгил ичинде каржылоо жөнүндө маалымат» А. бөлүкчөсүндөгү 1,2,3 жана 4-пункттарында «(чейрек)» деген сөз алып салынсын;

- « Кредиттик союздун гендердик курамы» Б. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү«миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- « Кредиттик союздун гендердик курамы» Б. бөлүкчөсүндөгү «Отчеттук мезгилдин акырына карата каржылоо боюнча портфели, сом» тилкесиндеги «, сом» деген сөз алып салынсын;

- «Катышуучулар, каржылоону алган кардарлар жана акча каражаттары КСтин эсептерине тартылган кардарлар» В. бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«В. Катышуучулар, каржылоону алган кардарлар жана аманатчылар

МИҢ СОМ

№	Аталышы	отчеттук мезгилдин башына карата	көбөйүшү	азайышы	отчеттук мезгилдин акырына карата
1	2	3	4	5	6
1	Катышуучулардын саны				
2	Каржылоону алган кардарлардын саны				
3	Аманатчылардын саны				

Башкарманын төрагасы _____

Аты-жөнү _____

кол тамгасы _____

Бухгалтер

М. О.

Аты-жөнү _____

кол тамгасы»; _____

Г. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын; «Сактык пайларынын жана каржылоонун өлчөмдөрү боюнча маалымат»

Г. бөлүкчөсү төмөнкү редакциядагы 3-пункт менен толукталсын: «Сактык пайларынын жана каржылоонун өлчөмдөрү боюнча маалымат»

«

3	Депозиттердин өлчөмү		
---	----------------------	--	--

»;

- «Сактык пайды алып салуу шарттары» Е. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- «Дивиденддер» Ж. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- « Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү отчеттук датадан кийин 30 күн ичинде башталат) 3. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- «Кыска мөөнөттүү милдеттенмелер (алар боюнча төлөө мөөнөтү отчеттук датадан кийин 30 күн ичинде башталат)» 3-бөлүкчөсүнүн 1-пунктундагы «Эсептердеги акча каражаттары» деген сөздөр «Депозиттер» деген сөзгө алмаштырылсын;

- «Банк менен түзүлгөн агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу боюнча маалымат» И. бөлүкчөсүндөгү таблицанын үстү «миң сом» деген сөздөр менен толукталсын;

- «ФКМдеги жана инвестициялардагы операциялар боюнча чечмелөө» К-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«7-бөлүк. «_____» Кредиттик союзунун 20__-жылдын____ карата абал боюнча башка маалыматтары»

К. ФКУдагы операцияларды жана инвестициялары чечмелөө

МИҢ СОМ

МИҢ СОМ №	Статьянын аталышы	Ишкананын аталышы (мисалы: банк ж.б.)	Отчеттук мезгилдин башындагы калдык	Отчеттук мезгилдин ичинде депозиттердин же инвестициялардын көбөйүшү	Отчеттук мезгилдин ичинде депозиттердин же инвестициялардын кыскарышы	Отчеттук мезгилдин акырына карата калдык	Мөөнөтү	Отчеттук мезгилдин акырына карата баа/киреш, % менен	Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган коэффициентти, % менен	Валютасы	Шарты	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Финансылык уюмдардагы, анын ичинде банктардагы депозиттер											
2	Инвестициялар жана финансылык катышуу											

Башкарманын төрагасы _____

Аты-жөнү _____

_____ кол тамгасы

Бухгалтер _____

М. О. _____

Аты-жөнү _____

_____ кол тамгасы;

– « _____ » Кредиттик союзунун 20 _____ « _____ » карата абал боюнча экономикалык ченемдерди сактоо жөнүндө маалымат» 8-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:

« _____ » Кредиттик союзунун 20 _____ « _____ » карата абал боюнча экономикалык ченемдерди сактоо тууралуу маалыматы

№ кн	Ченемдин аталышы, чектөөлөр	Ченемдин формуласы жана эсептелиши, чектөөлөр	Ченемдин белгиленген мааниси, чектөөлөр	Кредиттик союздун иштөө мөөнөтү	Ченемдин иш жүзүндөгү мааниси, чектөөлөр	Четтөө
	2	3	4	5	6	7
1	Кредиттик союздун тышкы карыздарынын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н1)	Н1.1 J ДК+ИК же Н1.1 J ИК x 4 кайсынысы чоң болгондугуна жараша				
2	Бир кардарга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н2)	Н2.2 = МК / (ИК + ДК) x 100 (<=) 20%	20%			
3	Улуттук банк тарабынан лицензияланган ФКУ капиталына инвестициялардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н3)	Н3 = СИ / (ИК + ДК) x 100 (<=) 15%	15%			
4	Непизги каражаттарга болгон инвестициялардын максималдуу өлчөмүнүн ченеми (Н4)	Н4 = ОС / (ИК + ДК) x 100 (<=) 20%	20%			
5	Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-1)	Н5-1 = ПА / ОБ x 100 (>=) 2%	2%			
6	Ликвиддүүлүк ченеми (Н5-2)	Н5-2 = (ПА - КОБ) / (Д + СГ) x 100 (>=) 15%	15%			
7	Институционалдык капиталдын шайкештигинин ченеми (Н6-1)	Н6-1 = ИК / СА x 100 (>=) 10%				
8	Суммардык капиталдын шайкештигинин ченеми (Н6-2)	Н6-2 = (ИК+ ДК) / СА x 100 (>=) 15%				
9	Депозиттик базанын максималдуу өлчөмүн чектөө	<=450%ИК	450%			

Башкарманын төрагасы

Аты-жөнү

кол тамгасы

Бухгалтер

М. О.

Аты-жөнү

кол тамгасы »;

төмөнкү редакциядагы 9А бөлүгү менен толукталсын: «КСтин Байкоо кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, катышуучулар (пай ээлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат»:

«9А. бөлүгү. КСтин Байкоо кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, катышуучулар (пай ээлери) жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат

БАЙКОО КЕҢЕШИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
(эгерде бар болсо)

№	Аты-жөнү	Шайланган датасы	Улуттук банк менен макулдашылган датасы	Жумуш ордү	Кызмат ордү	Телефон	КС үлүштүк капиталынан сактык пайдын үлүшү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүшү / башка компанияларда өзлик кылуудан үлүшү / компаниялардын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирген датасы / башка компаниялардан ачкылар үлүшүн сатып алган датасы	Кол тамгасынын үлүсү
1										
2										
3										
...										

АТКАРУУ ОРГАНЫ (БАШКАРМА, ЖЕТЕКЧИ) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аты-жөнү	М.а. дайындалган күнү	Улуттук банк менен макулдашылган датасы	Жумуш ордү	Кызмат ордү	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызматы/компаниялардын аталышы	КС үлүштүк капиталынын сактык пайдан үлүшү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлүш/Башка компаниялардын ээлик кылуудан үлүшү/компаниялардын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирген датасы/акциялардын үлүшүн сатып алган датасы	Ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү (кураторлукка алынгын иш чөйрөлөрү)	Кол тамгасынын үлүсү
1												
2												
3												
...												

5% ашык ээлик кылган КАТЫШУУЧУЛАР (ПАЙ ЭЭЛЕРИ) ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аты-жөнү	КС үлүш капиталынан үлүш (%)	Үлүштүк капиталга кирген датасы	Чыгарылган өлкөсү	Иштеген жери	Иштин түрү (башка компанияларда ээлеген кызматы)	Иштеген жеринин, мобилдик телефон номерин кошуп (номердин коду менен)	Катышуу үлүшү, башка ФКУларга акциялары	Акыркы бенефициар	Кол тамганын үлгүсү
1										
2										
3										
...										

ШАРИАТ КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТТАР

№	Аты-жөнү	Шайланган датасы	Улуттук банк менен макулдашылган дата (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук каты)	Иштөө жери	Кызмат орду	Телефон	Башка компанияларда ээлеген кызмат/ компаниялардын аталышы	КС үлгүгүк капиталынан сактык пайынын үлгүсү	Башка компаниялардын уставдык капиталынан үлгүсү/ Башка компанияларда ээлик кылуудан үлгүсү/Компаниялардын аталышы	Башка компаниялардын капиталына кирген дата/ Башка компаниялардын акцияларынын үлгүсүн сатып алган датасы	Кол тамгасынын үлгүсү
1											
2											
3											
...											

»;
 – төмөнкү редакциядагы 9Б бөлүгү менен толукталсын: «КСтин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат»;

«9Б. КСтин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат

КСтин айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат						
№	Кызмат орду	Аты-жөнү	Улуттук банк менен макулдашылган дата	Кызмат адамына отчет берүүчү кызматкерлердин саны	Телефон, мобилдик телефон (оператордун, шаардын кодун кошуу менен)	Кол тамгасынын үлгүсү
1	Ички аудитор/ревизия комиссиясынын мүчөлөрү					
2	Тобокелдик-менеджери					
3	Комплаенс-офицер					
4	Активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же өз функционалдык милдеттери боюнча ага теңештирилген адам)					
5	Башкы бухгалтер					
6	Ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси					

»;

– төмөнкү редакциядагы 9В бөлүгү менен толукталсын: «КС боюнча негизги маалымат (филиалдар жөнүндө маалымат, иштеп жаткан комитеттер, туунду жана аффирленген компаниялар)»

«9В. бөлүгү. КС боюнча негизги маалымат (филиалдар жөнүндө маалымат, иштеп жаткан комитеттер, туунду жана аффирленген компаниялар)

КРЕДИТТИК СОЮЗ БОЮНЧА НЕГИЗГИ МААЛЫМАТ

№	КСтин толук аталышы	КСтин уюштуруу – үкүктүк формасы	КСтин дарегі (айкын жана юридикалык жайгашкан жери) (шаары, көчөсү, үй нөмөрү, почта индекси)	Күбөлүк, лицензиялар/ кошумча лицензиялар берилген дата (хронологиялык тартипте көрсөтүлөт, №, дата)	Күбөлүктөрдө/ лицензияларда чектөөлөрдүн бар болушу(ооба/жок)	Күбөлүктөрдө/ лицензиялардагы чектөөлөрдүн тиизмеси	КСтин интернеттеги веб-сайты	Расмий жарыяланган байланыш			КС персоналды (кызматкерлердин жалпы саны)	
								Телефон	Факс	Электрондук почта	Штаттык бирдик	Келишим боюнча
1												
2												
3												
...												

ФИЛИАЛДАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ

№	Аталышы	Дареги	Жетекчиси
1			
2			
3			
...			
Бардыгы болуп, саны			

ТУУНДУ ЖАНА АФФИРЛЕНГЕН КОМПАНИЯЛАР

№	Компаниянын аталышы	Чыгарылган өлкөсү	Иштин түрү	Туунду жана аффилирленген компаниядагы үлүшү (%)	Башка уюштуруучулардын/ акционерлердин аталышы жана алардын туунду жана аффилирленген компаниялардагы үлүшү	Туунду жана аффилирленген компанияларга карата стратегиялык пландар
1						
2						
3						
...						

УЧУРДА ИШТЕП ЖАТКАН КОМИТЕТТЕР

№	Комитеттердин аталышы	Курамы: Аты-жөнү/ позициясы	Кызмат орду	Улуттук банк менен макулдашылган дата (Көзөмөл боюнча комитеттин чечими/макулдук каты)
1				
2				
3				
...				

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 5 июля 2024 года
№ 2024-П-12/28-2-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам залогового коэффициента, размера штрафных санкций (неустойки) и достаточности (адекватности) капитала банков

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагается):

– «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3;

– «Об утверждении Политики и основных принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, другими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, лицензируемыми и регулируемым Национальным банком Кыргызской Республики» от 2 марта 2005 года № 4/1;

- «Об утверждении Положения «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта 2005 года № 6/2;
- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;
- «Об утверждении Порядка работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7;
- «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12;
- «Об утверждении Правил формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-3-(НПА);
- «Об утверждении Положения «О порядке проведения отдельных банковских операций банками Кыргызской Республики в случае введения режима Временной администрации или начала процедуры ликвидации» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-9-(НПА);
- «Об утверждении Инструкции об осуществлении банковского надзора» от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2-(НПА);
- «Об утверждении Положения «О порядке осуществления синдицированного кредитования в Кыргызской Республике» от 18 мая 2022 года № 2022-П-12/31-1-(БС);
- «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА);
- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при предоставлении проектного финансирования коммерческими банками» от 26 апреля 2023 года № 2023-П-12/27-8-(НПА).

2. Признать утратившим силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О требованиях к банкам и иным финансово-кредитным организациям, лицензируемым и регулируемым Национальным банком Кыргызской Республики, при выдаче кредитов клиентам-физическим лицам» от 18 мая 2012 года № 19/6;

2) пункт 1 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О требованиях к банкам и иным финансово-кредитным учреждениям, лицензируемым и регулируемым Национальным банком Кыргызской Республики, при выдаче кредитов клиентам-физическим лицам» от 18.05.2012 г., № 19/6» от 31 октября 2012 года № 41/9;

3) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12-(НПА):

- подпункт 24 пункта 1 постановления;
- пункт 24 Приложения к вышеуказанному постановлению.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

5. Управлению методологии надзора после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»,

коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, ОАО «Гарантийный фонд», небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций.

6. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 июля 2024 года
№ 2024-П-12/28-2-(НПА)

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики по вопросам
залогового коэффициента, размера штрафных санкций
(неустойки) и достаточности (адекватности) капитала банков**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков» от 21 июля 2004 года № 18/3 следующее изменение:

в Положении «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– Главу 4 дополнить пунктом 4.2.5 следующего содержания:

«4.2.5. Банк вправе создавать РППУ в размере от 0 до 2,5% по кредиту (в национальной валюте), обеспеченному гарантией/ поручительством, выданной решением Кабинета Министров Кыргызской Республики, субъекту национальной экономики, в том числе в целях содействия в обеспечении национальной и продовольственной безопасности страны.»

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Политики и основных принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, другими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, лицензируемыми и регулируемые Национальным банком Кыргызской Республики» от 2 марта 2005 года № 4/1 следующие изменения:

– наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Политики и основных принципов антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, иными юридическими лицами, лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком Кыргызской Республики»;

– пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Политику и основные принципы антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, иными юридическими лицами, лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком Кыргызской Республики (прилагается).»;

– в Политике и основных принципах антимонопольного регулирования, развития конкуренции и защиты прав потребителей на рынке банковских услуг Кыргызской Республики, оказываемых коммерческими банками, небанковскими финансово-кредитными организациями, операторами платежных систем и платежными организациями, иными юридическими лицами, лицензируемыми и регулируемыми Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в пункте 1.3 на официальном языке исключить слова «, а также Государственным банком развития Кыргызской Республики».

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта 2005 года № 6/2 следующее изменение:

в Положении «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– второе предложение абзаца первого пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

«Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, который уполномочен Правлением Национального банка принимать решения по вопросам своей компетенции в сфере регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков (далее – банки), небанковских финансово-кредитных организаций: микрофинансовых организаций, кредитных союзов, жилищно-сберегательных кредитных компаний, гарантийных фондов, кредитных бюро, специализированных финансово-кредитных организаций (далее – НФКО), согласно п. 2.1., 2.1-1. и 2.2. настоящего Положения.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– абзацы третий, четвертый и пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«При выдаче кредита банк должен обеспечить выполнение требований Закона Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике», в том числе:

– при неисполнении обязательств заемщиком перед кредитором изъятия залогового имущества заемщика производить исключительно в судебном порядке;

– при определении денежных и/или материальных обязательств заемщика перед кредитором размер неустойки (штрафов, пени), начисленной за весь период действия кредита, не должен превышать значение, установленное Законом Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике»»;

– абзац одиннадцатый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«- гарантии (поручительства) с указанием гаранта (поручителя), суммы гарантии (поручительства) и др. (если банк требует предоставления гарантии (поручительства), а также финансовую отчетность гаранта (если гарант - юридическое лицо, за исключением гаранта (поручителя) в лице Кабинета Министров Кыргызской Республики);»;

- в пункте 30:

пятое предложение подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«Имеет смысл запросить информацию о предоставленных ему кредитах в других финансово-кредитных организациях.»;

- подпункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«По гарантии /поручительству, выданной решением Кабинета Министров Кыргызской Республики по кредитам субъектам национальной экономики, в том числе выданным в целях содействия в обеспечении национальной и продовольственной безопасности страны, анализ платежеспособности поручителя может не проводиться.»;

- в тринадцатом абзаце пункта 42 цифру «20» заменить цифрой «10»;

- пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. В договоре о залоге, как минимум, указываются:

- предмет залога и его залоговая стоимость (с учетом и указанием залогового коэффициента);

- размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом;

- указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество;

- условия и порядок перехода залога в собственность банка в случае невозврата заемщиком кредита;

- другие требования, а также обязанности сторон по отношению к залого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

При прекращении залога залогодержатель обязан составить извещение о прекращении залога, в случае если предмет залога

подлежал регистрации, зарегистрировать это извещение в органе/органах, осуществивших государственную регистрацию залога.»;

- в пункте 61:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«61. Выдача бланковых кредитов не должна быть распространенной практикой. Максимальный размер риска по бланковым кредитам не должен превышать 50% от размера чистого суммарного капитала банка (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 50 % от собственного капитала). При выдаче бланковых кредитов банк должен иметь доступ к качественной финансовой отчетности заемщика и кредитную историю работы с заемщиком в течение длительного (как минимум двух лет, за исключением кредитов в размере не более 250000 сомов, длительность которых должна быть как минимум 12 месяцев) времени, предшествующего выдаче бланкового кредита.»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Максимальный размер риска по кредитам, исключенным из расчета бланковых кредитов, не должен превышать 20% от чистого суммарного капитала (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – не более 20 % от собственного капитала).»;

- абзац второй пункта 63-1 изложить в следующей редакции:

«- не реже одного раза в полгода для кредитов, сумма которых превышает один процент от чистого суммарного капитала банка (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – более одного процента от собственного капитала) и кредитов, определенных банком в качестве кредитов, несущих крупный риск.»;

- пункт 76 изложить в следующей редакции:

«76. Наряду с этими мероприятиями необходимо вести постоянную работу с самим заемщиком, которая может заключаться в следующем:

- направление письменного/электронного уведомления заемщику о несоблюдении условий кредитного договора с указанием факта нарушения (количества дней просрочки и др.), а также о возможных проблемах, связанных с нарушением условий договора.

При этом каждое письменное/электронное уведомление должно быть в кредитном досье заемщика.

- ведение переговоров;
- вызов заемщика в банк;
- опубликование, при необходимости, информации о недобросовестном заемщике в периодической печати, если это предусмотрено кредитным договором, и др.»;

- в пункте 79:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) подробный отчет о проделанной работе с каждым «проблемным» кредитом, превышающим 1% размера чистого суммарного капитала банка (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – более 1% от собственного капитала), с предложениями о дальнейших действиях. В отчете должна быть отражена информация по каждому проблемному кредиту, включая:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«По проблемным кредитам менее 1% размера чистого суммарного капитала банк (для микрофинансовых компаний, привлекающих срочные депозиты, – менее 1% от собственного капитала) самостоятельно определяет структуру отчета. При этом структура отчета должна быть зарегистрирована во внутренних документах банка по работе с проблемными кредитами либо утверждена решением уполномоченного органа банка.»;

- абзац восьмой пункта 25 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«- рыночная (справедливая) и ликвидационная стоимость залога (с учетом и указанием залогового коэффициента);»;

- пункт 3 Приложения 2 изложить в следующей редакции:

«3. Оригинал гарантийного письма должен быть оформлен на государственном языке и при необходимости на официальном языке и/или на иностранном языке, к которому должен прилагаться оригинал на государственном языке.».

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка работы

коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым имуществом» от 4 июля 2012 года № 28/7 следующие изменения:

в «Порядке работы коммерческих банков и других финансово-кредитных организаций, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с залоговым имуществом», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При этом залоговый коэффициент по недвижимому имуществу должен быть не более чем 50 процентов от стоимости залогового обеспечения на момент выдачи кредита.»;

– в пункте 16:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- виды залогов и ограничения по видам залога с учетом требований пункта 12 настоящего Порядка;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- значение коэффициента покрытия залогом с учетом требований пункта 12 настоящего Порядка;»;

– абзац второй пункта 21-1 изложить в следующей редакции:

«- информирование внутреннего оценщика/ оценщика/оценочной организации об ожидаемой или установленной предварительной рыночной стоимости имущества, или сумме кредита, или о коэффициенте покрытия залогом, который должен быть установлен с учетом требований пункта 12 настоящего Порядка;».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12 следующее изменение:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

– первое и второе предложения абзаца первого преамбулы изложить в следующей редакции:

«Настоящая Инструкция определяет порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по банковским вкладам (депозитам) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее - клиенты) коммерческими банками, специализированной финансово-кредитной организацией ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», микрофинансовыми компаниями, кредитными союзами, привлекающими депозиты, лицензируемыми Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк), а также жилищно-сберегательными кредитными компаниями (далее - банки). Требования настоящей Инструкции распространяются на микрофинансовые компании, привлекающие депозиты, с учетом ограничений, установленных Национальным банком, в соответствии со статьей 16 Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», на кредитные союзы, привлекающие депозиты, с учетом ограничений, установленных Национальным банком, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «О кредитных союзах».».

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Правил формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-3-(НПА) следующее изменение:

в Правилах формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила по формированию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Правила) устанавливают требования по организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и микрофинансовых компаниях, имеющих право на привлечение депозитов, в том

числе в банках и микрофинансовых компаниях, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования или имеющих «исламское окно», в ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», гарантийных фондах (далее – банк), лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк).».

8. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке проведения отдельных банковских операций банками Кыргызской Республики в случае введения режима Временной администрации или начала процедуры ликвидации» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-9-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О порядке проведения банками отдельных банковских операций в случае введения режима временной администрации или начала процедуры ликвидации», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Положение распространяется на деятельность коммерческих банков Кыргызской Республики, в том числе осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования или имеющих «исламское окно», с учетом специальной терминологии, применяемой ими при осуществлении банковских операций, лицензируемых Национальным банком (далее - банки), их клиентов, операторов и участников торговых и платежных систем Кыргызской Республики.».

9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции об осуществлении банковского надзора» от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2-(НПА) следующее изменение:

в Инструкции «Об осуществлении банковского надзора», утвержденной вышеуказанным постановлением:

- первый абзац пункта 31 изложить в следующей редакции:

«31. Руководителем проверки должна быть организована заключительная встреча с руководством банка для обсуждения выводов и результатов проверки в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня завершения проверки. При этом заключительная

встреча при необходимости может проводиться в несколько этапов (но не более трех раз в течение установленного срока для проведения заключительной встречи). На встрече должны присутствовать задействованные в ходе проверки инспекторы, а также при необходимости - начальник(и) соответствующего(их) подразделения(й) надзорного блока. При необходимости на заключительной встрече может присутствовать заместитель председателя/член Правления Национального банка, курирующий надзорный блок.».

10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке осуществления синдицированного кредитования в Кыргызской Республике» от 18 мая 2022 года № 2022-П-12/31-1-(БС) следующее изменение:

в Положении «О порядке осуществления синдицированного кредитования в Кыргызской Республике», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение распространяется на коммерческие банки, микрофинансовые компании, привлекающие срочные вклады (депозиты), которые участвуют в синдицированном кредитовании (далее - банки) и регулирует отношения, возникающие при их совместном кредитовании заемщика.».

11. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики» от 12 октября 2022 года № 2022-П-12/63-1-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по определению стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 6 слова и цифры «с 1 января 2024 года» заменить словами и цифрами «с 1 июля 2024 года»;

- в пункте 25:

подпункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) кредиты на торговлю, коммерческие кредиты, потребительские кредиты в национальной валюте, выданные по ставке не более 18%;»;

в абзаце втором подпункта 7 цифру «30» заменить цифрой «27».

12. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при предоставлении проектного финансирования коммерческими банками» от 26 апреля 2023 года № 2023-П-12/27-8-(НПА) следующее изменение:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при предоставлении проектного финансирования коммерческими банками», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение распространяется на все коммерческие банки, в том числе банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, с учетом специфики их деятельности и терминологии, применяемой при осуществлении банковских операций (далее - банки).».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 5 июля 2024 года
№ 2024-П-12/28-3-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

- «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6;
- «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О требованиях к операциям с аффилированными и связанными с банком лицами при осуществлении ЗАО «ЭкоИсламикБанк» операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 31 мая 2017 года № 21/12;

2) в постановлении Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные

правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» от 14 декабря 2022 года № 2022-П-12/78-10-(НПА):

- абзац двенадцатый пункта 1;
- пункт 11 приложения к вышеуказанному постановлению.

3. Изменения в пункты 22-1, 23-1, 23-2 и 27-2 Положения «О классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденного постановлением Правления Национального банка «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6, в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления действуют на выданные после вступления в силу настоящего постановления активы, несущие в себе кредитный риск.

4. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

6. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

7. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 июля 2024 года
№ 2024-П-12/28-3-(НПА)**

Изменения в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 28 декабря 2009 года № 51/6 следующие изменения:

в Положении о классификации активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 17-1 изложить в следующей редакции:

«17-1. При проведении классификации активов, предоставленных банком одному и тому же клиенту или группе связанных клиентов, необходимо учитывать классификацию, проведенную по каждому активу клиента или группы связанных клиентов, и классифицировать данные активы по категории классификации, присвоенной активу с наибольшей задолженностью, если эта классификация является наихудшей.

Аналогичный подход к классификации должен применяться банками, являющимися участниками банковской группы, то есть активы клиента или группы связанных клиентов, являющихся резидентами Кыргызской Республики, должны классифицироваться по категории классификации, присвоенной активу с наибольшей задолженностью, если эта классификация является наихудшей.

В случае наличия у клиента (физического или юридического лица) нескольких активов в одном банке или внутри банковской группы, банк вправе не применять наихудшую категорию классификации для всех активов, если наихудшая категория присвоена активу клиента из-за ухудшения финансовых потоков и текущего финансового состояния

клиента ввиду введенных режимов чрезвычайного положения и/или других форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) и связанных с ними ограничений, при документальном подтверждении их влияния.

В данном случае банк может применять категорию классификации для каждого актива в отдельности в соответствии с характерными признаками категории.»;

- пункт 22-1 изложить в следующей редакции:

«22-1. Банк должен классифицировать актив в иностранной валюте (кроме валют стран-членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС)), как минимум, как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 5 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет более 75 процентов.

Примечание: Список стран-членов ЕАЭС размещен по адресу: [http://www.eaeunion.org/.](http://www.eaeunion.org/)»;

- пункт 23-1 изложить в следующей редакции:

«23-1. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) как минимум как «актив под наблюдением» с формированием РППУ в размере 10 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет от 50 до 75 процентов.»;

- пункт 23-2 изложить в следующей редакции:

«23-2. Банк должен классифицировать актив, несущий в себе кредитный риск, в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) как минимум как «субстандартный» с формированием РППУ в размере 15 процентов в случае, если у клиента доля доходов (выручки) в иностранной валюте (кроме валют стран-членов ЕАЭС) в общем объеме его совокупных доходов (выручки) составляет менее 50 процентов.»;

- раздел пятый «Отдельные случаи классификации» дополнить пунктом 27-2 следующего содержания:

«27-2. Актив, несущий в себе кредитный риск, наценка/доход по которому на момент выдачи превышает предельно допустимую процентную ставку, установленную Законом Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике», должен быть классифицирован в соответствии с Порядком применения специальной классификации активов, отвечающих определенным критериям, утвержденным постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 2 марта 2006 года № 5/6.»;

– раздел восьмой «Классификация реструктуризированных активов» дополнить пунктом 34-6 следующего содержания:

«34-6. Банк вправе не ухудшать категорию классификации актива при его реструктуризации в связи с ухудшением финансовых потоков и текущего финансового состояния клиента ввиду введенных режимов чрезвычайного положения и/или других форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) и связанных с ними ограничений, при документальном подтверждении влияния ситуации на деятельность клиента.»;

– пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Национальный банк устанавливает следующие размеры отчислений в РППУ по активам:

Общие резервы		Специальные резервы	
Нормальные	0%	Субстандартные	15%/25%;
Удовлетворительные	1/2/2,5%	Сомнительные	50%;
Активы под наблюдением	5/10/15%	Потери	100%.

По «удовлетворительным» активам банк должен формировать РППУ в размере 2%, за исключением активов, указанных в пункте 22-2 настоящего Положения, по которым размер РППУ должен составлять 1%.

По «активам под наблюдением» банк должен формировать РППУ в размере 5%, за исключением активов, указанных в пункте 23-1 настоящего Положения, по которым размер РППУ должен составлять 10%.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в абзаце двенадцатом пункта 29 после слов «информацию о доходах» дополнить словами «/платежеспособности клиента»;

– в абзаце восьмом пункта 44 слова «(иджара мунтахийя биттамлик)» заменить словами «(в том числе по договору иджара мунтахийя биттамлик)»;

– пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. После списания активов, несущих в себе кредитный риск, они учитываются внесистемно не менее пяти лет на случай возможного погашения задолженности, за исключением активов физических лиц, списанных в связи со смертью клиента, полной потерей имущества вследствие стихийных бедствий, пожаров, с согласия о списании задолженности Советом директоров.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 17 июля 2024 года
№ 2024-П-09/30-1-(БС)

О временном разрешении на вывоз неветхой наличной иностранной валюты коммерческими банками Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Приостановить действие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных ограничениях по операциям с наличной иностранной валютой в отношении коммерческих банков, обменных бюро, микрофинансовых и микрокредитных компаний Кыргызской Республики» от 11 марта 2022 года № 2022-П-09/14-1-(БС) в отношении коммерческих банков в части вывоза неветхих наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики до 1 октября 2024 года.

2. Разрешить коммерческим банкам вывозить неветхие наличные доллары США.

3. Коммерческим банкам при проведении операций по вывозу неветхих наличных долларов США строго соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) в целях устранения рисков, связанных с возможностью применения международных санкций.

4. Коммерческим банкам после проведения операций по вывозу неветхих наличных долларов США за пределы Кыргызской Республики в течение 2 (двух) рабочих дней предоставлять информацию (отчет) по указанной операции в Национальный банк Кыргызской Республики.

5. Юридическому управлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов:

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 октября 2024 года.

7. Управлению денежно-кредитных операций и управлению надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, микрофинансовых и микрокредитных компаний, имеющих право на покупку и продажу иностранной валюты, обменных бюро Кыргызской Республики, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций» и ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс», а также Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

8. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления довести его до сведения всех структурных подразделений, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего банковский надзор.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 24 июля 2024 года
№ 2024-П-12/31-1-(НПА)

**О внесении изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О приостановлении действия постановления Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О временных решениях в сфере проведения обменных
операций с иностранной валютой»
от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)»
от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА)»**

В соответствии со статьями 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О приостановлении действия постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой» от 22 июля 2022 года № 2022-П-33/45-2-(НПА)» от 5 сентября 2022 года № 2022-П-33/55-1-(НПА) следующее изменение:

– в пункте 1 слова «до 1 августа 2024 года» заменить словами «до 1 февраля 2025 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 1 (одного) рабочего дня опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Управлению надзора за небанковскими организациями в течение 1 (одного) рабочего дня со дня официального опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Ассоциация обменных бюро «Альянс» и обменных бюро Кыргызской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего надзорный блок Национального банка Кыргызской Республики.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 29 июля 2024 года
№ 2024-П-07/32-1-(ДКП)

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 13, 63, 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 9,00 процента годовых.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 июля 2024 года.
3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего экономическое управление.

Председатель

М. Тургунбаев

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 7 августа 2024 года
№ 2024-П-09/34-1-(БС)

**О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении «Правил определения официальных курсов
иностраннных валют по отношению к кыргызскому сомуну»
от 28 марта 2013 года №10/15**

В соответствии со статьями 5, 9, 25 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностраннных валют по отношению к кыргызскому сомуну» от 28 марта 2013 года № 10/15 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению денежно-кредитных операций в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление денежно-кредитных операций.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 7 августа 2024 года
№ 2024-П-09/34-1-(БС)

**Изменения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении «Правил определения официальных курсов
иностраннных валют по отношению к кыргызскому сомуну»
от 28 марта 2013 года №10/15**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностраннных валют по отношению к кыргызскому сомуну» от 28 марта 2013 года №10/15 следующие изменения:

в Правилах определения официальных курсов иностраннных валют по отношению к кыргызскому сомуну, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в абзаце втором пункта 5 после слов «российского рубля» дополнить словами «, китайского юаня Жэньминьби»;

– в пункт 18 после слов «российского рубля» дополнить словами «, китайского юаня Жэньминьби»;

– пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Официальные курсы евро и китайского юаня Жэньминьби по отношению к сомуну рассчитываются по кросс-курсу на основе зафиксированной в ИА «Рейтер»/ ИА «Блумберг» по состоянию на 15:00 часов текущих котировок евро и китайского юаня Жэньминьби к доллару США на международных валютных рынках и определенного в этот день официального курса доллара США по отношению к сомуну.»;

– в пункте 23 после слов «российского рубля» дополнить словами «, китайского юаня Жэньминьби»;

– в пункте 24 после слов «в ИА «Рейтер» дополнить словами «/ ИА «Блумберг»;

в Приложении 1 к Правилам определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому:

– дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Китайский юань Жэньминьби»;

в Приложении 2 к Правилам определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому:

– пункт 17 признать утратившим силу;

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 7 августа 2024 года
№ 2024-П-17/34-2-(НПА)

**О внесении изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения
«О лицензировании деятельности банков»
от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)**

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению лицензирования после официального опубликования в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана».

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения юридического управления, управления банковского надзора, управления методологии надзора, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление лицензирования.

Председатель

М. Тургунбаев

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 7 августа 2024 года
№ 2024-П-17/34-2-(НПА)

**Изменения в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности
банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1-(НПА)» следующие изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности банков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 14 дополнить подпунктами 9, 10, 11 и 12 следующего содержания:

«9) деятельность платежных организаций и операторов платежной системы;

10) деятельность юридических лиц, осуществляющих отдельные банковские операции;

11) инвестиционная деятельность, связанная с банковской, финансовой и/или платежной деятельностью;

12) деятельность по управлению государственными финансами.»;

– пункт 20 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) Должностные лица банка – председатель и члены совета директоров банка, председатель Комитета по аудиту, председатель Комитета по управлению рисками, председатель правления, члены правления банка, управляющие директора, председатель и члены шариатского совета, руководитель структурного подразделения, ответственный за кредитную деятельность банка, руководитель структурного подразделения, ответственный за управление активами и пассивами банка (либо лицо, приравненное к нему по своим функциональным обязанностям), главный бухгалтер,

руководитель структурного подразделения, ответственный за финансирование по исламским принципам банковского дела и финансирования, руководитель «исламского окна», руководитель службы внутреннего аудита, руководитель службы риск-менеджмента, руководитель службы комплаенс-контроля, корпоративный секретарь, лица, приравненные по своим функциональным обязанностям к вышеперечисленным должностным лицам, в том числе заместители указанных выше лиц, директора и главные бухгалтеры филиалов, а также лица, определяющие, формирующие политику банка и имеющие полномочия участвовать в основных операциях банка, независимо от того, работают эти лица на безвозмездной основе или получают вознаграждение.»;

– пункт 29 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

«21) утвержденные внутренние документы (политики), регламентирующие деятельность по банковским операциям в иностранной валюте, предусматривающие оценку, контроль и мониторинг рисков.»;

– пункт 30 признать утратившим силу;

– пункт 37 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

«23) утвержденные внутренние документы (политики), регламентирующие деятельность по банковским операциям в иностранной валюте, предусматривающие оценку, контроль и мониторинг рисков.»;

– пункт 38 признать утратившим силу;

– во втором абзаце пункта 59 исключить слова «включая средства, полученные им в рамках договора займа или приравненных к нему средств»;

– пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:

«В последующем при изменении размера уставного капитала, не влияющего на пороговое участие в капитале банка государственные органы, уполномоченные на осуществление полномочий акционера от имени Кабинета Министров Кыргызской Республики ограничиваются представлением документа, подтверждающего оплату акций на сумму приобретенной доли в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня перехода права собственности на акции.»;

- пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. Юридические дела всех учредителей (акционеров) банка и копии первичных документов по формированию уставного капитала при учреждении банка, в дальнейшем - при изменении размера уставного капитала (включая копии платежных документов, решений, касающихся изменения размера уставного капитала, и другие документы), количества акций и состава акционеров банка, должны храниться банком в отдельной папке с присвоением им отдельного номенклатурного номера и иметь постоянный срок хранения. Банк должен определить лицо, ответственное за обеспечение надлежащего формирования и хранения этих папок (юридических дел).

Юридические дела учредителей (акционеров) должны содержать всю информацию, предусмотренную настоящим Положением по приобретению порогового участия в капитале банка, а по акционерам (учредителям) владеющим менее десяти процентов акций банка информацию и документы в соответствии с пунктами 125-1 и 125-2 настоящего Положения.»;

- пункт 63 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

«13) обеспечить техническую оснащенность банка, включая требования к оборудованию, которые должны быть адекватны предполагаемому кругу выполняемых операций.»;

- абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:

«82. Банк при наличии операций с драгоценными металлами в перечне разрешенных банковских операций к лицензии банка на право проведения банковских операций может проводить операции в наличной и/или безналичной форме.»;

- в пункте 83:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для осуществления операций с драгоценными металлами в виде аффинированных мерных слитков, эмитируемых (выпускаемых) Национальным банком, банки должны выполнять следующие требования на момент подачи документов:»;

- подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) размеры уставного и собственного (регулятивного) капиталов должны соответствовать требованиям, установленным банковским законодательством Кыргызской Республики;»;

дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:

«5) деятельность банка должна быть безубыточной.»;

– пункте 113 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) государственному органу, уполномоченному на осуществление полномочий акционера от имени Кабинета Министров Кыргызской Республики:

– соответствующее решение уполномоченного органа о приобретении порогового участия в капитале банка;

– сведения в соответствии с анкетой по форме Приложения 16 к настоящему Положению;

– документ, подтверждающий оплату акций на сумму приобретенной доли в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня перехода собственности на акции.»;

– пункт 120 дополнить абзацем следующего содержания:

«В последующем при приобретении акционером, владеющим пороговым участием в капитале банка акций банка не достигающих следующего порога, акционер представляет в Национальный банк только сведения об источниках происхождения денежных средств на приобретаемую долю и копию договора купли-продажи акций или иного документа, на основании которого перешло право собственности, и документы, подтверждающие факт оплаты за акции.»;

– в пункте 126:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) управляющий директор, входящий в состав Правления банка, либо курирующий деятельность структурных подразделений, руководители, которых подлежат обязательному согласованию;»;

– пункт 126 дополнить подпунктом следующего содержания:

«14) корпоративный секретарь.»;

– в пункте 134:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) иметь диплом о высшем образовании и стаж (опыт) работы не менее трех лет в области экономических, банковских, финансовых, юридических и/или вопросах информационных технологий. При этом кандидаты на должности председателей комитетов по управлению рисками и по аудиту должны иметь стаж (опыт) работы не менее года в области банковских/финансовых вопросов;»;

– 7 абзац пункта 134 изложить в следующей редакции:

При этом большинство членов совета директоров, включая председателя совета директоров, должны иметь стаж работы не менее двух лет на руководящих должностях в банковской и/или финансовой системах. При расчете данного стажа не учитывается стаж работы в качестве члена совета директоров, которому было отказано в согласовании, либо процедура согласования которого не завершена. В случае если большинство членов совета директоров имеет стаж работы менее 2 (двух) лет на руководящих должностях в банковской и/или финансовой системе Национальный банк вправе приостановить согласование членов совета директоров банка, не соответствующих данному требованию, до приведения его состава в соответствие с указанным выше требованием. При этом банк должен привести состав совета директоров в соответствие в течение 1 (одного) месяца со дня получения письма Национального банка. Если в установленные сроки банк не сформирует состав совета директоров, соответствующий данному требованию, Национальный банк принимает решение об отказе в согласовании всех членов совета директоров, процедура согласования которых не завершена в связи с отсутствием необходимого стажа работы на руководящих должностях в банковской и/или финансовой системах.»;

– пункт 134 дополнить девятым абзацем следующего содержания:

«Для обеспечения достижения целей, установленных законодательством, а также решения конкретно определенных задач Национальный банк вправе принять решение о согласовании одного кандидата (по квоте акционера-государства) на должность члена совета директоров банка с 50 (пятьюдесятью) и более процентной долей участия государства в капитале банка, имеющего квалификацию и компетенцию по направлениям, непосредственно необходимым для исполнения поставленных задач,

и соответствующего требованиям о наличии высшего образования и подпунктов 2 и 5 настоящего пункта настоящего Положения.»;

– в пункте 144:

первый абзац изложить в следующей редакции:

«144. Кандидаты на должности, указанные в пункте 126 настоящего Положения, за исключением председателей и членов совета директоров, Шариатского совета и председателей Комитета по аудиту банка и по управлению рисками, корпоративного секретаря должны соответствовать следующим минимальным требованиям:»;

абзац «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:

«б) заместителей председателя (вице-президента, заместителя генерального менеджера, заместителя руководителя филиала иностранного банка), других членов правления, руководителей службы риск-менеджмента и службы комплаенс-контроля – не менее трех лет в банковской и/или финансовой системе, член правления, курирующий деятельность структурных подразделений банка только по специализированным направлениям (вопросы кибербезопасности и информационных технологий, обеспечения безопасности, юридической поддержки), должен иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет в банковской и/или финансовой системе и/или не менее 3 (трех) лет в организациях, занимающихся вышеуказанными вопросами;»;

– дополнить пунктом 144-1 следующего содержания:

«144-1. Корпоративный секретарь должен соответствовать следующим требованиям:

– наличие высшего образования;

– наличие сертификата по направлению «корпоративное управление», который был получен в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших дате подачи ходатайства о согласовании кандидатуры, в образовательных учреждениях, имеющих соответствующее разрешение/лицензию уполномоченного государственного органа.

– не подпадать под условия Главы 20 настоящего Положения.;

– пункт 172 изложить в следующей редакции:

«172. Иностраннм родителъским (материнским) банком по отношению к дочернему банку на территории Кыргызской Республики могут быть иностранные банки, которые должны соответствовать одному из следующих кредитных рейтингов:

- долгосрочный кредитный рейтинг не ниже категории «В», присвоенный рейтинговыми агентствами «Standard & Poor's», «Moody's Investors Service», «Fitch-1BCA» (США);

- или равнозначный вышеуказанным кредитный рейтинг, присвоенный рейтинговыми агентствами «Capital Intelligence», «Japan Credit Rating Agency (JCR)», «Dominion Bond Rating Service (DBRS)», «Rating & Investment Information (R&i)»;

- или равнозначный вышеуказанным кредитный рейтинг, присвоенный национальным рейтинговым агентством, который получил аккредитацию в уполномоченных органах страны и рейтинг которого признается центральным (национальным) банком страны.»;

- пункт 181 дополнить абзацем следующего содержания:

«Деятельность филиала не может быть приостановлена, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Национального банка.»;

- подпункт 6 пункта 183 изложить в следующей редакции:

«6) бизнес-план филиала с точки зрения влияния деятельности филиала по достижению стратегических целей банка и прогнозируемой доходности банка (перечень вопросов приведен в Приложении 7);»;

- пункт 186 изложить в следующей редакции:

«186. После государственной регистрации филиала банка в уполномоченном государственном органе банк обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить в Национальный банк соответствующее письменное уведомление с приложением справки (свидетельства) о юридическом лице, филиале (представительства), заверенной печатью банка и копии Положения о филиале с отметкой о государственной регистрации, заверенной печатью банка.»;

- пункт 196 изложить в следующей редакции:

«196. После государственной перерегистрации филиала банка в уполномоченном государственном органе банк обязан

в течение 5 (пяти) рабочих дней представить в Национальный банк соответствующее письменное уведомление с приложением справки (свидетельства) о юридическом лице, филиале (представительства), заверенной печатью банка и копии Положения о филиале с отметкой о государственной регистрации, заверенной печатью банка.»;

– в пункте 211 добавить подпункт б):

«211. Иностраный банк, открывающий филиал на территории Кыргызской Республики, должен отвечать следующим требованиям:

б) равнозначный вышеуказанным кредитный рейтинг, присвоенный национальным рейтинговым агентством, который получил аккредитацию в уполномоченных органах страны и рейтинг которого признается центральным (национальным) банком страны.»;

– пункт 226 изложить в следующей редакции:

«226. После государственной регистрации представительства банка в уполномоченном государственном органе, банк обязан в течение пяти рабочих дней представить в Национальный банк соответствующее письменное уведомление с приложением справки (свидетельства) о юридическом лице, филиале (представительства), заверенной печатью банка и копии Положения о представительстве с отметкой о государственной регистрации, заверенной печатью банка.»;

– пункт 304 изложить в следующей редакции:

«304. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной перерегистрации банк обязан представить в Национальный банк:

1) копию справки (свидетельства) о юридическом лице, филиале (представительства), заверенную печатью банка;

2) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного государственного органа по регистрации юридических лиц о государственной перерегистрации, заверенную печатью банка.»;

– абзац третий подпункта 7 пункта 1.11 Приложения 15 изложить в следующей редакции:

«- применены меры дисциплинарного взыскания в течение последних 3 (трех) лет, уголовной ответственности (да/нет)_____»;

– в Приложении 17:

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«8. Перечислите коммерческие банки Кыргызской Республики, с которым заявитель имеет корреспондентские отношения. Укажите коммерческие банки, которым банк заявитель предоставляет кредитные линии любых видов и суммы таких кредитных линий.»;

абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Представьте фамилию, имя руководителя или другого уполномоченного лица (на кыргызском, русском, и английском языках) органа надзора страны происхождения (регистрации) банка заявителя, которое может ответить на запросы и предоставить сведения относительно банка заявителя, укажите адрес его электронной почты:»;

третий абзац подпункта 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«- применены меры дисциплинарного взыскания, уголовной ответственности (да/нет) _____ ».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 14 августа 2024 года
№ 2024-П-12/36-1-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7;

– «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4;

– «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12;

– «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13;

– «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, не привлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14;

– «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7;

– «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-(НПА).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения коммерческих банков, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов Кыргызстана», микрофинансовых организаций, кредитных союзов, имеющих лицензию на привлечение депозитов.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения управления банковского надзора, управления платежных систем, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от «14» августа 2024 года
№ 2024-П-12/36-1-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах» от 23 декабря 2009 года № 50/7 следующие изменения:

в Положении «О минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) пункт 5.1.3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Сотрудник кредитного союза должен также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.»;

2) в Приложении 1 к Положению:

- абзац второй пункта 7 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 7-2 следующего содержания:

«7-2. Информация, подтверждающая факт проверки наличия налоговой регистрации (если заемщик – юридическое лицо).».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» от 30 июня 2010 года № 52/4 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых Национальным банком

Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) в Приложении 1 к Положению:

– пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сотрудник банка должен проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.»;

– пункт 9 признать утратившим силу.

3. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)» от 31 октября 2012 года № 41/12 следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:

1) в пункте 43:

– в подпункте 3 слова «свидетельство о государственной регистрации» заменить словами «справка (свидетельство) о государственной регистрации»;

– подпункт 6 признать утратившим силу;

– абзац второй подпункта 9 изложить в следующей редакции:

«Сотрудник банка при открытии банковского счета по договору банковского вклада (депозита) должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица. Факт проверки документов, полученных на бумажном носителе либо в форме электронного документа, а также наличия налоговой регистрации юридического лица через информационные системы надлежащих государственных органов Кыргызской Республики или посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, должен быть подтвержден (зафиксирован) соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.».

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 25 сентября 2013 года № 35/13 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском при осуществлении операций в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) в Приложении 1 к Положению:

– пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сотрудник банка должен также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.»;

– пункт 10 признать утратившим силу.

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)» от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:

в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)», утвержденном вышеуказанным постановлением:

1) подпункт 2 пункта 20 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сотрудник МФО должен также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.»;

2) в Приложении 1 к Положению:

- подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
- подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«7) информация, подтверждающая факт проверки наличия налоговой регистрации;».

6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 23 декабря 2013 года № 52/7 следующие изменения:

Положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в кредитных союзах, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное вышеуказанным постановлением:

- 1) дополнить пунктом 27-2 следующего содержания:

«27-2. Сотрудник кредитного союза должен также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица через информационные системы уполномоченного налогового органа Кыргызской Республики. Факт проверки должен быть сохранен соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.»;

2) абзац второй пункта 7 Приложения 1 к Положению признать утратившим силу.

7. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования» от 13 июня 2019 года № 2019-П-12/31-2-(НПА) следующие изменения:

в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), открытыми в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- 1) в пункте 42:

- в подпункте 3 слова «свидетельство о государственной регистрации» заменить словами «справка (свидетельство) о государственной регистрации»;

- подпункт 6 признать утратившим силу;

- абзац второй подпункта 9 изложить в следующей редакции:

«Сотрудник банка при открытии банковского счета по договору банковского вклада (депозита) должен удостовериться и подтвердить наличие документов, согласно перечню, указанному в настоящем пункте, а также проверить наличие налоговой регистрации юридического лица. Факт проверки документов, полученных на бумажном носителе либо в форме электронного документа, а также наличия налоговой регистрации юридического лица через информационные системы надлежащих государственных органов Кыргызской Республики или посредством мобильного или иного устройства, имеющего соответствующее программное обеспечение, должен быть подтвержден (зафиксирован) соответствующим образом в бумажном или электронном досье клиента.».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫ



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

720001, г. Бишкек, пр. Чүй, 168
от 21 августа 2024 года
№ 2024-П-12/37-1-(НПА)

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3;

– «Об утверждении положений Национального банка Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года № 45/1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Юридическому управлению:

– со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня официального опубликования довести настоящее постановление до сведения ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», Объединения юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций», Объединения юридических лиц «Национальная ассоциация кредитных союзов и кооперативов», микрофинансовых организаций, кредитных союзов.

5. Отделу «Секретариат Правления» в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления надзора за небанковскими организациями, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.

Председатель

М. Тургунбаев

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 21 августа 2024 года
№ 2024-П-12/37-1-(НПА)**

**Изменения в некоторые нормативные правовые акты
Национального банка Кыргызской Республики**

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компаний/микрокредитного агентства» и Положение «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства», утвержденном вышеуказанным постановлением:

в Приложении 2:

в подразделе «Отчета об операциях, проводимых по ИПФ» раздела 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»:

– в пункте 1 «Денежные средства на счетах» заменить словом «Депозиты»;

– в подпункте «в» пункта 1 исключить слово «хасан»;

– пункты 3 и 4 дополнить подпунктами «в1)» следующего содержания:

«в1) по договору убывающая мушарака»;

– пункты 3 и 4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:

«ж) по договору кард»;

– пункт 4 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) по договору истиснаа»;

подраздел «Отчет о прибыли и убытках по операциям, осуществляемым по ИПФ» раздела 2. «Отчет о совокупном доходе» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Отчет о совокупном доходе
Отчет о прибылях и убытках по операциям, осуществляемым по ИПФ

Тыс. сом

№	Наименование статьи	Текущий период	Предыдущий период
А. Доходы, полученные по операциям			
1	Доходы по депозитам в коммерческих банках		
2	Доходы по финансированию, предоставленному ФКО		
	а) по договору ограниченная мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		
	е) по договору салам		
3	Доходы по финансированию, предоставленному клиентам		
	а) по договору ограниченная мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		

	е) по договору салам	
	ж) по договору истиснаа	
4	Доходы по привлеченным инвестициям	
5	Прочие доходы по операциям	
6	Всего:	
Б. Расходы, понесенные по операциям		
7	Расходы, понесенные по полученному финансированию	
8	Чистый доход, полученный по операциям	
9	Расходы на РППУ	
10	Чистый доход, полученный по операциям, после отчислений в РППУ	
В. Доходы по прочим операциям		
11	Плата за услуги и комиссионные сборы	
12	Доходы/убытки от курсовой разницы	
13	Прочие доходы:	
14	Всего:	
Г. Операционные расходы и расходы на благотворительность		
15	Убытки от курсовой разницы	
16	Операционные расходы	
17	Такафул	
18	Налоги	
19	Всего:	

20	Расходы на РППУ (не от операций финансирования)	
21	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	
22	Налог на прибыль	
23	Расходы на закат и благотворительность	
24	Чистая прибыль (убытки)	

Руководитель исполнительного органа

_____ Ф. И. О. _____
подпись

Главный бухгалтер

_____ Ф. И. О. _____
подпись

»;

подраздел А-1. «Классификация активов по ИПФ по степени риска» раздела 3. «Информация об активах» изложить в следующей редакции:

«3. Информация об активах

А-1. Классификация активов по ИПФ по степени риска

ТЫС. СОМ

Статья	1	1. Финансирование и другие операции с банками и финансово-кредитными организациями а) расчетные и другие счета в банках и финансово-кредитных организациях б) финансирование, предоставленное финансово-кредитным организациям 2. Финансирование, предоставленное клиентам	2	3	4	5	6	7	7.1	7.2	8	8.1	8.2	9	10	11	12	13		
			Всего	Текучие (не просроченные активы)	Реструктуризированные активы	Всего просроченные активы	Нормальные	всего	5%	10%	всего	15%	25%	Комнителъные	Потери	Всего активов в статусе незначения	«Общие» резервы	«Специальные» резервы		

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компаний/ микрокредитного агентства» и Положение «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании», утвержденном вышеуказанным постановлением:

в Приложении 2:

в подразделе В-2. «Отчет об операциях, осуществляемых по ИПФ» раздела 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»:

– в подпункте «в» пункта 3, в подпункте «ж» пункта 5, в подпункте «ж» пункта 6 слово «хасан» исключить;

– пункты 3, 5 и 6 дополнить подпунктами «в1)» следующего содержания:

«в1) по договору убывающая мушарака»;

– пункт 6 дополнить подпунктом «з)» следующего содержания:

«з) по договору истиснаа»;

– в пунктах 13 и 14 слова «счета» заменить словами «депозиты»;

подраздел Е. «Отчет о прибыли и убытках по операциям, осуществляемых по ИПФ» раздела 2. «Отчет о совокупном доходе» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Отчет о совокупном доходе

Е. Отчет о прибыли и убытках по операциям, осуществляемым по ИПФ

Тыс. сом

№	Наименование статьи	текущий период	с начала года
	А. Доходы, полученные по операциям		
1	Доходы по депозитам в коммерческих банках		
	а) по договору ограниченной мудараба		
	б) по договору неограниченной мудараба		
	в) по договору кард		
2	Доходы по ценным бумагам		
3	Доходы полученные по финансированию, предоставленному ФЮ:		
	а) по договору ограниченной мудараба		
	б) по договору неограниченной мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя битамлик		
	е) по договору салам		
	ж) по договору кард		
4	Доходы полученные по финансированию, предоставленному другим клиентам, в том числе:		
	а) по договору ограниченной мудараба		
	б) по договору неограниченной мудараба		

	в) по договору шарика/мушарака	
	в1) по договору убывающая мушарака	
	г) по договору мурабаха	
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик	
	е) по договору салам	
	ж) по договору кард	
	з) по договору истиснаа	
5	Доходы по привлеченным инвестициям	
6	Прочие доходы, полученные от операций финансирования	
7	Всего	
Б. Расходы, понесенные по операциям		
8	Расходы, по срочным депозитам юридических лиц	
	а) по договору ограниченная мудараба	
	б) по договору неограниченная мудараба	
9	Расходы, по срочным депозитам физических лиц	
	а) по договору ограниченная мудараба	
	б) по договору неограниченная мудараба	
10	Расходы по финансированию, полученному от банков	
11	Расходы по финансированию, полученному от других финансовых институтов	
12	Расходы по финансированию, полученному от международных финансовых институтов (другие источники финансирования)	

13	Расходы по средствам, заимствованным МФК от юридических лиц и учредителей (акционеров)		
	а) расходы по финансированию, предоставленному МФК от учредителей (акционеров) – физических лиц		
	б) расходы по финансированию, предоставленному МФК от учредителей (акционеров) – юридических лиц		
14	Прочие расходы		
15	Всего		
16	Чистый доход от операций		
17	Расходы на РППУ		
18	Чистый доход после отчислений в РППУ		
В. Прочие доходы по операциям			
19	Коммиссионные и оплата за услуги		
20	Доход от курсовой разницы		
21	Другие доходы		
22	Всего:		
Г. Операционные расходы и расходы на благотворительность			
23	Расходы по оплате за услуги и коммиссионные сборы		
24	Убытки от курсовой разницы		
25	Операционные расходы		
26	Такафул		
27	Налоги		

28	Всего:		
29	Расходы на РППУ (не от операций финансирования)		
30	Прибыль (убыток) до уплаты налогов		
31	Налог на прибыль		
32	Расходы на закат и благотворительность		
33	Чистая прибыль (убыток)		

Должность: _____ Подпись: _____ Фамилия: _____

Должность: _____ Подпись: _____ Фамилия: _____»;

в подразделе Б-1. «Классификация активов и забалансовых обязательств по ИПФ по степени риска» раздела 4. «Информация о просроченных активах, классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4.

Подраздел 4. Б-1. Классификация активов и забалансовых обязательств по ИПФ по степени риска

– в строках 7 и 8 А-1. Анализ чувствительности активов и обязательств по ИПФ к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ) раздела 6 слова «Денежные средства на срочных счетах» заменить словами «Срочные депозиты»;

– в строке 2 Б-1. Анализ активов/обязательств по ИПФ по срокам погашения Раздела 6. слово «Счета» заменить словом «Депозиты»;

– в строках 7 и 8 подраздела 6. Б. Срок погашения активов/обязательств по срокам погашения раздела 6 слова «Денежных средств на срочных счетах» заменить словами «Срочные депозиты»;

– Раздел 11. Информация о кредитах клиентам изложить в следующей редакции:

«Раздел 11. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ КЛИЕНТАМ

Информация о финансировании, представленном клиентам по ИПФ

Статьи	Промышленность		Сельское хозяйство		Заготовка и переработка		Торговля и ком. операции		Услуги		Транспорт		Связь		Строительство и ипотека		финансирование физ. лицам (потреб. финансирование)		Другое финансирование		ВСЕГО	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
По республике																						
Кол-во клиентов																						
Сумма портфеля																						
В процентах к общей сумме портфеля по финансированию																						
Средний размер финансирования																						
Норма погашения																						
Средневзвешенная наценка/доход, на конец отчетного периода, в %																						
Средневзвешенная наценка/доход в национальной валюте																						
Средневзвешенная наценка/доход в иностранной валюте																						
Эффективная средневзвешенная норма доходности																						
Эффективная средневзвешенная норма доходности в национальной валюте																						

ТЫС. СОМ

«7. ПРО состоит из 13 разделов:

Титульная страница;

Раздел 1. Регулятивный отчет о финансовом состоянии;

Раздел 2. Отчет о совокупном доходе;

Раздел 3. Капитал;

Раздел 4. Информация о просроченных активах, классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска;

Раздел 5. Депозиты;

Раздел 6. Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ);

Раздел 7. Изменения в РППУ;

Раздел 8. Информация о рисках;

Раздел 9. Информация о сделках со служащим

Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов;

Раздел 11. Информация о финансировании, предоставленном клиентам;

Раздел 12. Раскрытия;

Раздел 13. Отчет по иностранным активам и обязательствам:

«Отчет о частном долговом обязательстве/кредиторской задолженности» Форма № 1-НД;

«Уведомление о счете (вкладе), открытом в иностранном банке»;

«Отчет по обслуживанию долгового обязательства/кредиторской задолженности» Форма № 2-НД;

«Отчет об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках»;

Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета МФК;

Информация об отдельных должностных лицах компании;

Базовая информация о МФК, сведения о филиалах/представительствах/структурных подразделениях (офисах), дочерние и аффилированные компании, действующие комитеты;

Состав ПРО, краткое содержание и сроки его представления приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.»;

– пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. ПРО МФК за IV квартал является годовым. Годовой ПРО представляется в Национальный банк не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом.»;

– пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае отсутствия со стороны Национального банка замечаний по ПРО либо после приведения отчета в соответствие с замечаниями Национального банка и подтверждения письмом МФК ПРО считается принятым Национальным банком.»;

– пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. За несвоевременное и/или недостоверное представление информации, за непредставление информации в установленные сроки, за неполное и/или некорректное заполнение ПРО МФК, а также Председатель Правления и главный бухгалтер МФК несут ответственность согласно нормативным правовым актам Кыргызской Республики.»;

– Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«

СОСТАВ
периодического регулятивного отчета микрофинансовых компаний, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки представления	Примечание или ссылка на НПА
1		Титульный лист	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом	Прилагается к 13 разделам
			Ежеквартально Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно	В течение 12 календарных дней, следующих за отчетным периодом	
2	Раздел 1	Регулятивный отчет о финансовом состоянии А. Активы Б. Обязательства В. Капитал Г. Забалансовые обязательства Д. Расшифровка прочих активов и прочих обязательств Е. Расшифровка обязательств Ж. Расшифровка портфеля по финансированию	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом. В течение 12 календарных дней, следующих за отчетным периодом	

3	Раздел 2	<p>Отчет о совокупном доходе</p> <p>А. Доходы, полученные по операциям</p> <p>Б. Расходы, понесенные по операциям</p> <p>В. Прочие доходы по операциям</p> <p>Г. Прочие расходы по операциям</p> <p>Д. Операционные и административные расходы и расходы на закят и благотворительность</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом.</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	
4	Раздел 3	<p>Капитал</p> <p>А. Изменения в структуре капитала</p> <p>Б. Справочные сведения об акциях и других ценных бумагах МФК</p> <p>В. Изменения в нераспределенной прибыли</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом.</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	

5	Раздел 4	<p>Информация о просроченных активах, классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска</p> <p>А. Информация о просроченных активах</p> <p>Б. Классификация активов и забалансовых обязательств по степени риска</p> <p>В. Информация по предоставленному финансированию</p> <p>Г. Информация по предоставленному финансированию в разрезе областей</p> <p>Д. Методы финансирования</p> <p>Е. О клиентах МФК Ж. Классификация предоставленного финансирования по степени риска в разрезе областей Кыргызской Республики</p> <p>З. Прочие сведения в разрезе областей Кыргызской Республики</p> <p>И. Информация по проблемным клиентам</p> <p>К. Информация о параллельном финансировании</p> <p>Л. Реструктуризированные активы</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом.</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	
6	Раздел 5	<p>Депозиты</p> <p>А. Депозиты с разбивкой по суммам</p> <p>Б. Движение депозитов за отчетный период</p> <p>В. Депозиты по срокам погашения</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	

7	Раздел 6	<p>Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ)</p> <p>А. Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ)</p> <p>Б. Анализ активов и обязательств по срокам погашения</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля следующего за отчетным годом</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	
8	Раздел 7	<p>Изменения в РГПУ</p> <p>А. Изменения в РГПУ</p> <p>Б. Сведения о списанных за счет РГПУ и возвращенных (ранее списанных) активах и забалансовых обязательствах</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально. Для МФК, привлекающих денежные средства, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом.</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	
9	Раздел 8	<p>Информация о рисках</p> <p>А. Информация о крупных рисках</p> <p>Б. Общие сведения об операциях с аффилированными лицами</p> <p>В. Займы от учредителей/акционеров/участников</p>	<p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно</p>	<p>До 1 февраля, следующего за отчетным годом.</p> <p>В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом</p>	<p>Инструкция «О требованиях к операциям микрофинансовых компаний, привлекающих депозиты, с аффилированными и связанными с микрофинансовой компанией и жилищной кредитной компанией лицами»</p>

10	Раздел 9	Информация о сделках со служащими	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	
			Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно	В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом	
11	Раздел 10	Сведения о соблюдении экономических нормативов	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	Правила регулирования деятельности микрофинансовых организаций, осуществляющих операций по исламским принципам банковского дела и финансирования
			Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно	В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом	
12	Раздел 11	Информация о финансировании, предоставленном клиентам	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	
			Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно	В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом	

13	Раздел 12	Раскрытие А. Информация по осуществлению розничных банковских услуг по агентскому договору с банком Б. Расшифровка по операциям ФКО и инвестициях В. Производные финансовые инструменты	Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	Прилагается к 13 разделам
			Ежеквартально. Для МФК, привлекающих депозиты, ежемесячно	В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом	
14	Раздел 13	Отчет по иностранным активам и обязательствам	Ежеквартально	В течение 12 календарных дней следующих за отчетным периодом	Прилагается к 13 разделам
			Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	
15		Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета МФК	Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	Прилагается к 13 разделам
			Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	
16		Информация об отдельных должностных лицах МФК	Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	Прилагается к 13 разделам
			Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	
17		Базовая информация о МФК, сведения о филиалах/представительствах, дочерние и аффилированные компании действующие комитеты	Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	Прилагается к 13 разделам
			Ежегодно	До 1 февраля, следующего за отчетным годом.	

»;

– в Приложении 2:

признать утратившими силу таблицы «Сведения о членах совета директоров, Правления, Шариатского совета и основных учредителях (акционерах) МФК», «Информация об отдельных должностных лицах», «Базовая информация по МФК»;

в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»:

– в подразделе А. «Активы»:

в подпункте 3 и 4 слова «финансовых учреждениях» заменить на аббревиатуру «ФКО»;

в пункте 4 слово «Счета» заменить на слово «Депозиты»;

в подпункте «в» пункта 4, в подпункте «ж» пункта 6, в подпункте «ж» пункта 7 исключить слово «хасан»;

в пункте 6, и в подпункте «а» пункта 13 слова «финансово-кредитным учреждением» заменить на аббревиатуру «ФКО»;

пункты 4, 6 и 7 дополнить подпунктами «в1)» следующего содержания:

«в1) по договору убывающая мушарака»;

пункт 7 дополнить подпунктом «з)» следующего содержания:

«з) по договору истиснаа»;

в подпункте «б» и «г» пункта 18 в подразделе Б. «Обязательства» аббревиатуру «ФКУ» заменить на аббревиатуру «ФКО»;

пункт 19 в подразделе Б. «Обязательства» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) от других юридических лиц»;

подраздел Е. «Расшифровка обязательств» раздела 1 Регулятивный отчет о финансовом изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Регулятивный отчет о финансовом состоянии

Е. Расшифровка обязательств

ТЫС. СОМ

№	Наименование операции	Сумма полученных средств		Остаток полученных средств		На какой срок были получены обязательства		Кредитор	Наценка/доход, в %	Валюта	Условие	Коэффициент доходности, в %
		2	3	4	5	мини-малый срок	макси-малый срок					
1	1											
1	1. Финансирование полученное											
2	а) от банков и других ФКО КР											
3	б) от международных организаций и доноров											
4	в) от органов государственной власти											
5	2. Условные гранты											
6	3. Прочие обязательства											
7	4. Средства, заимствованные МФК от юридических лиц и учредителей (акционеров)											

Тыс. сом

№	Наименование статьи	Текущий период	С начала года
А. Доходы, полученные по операциям			
1	Доходы по депозитам в коммерческих банках		
	а) по договору ограниченной мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору карт		
2	Доходы по ценным бумагам		
3	Доходы полученные от финансирования, предоставленного ФКО, в том числе:		
	а) по договору ограниченной мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		
	е) по договору салям		
	ж) по договору карт		
4	Доходы полученные от финансирования, предоставленного другим клиентам, в том числе:		

	а) по договору ограниченная мудараба	
	б) по договору неограниченная мудараба	
	в) по договору шарика/мушарака	
	в1) по договору убывающая мушарака	
	г) по договору мурабаха	
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик	
	е) по договору салам	
	ж) по договору кард	
	з) по договору истиснаа	
5	Доходы по привлеченным инвестициям	
6	Прочие доходы, полученные от операций финансирования	
7	Всего:	
Б. Расходы, понесенные по операциям		
8	Расходы, по срочным депозитам юридических лиц	
	а) по договору ограниченная мудараба	
	б) по договору неограниченная мудараба	
9	Расходы, по срочным депозитам физических лиц	
	а) по договору ограниченная мудараба	
	б) по договору неограниченная мудараба	

10	Расходы по финансированию, полученному от банков	
11	Расходы по финансированию, полученному от других финансовых институтов	
12	Расходы по финансированию, полученному от международных финансовых институтов (другие источники финансирования)	
13	Прочие расходы	
14	Всего	
15	Чистый доход от операций	
16	РППУ	
17	Чистый доход после отчислений в РППУ	
В. Прочие доходы по операциям		
18	Комиссионные и плата за услуги	
19	Доход/убытки от курсовой разницы	
20	Доходы, полученные по агентскому банкингу	
21	Доход/дивиденды от вложений в капитал и акции, в т.ч. в дочерние и ассоциированные компании	
22	Другие доходы	
23	Всего:	
Г. Прочие расходы по операциям		

24	Расходы по оплате услуг специалистов и банковские услуги	
25	Другие расходы	
26	Всего:	
Д. Операционные и административные расходы и расходы на закят и благотворительность		
27	Зарплата и другие расходы по персоналу	
	а) зарплата и премии	
	б) прочие выплаты и субсидии	
	в) платежи в Соцфонд	
28	Гонорары членам Совета директоров	
29	Прочие расходы на основные средства, включая налог на собственность	
	а) арендная плата	
	б) коммунальные услуги	
	в) расходы на амортизацию	
	г) другие расходы	
	д) налог на собственность	
30	Такафул	
31	Налоги	
32	Прочие операционные и административные расходы	

Тыс. сом

№	Наименование статьи	Срочные депозиты в национальной валюте (тыс. сом)					Всего
		До 1000	1001-5000	5001-20000	20001-100000	100001-и выше	
1.	Депозиты, привлеченные в г. Бишкек, всего						
1.1.	Депозиты физических лиц						
	Сумма						
	Количество счетов						
1.2.	Депозиты юридических лиц						
	Сумма						
	Количество счетов						
2.	Депозиты, привлеченные в областях КР, в том числе в Чуйской области, кроме г. Бишкек, всего						
2.1.	Депозиты физических лиц						
	Сумма						
	Количество счетов						
2.2.	Депозиты юридических лиц						
	Сумма						
	Количество счетов						

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____»;

– подраздел 5Б. «Движение денежных средств на счетах клиентов за отчетный период» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Депозиты
Подраздел 5 Б. Движение депозитов за отчетный период

Тыс. сом

№	Вклады/депозиты	Остаток на начало	Принято	Возвращено	Остаток на конец	Средневзвешенная ставка доходности
		1	2	3	4	5
1	Депозиты юридических лиц					
2	Депозиты физических лиц					
	Всего					

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____»;

– подраздел 5 В. Счета по срокам погашения раздела 5. Счета клиентов изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Депозиты
Подраздел 5.В. Депозиты по срокам погашения

Тыс. сом

№	Наименование	Срочные депозиты в национальной валюте (сом)			
		30-90 дней	91-180 дней	181-365 дней	от 1 года до 3 лет
1.	Депозиты физических лиц				Всего
	Сумма				
	Количество счетов				
2.	Депозиты юридических лиц				
	Сумма				
	Количество счетов				

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____ »;

- в пункте 2 группы «Активы» подраздела 6. А. Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ) в разделе 6. слово «Счета» заменить на слово «Депозиты» и в 4 пункте аббревиатуру «ФКУ» заменить на «ФКО»;
- группу «Обязательства» подраздела 6 А. «Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ)» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6.
Подраздел 6.А. Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ)

Тыс. сом

№	Статья	Дней до срока погашения/Возможность переоценки						Всего	
		Немед- ленные	1-30 дней	31-90 дней	91-180 дней	181-365 дней	от 1 до 3 лет		более 3 лет
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
7.	Срочные депозиты физических лиц								
8.	Срочные депозиты юридических лиц								
9.	Финансирование полученное: в т. ч. в иностранной валюте от банков КР; в т. ч. в иностранной валюте от других ФКО КР в т. ч. в иностранной валюте от международных финансовых организаций и доноров в т. ч. в иностранной валюте от международных ФКО в т. ч. в иностранной валюте От органов государственной власти в т. ч. в иностранной валюте								
9-1	Обязательства по средствам, заимствован ным МФК от учредителей (акционеров) – физических лиц								

«Раздел 6.

Подраздела 6 Б. Анализ активов/обязательств по срокам погашения

Тыс. сом

Статья	Дней до срока погашения/Возможность переоценки								Всего
	Немед- ленные	1-30 дней	31-90 дней	91-180 дней	181-365 дней	от 1 до 3 лет	более 3 лет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
7. Срочные депозиты физических лиц									
8. Срочные депозиты юридических лиц									
9. Финансирование полученное: в т. ч. в иностранной валюте									
а) от банков КР;									
в т. ч. в иностранной валюте									
б) от других ФКО КР									
в т. ч. в иностранной валюте									
в) от международных финансовых организаций и доноров									
в т. ч. в иностранной валюте									
г) от международных ФКО									
в т. ч. в иностранной валюте									
д) от органов государственной власти									
в т. ч. в иностранной валюте									
10. Обязательства по средствам, заимствованным МФК от юридических лиц и учредителей (акционеров)									
в т. ч. в иностранной валюте									

	а) обязательства по финансированию предоставленному учредителями (акционерами) – физическими лицами в т. ч. в иностранной валюте;																			
	б) обязательства по финансированию предоставленному учредителями (акционерами) – юридическими лицами в т. ч. в иностранной валюте																			
11.	Другие обязательства в т. ч. в иностранной валюте																			
12.	Всего обязательств в т. ч. в иностранной валюте																			
13.	Разрыв в т. ч. в иностранной валюте																			
14.	Кумулятивный разрез в т. ч. в иностранной валюте																			

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____ »;

Подраздел Б. «Сведения о списанных за счет РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и балансовых обязательствах» раздела 7. «Изменения в РППУ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Изменения в РППУ

Б. Сведения о списанных за счет РППУ и возвращенных (ранее списанных) активах и балансовых обязательствах

ТЫС. СОМ

Статья	Списание-А		Возврат-Б		«Чистое» списание	(гр. А минус гр. Б)
	Всего	В т. ч. в других валютах	Всего	В т. ч. в других валютах		
		2		3	4	5
1. Финансирование, предоставленное финансово-кредитным учреждениям, в том числе по операции иджара мунтахийя биттамлик:						
а) финансирование, РЕПО-операции и краткосрочные операции с банками и ФКО						
б) корреспондентские счета в других банках						
в) денежные средства на счетах в других банках						
2. Финансирование, предоставленное другим клиентам, в том числе по операции иджара мунтахийя биттамлик:						

а) на промышленность						
б) на сельское хозяйство, заготовку и переработку						
в) на торговлю и коммерческие операции						
г) на строительство						
д) покупку недвижимости (жилья)						
е) физические лица (на потребительские цели)						
ж) другие						
3. Всего						
4. Инвестиции в ценные бумаги и/или капитал						
5. Прочая собственность банка, принятая в погашение актива						
6. Прочие активы						
7. Всего активов, подлежащих классификации						
8. Забалансовые обязательства						
9. Всего активов и забалансовых обязательств, подлежащих классификации						
Справочно: общая сумма списанного финансирования, числящегося на внесистемном учете						

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____ »;

Раздел 10. «Сведения о соблюдении экономических нормативов» изложить в следующей редакции:

«Раздел 10. Сведения о соблюдении экономических нормативов»

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Расчет норматива	Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Отклонение от установленного норматива
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, НЕ ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ					
Минимальный размер уставного капитала		УК * 100%/100 млн. сом		не менее 100%	
Максимальный совокупный размер инвестиций		СИ / СК * 100%		не более 30%	
Максимальный размер финансирования, выдаваемого одному и тому же лицу, МФК, занимающихся оптовым финансированием		МК / СК * 100%		не более 20%	
Норматив минимального размера собственного капитала		СК / УК * 100%		не менее 100%	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МФК, ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕПОЗИТЫ					
Норматив минимального размера собственного капитала	M1	СК / УК * 100%		не менее 100%	
Норматив адекватности капитала	M2	СК / СА * 100%		не менее 8%	
Норматив максимального размера риска на одного клиента	M3	СЗ / СК * 100%		не более 5%	
Норматив ликвидности	M4	ЛА / ОБ * 100%		не менее 30%	

Норматив ограничения риска по возврату привлеченных денежных средств на счета	М5	К / В *100%	не менее 100%	
Максимальный размер риска по операциям с аффилированными лицами		СЗ Аф. лиц / СК * 100%	не более 60%	
Совокупная задолженность одного работника МФК		СЗС / СК * 100%	не более 5%	
Максимальный совокупный размер инвестиций в МФО, лизинговые компании и банки		СИ / СК * 100%	не более 30%	
Общий размер инвестиций в негосударственные долговые ценные бумаги		СИ / СК * 100%	не более 50%	

- СЗС – совокупная задолженность служащих перед МФК;
 СИ – совокупные инвестиции в микрофинансовые организации, лизинговые компании и банки;
 СЗА – совокупная задолженность аффилированных лиц;
 СЗ – совокупный размер средств, заимствованных от юридических лиц и учредителей (акционеров);
 (1) МФО – микрофинансовая организация.

Средние значения за отчетный период	1 месяц	2 месяц	3 месяц	Всего
ЛА – Ликвидные активы				0
ОБ – Обязательства				0
Норматив М4 = ЛА / ОБ	0,00%	0,00%	0,00%	

Должность: _____ Фамилия: _____ Подпись: _____»;

в подразделе «Б. Расшифровка по операциям в ФКУ и инвестициях» раздела 12 Раскрытия изложить в следующей редакции:

«Раздел 12. Раскрытия

Б. Расшифровка по операциям в ФКО и инвестициях

№	Наименование статьи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Тыс. сом	
												Слово	Валюта
		Наименование предприятия (например: банк и т. д.)	Остаток на начало отчетного периода	Увеличение депозитов или инвестиций в течение отчетного периода	Уменьшение депозитов или инвестиций в течение отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода	Срок	Средневзвешенная наценка/доход, на конец отчетного периода	Коэффициент доходности на конец отчетного периода, в %	Валюта	Слово		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Депозиты в финансовых организациях, включая банки												
2	Инвестиции и финансовое участие												
3	Государственные ценные бумаги												

Приложение 2 дополнить таблицами «Сведения о наблюдательном органе (Совет директоров)», «Сведения об исполнительном органе (Правление)», «Сведения об акционерах МФК, владеющих более 1% акций МФК», «Сведения о членах Шариатского совета» в следующей редакции:

«Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета МФК

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)

№	ФИО полностью	Дата избрания	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору/письмо-согласие)	Место работы	Должность	Телефон	Доля от уставного капитала компании/доля от владения акциями в НФКО	Доля от уставного капитала других компаний/доля от владения в других компаниях/наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний/дата приобретения доли акций в других компаниях	Образец подписи
1										
2										
3										
...										

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИЕ)

№	ФИО полностью	Дата назначения и.о.	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору/письмо-согласие)	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/Наименование компании	Доля от уставного капитала компании/доля от владения в других компаниях/Наименование компании	Дата вхождения в капитал других компаний/дата приобретения доли акций в других компаниях	Распределение полномочий (курсовые сферы деятельности)	Образец подписи
1											
2											
3											
...											

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ МФК, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 1% АКЦИЙ МФК

№	ФИО/Наименование	Доля (%)	Дата приобретения	Страна происхождения	Место работы/ Юридический адрес	Род деятельности (занятая должность в других компаниях)	Номер рабочего, мобильного телефона (включая код номера)	Акции в других ФКО (иностранное или местное ФКО и доля владения)	Конечный бенефициар	Образец подписи
1										
2										
3										
⋮										

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА

№	ФИО	Дата избрания	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору/письмо-согласие)	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/Наименование компаний	Доля от уставного капитала компании/доля от владения в других компаниях/доля от уставного капитала	Доля от уставного капитала компании/доля от владения в других компаниях/доля от уставного капитала	Дата вхождения в капитал других компаний/дата приобретения доли акций в других компаниях	Образец подписи
1											
2											
3											
...											

Дополнить таблицей «Информация об отдельных должностных лицах компании» следующего содержания:

«ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ КОМПАНИИ

№	Должность	ФИО (должностного лица)	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитетом по надзору, письмо- согласие)	Количество подотчетных сотрудников должностного лица	Телефон, мобильный телефон (включая код оператора, города)	Образец подписи
1	Главный бухгалтер					
2	Лицо, отвечающее за управление ликвидностью					
3	Лицо, отвечающее за бюджет МФК					
4	Лицо, отвечающее за деятельность по финансированию МФК					
5	Председатель Комитета по аудиту					
6	Руководитель службы/отдела внутреннего аудита					
7	Риск-менеджер					
8	Комплаенс-офицер					
9	Руководитель структурного подразделения, ответственный за управление активами и пассивами (либо лицо, приравненное к нему по своим функциональным обязанностям)					

»;

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ МФК

№	Наименование	Адрес	Руководитель
1			
2			
3			
...			
Всего количество			

ДОЧЕРНИЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

№	Название компании	Страна происхождения	Вид деятельности	Доля (%) компании в дочерней и аффилированной компании	Доля и наименование других учредителей/ акционеров в дочерней и аффилированной компании	Стратегические планы в отношении дочерней и аффилированной компании
1						
2						
3						
...						

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ

№	Наименование комитетов	Состав ФИО/ Позиция	Должность	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору, письменное согласие)
1				
2				
3				
...				

»;

4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении положений Национального банка Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года № 45/1 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете микрокредитных компаний и микрокредитных агентств, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. ПРО состоит из 7 разделов:

Титульная страница;

Раздел 1. Регулятивный отчет о финансовом состоянии;

Раздел 2. Отчет о совокупном доходе;

Раздел 3. Информация об активах;

Таблица А. «Классификация активов по степени риска»;

Таблица Б. «Методы финансирования»;

Таблица В. «Разбивка портфеля по финансированию по отраслям и регионам»;

Таблица Г. «Информация по предоставленному финансированию»;

Таблица Д. «Информация по проблемным клиентам»;

Таблица Е. «Информация о параллельном финансировании»;

Таблица Ж. «Информация по объемам предоставленного финансирования в разрезе отраслей и по регионам»;

Таблица З. «Реструктуризированные активы, несущие в себе кредитный риск»;

Таблица И. «Анализ чувствительности активов и обязательств к изменению ставок доходности (ГЭП-анализ);

Таблица К. «Сроки погашения активов/обязательств»

Раздел 4. Отчет по самооценке;

Раздел 5. Отчет по иностранным активам и обязательствам:

«Данные о частном долговом обязательстве/кредиторской задолженности» Форма № 1-НД;

«Данные по обслуживанию долгового обязательства/кредиторской задолженности» Форма № 2-НД;

«Отчет об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках»;

«Уведомление о счете (вкладе) открытом в иностранном банке»;

Раздел 6. Раскрытия;

Раздел 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов МКК.

Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета МКК и МКА;

Информация об отдельных должностных лицах МКК и МКА;

Базовая информация о МКК и МКА, сведения о филиалах/представительствах/структурных подразделениях (офисах), дочерние и аффилированные компании, действующие комитеты.

Состав ПРО, краткое содержание и сроки его представления приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.

– пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. ПРО МКК и МКА за IV квартал является годовым. Годовой ПРО представляется в Национальный банк до 1 февраля следующего за отчетным годом.»;

– пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае отсутствия со стороны Национального банка замечаний по ПРО либо после приведения отчета в соответствие с замечаниями Национального банка и подтверждения письмом МКК и МКА, ПРО считается принятым Национальным банком.».

– пункте 19 изложить в следующей редакции:

«19. За несвоевременное и/или недостоверное представление информации, за непредставление информации в установленные сроки, за неполное и/или некорректное заполнение ПРО МКК и МКА, а также руководитель исполнительного органа и главный бухгалтер МКК и МКА несут ответственность согласно нормативным правовым актам Кыргызской Республики.».

– Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
ПРО МКК и МКА, осуществляющих операции в соответствии с
исламскими принципами банковского дела и финансирования

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки предоставления	Примечание или ссылка на НПА
1		Титульный лист	Ежеквартально	в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом	Прилагается к разделам
			Ежегодно	до 1 февраля, следующего за отчетным годом	
2	Раздел 1.	Регулятивный отчет о финансовом состоянии А. Активы Б. Обязательства и Капитал В. Забалансовые обязательства Г. Расшифровка прочих активов и обязательств	Ежеквартально	в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом	
			Ежегодно	до 1 февраля, следующего за отчетным годом	
3	Раздел 2.	Отчет о совокупном доходе	Ежеквартально	в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом	
			Ежегодно	до 1 февраля, следующего за отчетным годом	

7	<p>Раскрытия А. Обязательства Б. Информация по условиям финансирования В. О клиентах МКК/МКА Г. О персонале МКК/МКА Д. Информация по осуществлению розничных банковских услуг по агентскому договору с банками Е. Расшифровка по операциям размещения и инвестициям Ж. Финансирование, предоставленное учредителями/акционерами/участниками</p>	<p>Ежеквартально</p> <p>Ежегодно</p>	<p>в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом</p> <p>до 1 февраля, следующего за отчетным годом</p>	
8	<p>Сведения о соблюдении экономических нормативов МКК</p>	<p>Ежеквартально</p> <p>Ежегодно</p>	<p>в течение 20 календарных дней, следующих за отчетным кварталом</p> <p>до 1 февраля, следующего за отчетным годом</p>	

9	Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета и МКК и МКА	Ежегодно	до 1 февраля, следующему за отчетным годом	Прилагается к разделам
		Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	
	Информация об отдельных должностных лицах МКК и МКА	Ежегодно	до 1 февраля, следующему за отчетным годом	Прилагается к разделам
		Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	
	Базовая информация по МКК и МКА, сведения о филиалах/представительствах/структурных подразделениях (офисах), дочерние и аффилированные компании, действующие комитеты	Ежегодно	до 1 февраля, следующего за отчетным годом	Прилагается к разделам
		Ежеквартально	при изменениях в течение квартала	

»;

– в Приложении 2:

признать утратившими силу таблицы «Сведения о членах Совета директоров, Правления, Шариатского совета и основных учредителях (акционерах) МКК и МКА, Информация об отдельных должностных лицах МКК и МКА, Базовая информация о МКК и МКА»;

в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии»

– в подразделе А. «Активы»:

в пункте 3 слова «Денежные средства на счетах» заменить на слово «Депозиты»;

в подпункте «в» пункта 3, в подпункте «ж» пункта 5, в подпункте «ж» пункта 6 исключить слово «хасан»;

пункты 5 и 6 дополнить подпунктами «в1) по договору убывающая мушарака»;

пункт 6 дополнить пунктом «з) по договору истиснаа»;

в разделе 2 «Отчет о совокупном доходе» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Отчет о совокупном доходе»

№	Наименование статьи	Тыс. сом	
		Текущий период	Предыдущий период
	Доходы, полученные по операциям		
1	Доходы по депозитам в коммерческих банках		
2	Доходы по финансированию, предоставленному ФКО		
	а) по договору ограниченная мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		
	е) по договору салам		
3	Доходы по финансированию, предоставленному клиентам		
	а) по договору ограниченная мудараба		
	б) по договору неограниченная мудараба		
	в) по договору шарика/мушарака		
	в1) по договору убывающая мушарака		
	г) по договору мурабаха		
	д) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		
	е) по договору салам		

	ж) по договору истиснаа		
4	Доходы по привлеченным инвестициям		
5	Прочие доходы по операциям		
6	Всего:		
	Расходы, понесенные по операциям		
7	Расходы, понесенные по полученному финансированию		
8	Чистый доход, полученный по операциям		
9	Расходы на РППУ		
10	Чистый доход, полученный по операциям, после отчислений в РППУ		
	Доходы по прочим операциям		
11	Плата за услуги и комиссионные сборы		
12	Доход/дивиденды от вложений в капитал и акции, в т.ч. в дочерние и ассоциированные компании		
13	Доходы/убытки от курсовой разницы		
14	Доходы по агентским операциям		
15	Прочие доходы:		
16	Всего:		
	Операционные расходы и расходы на благотворительность		
17	Расходы на персонал		
18	Расходы на основные средства		
19	Административные расходы		
20	Прочие операционные расходы		

21	Такафул		
22	Налоги		
23	Всего:		
24	Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки (не от операций финансирования)		
25	Чистый операционный доход (убыток)		
26	Расходы на закят и благотворительность		
27	Налог на прибыль		
28	Чистая прибыль (убытки)		

Руководитель

исполнительного органа

Ф. И. О.

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер

М. П.

»;

Ф. И. О.

ПОДПИСЬ

– подраздел А. «Классификация активов по степени риска» раздела 3 «Информация об активах» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Информация об активах

А. Классификация активов по степени риска

Средневзвешенная наценка/доход,
на конец отчетного периода, в %

Статья	Тыс. сом											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Финансирование и другие операции с банками и финансово-кредитными организациями	всего											
	Текущие (не просроченные активы)											
	Реструктуризированные активы											
	Всего просроченные активы											
	Нормальные											
	Активы под наблюдением											
		5%	7.1									
		10%	7.2									
	Субстандартные											
		15%	8.1									
	25%	8.2										
Комитетные												
Потери												
Всего активов в статусе неначисления												
«Общие» резервы												
«Специальные» резервы												

«Раздел 6. Раскрытие
Е. Расшифровка по операциям размещения и инвестициям

Тыс. сом

№	Наименование статьи	Тыс. сом													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Условие			
1	Остаток на начало отчетного периода														
	Увеличение депозита или инвестиций в течение отчетного периода														
	Уменьшение депозита или инвестиций в течение отчетного периода														
	Остаток на конец отчетного периода														
	Срок														
	Средневзвешенная наценка/доход, в % на конец отчетного периода, в %														
	Средневзвешенный коэффициент доходности на конец отчетного периода, в %														
	Валюта														
	Условие														
1	Депозиты в финансовых организациях, включая банки														
2	Инвестиции и финансовое участие														

3	Государственные ценные бумаги																		
	а) государственные казначейские векселя																		
	б) государственные казначейские облигации																		

Руководитель исполнительного органа

_____ Ф.И.О. _____ подпись

Главный бухгалтер
М. П.

_____ Ф.И.О. _____ подпись»;

подраздел «6 Ж. Финансирование, предоставленное учредителями/акционерами/участниками» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

раздел 7 «Сведения о соблюдении экономических нормативов» изложить в следующей редакции:

«Раздел. 7. Сведения о соблюдении экономических нормативов МКК

Наименование экономических нормативов и требований	Обозначение	Расчет норматива	Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Отклонение от установленного норматива
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ МКК					
Норматив адекватности капитала МКК	M2	СК*100%		не менее 15%	
		СА			
Норматив минимального размера собственного капитала МКК		СК		не менее 100%	
		УК*100%			

*минимальный уставный капитал, установленный для МКК

Руководитель исполнительного органа

_____ Ф.И.О. _____ подпись

Главный бухгалтер

М. П. _____ Ф.И.О. _____ подпись»;

дополнить таблицами «Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета» в следующей редакции:

«Сведения о членах Совета директоров, Правления, основных учредителях (акционерах) и членах Шариатского совета МКК и МКА

«СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)

№	ФИО	Дата избрания	Место работы	Должность	Телефон	Доля от уставного капитала компании/ доля от владения акциями в НФКО	Доля от уставного капитала других компаний/доля от владения в других компаниях/ Наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний /дата приобретения доли акций в других компаниях	Образец подписи
1									
2									
3									
...									

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ)

№	ФИО	Дата избрания/назначения (перезбрания) должностных лиц МКК и МКА	Дата согласования Национальным банком	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/ Наименование компаний	Доля от уставного капитала компаний/доля от владения в других компаниях/Наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний/дата приобретения доли акций в других компаниях	Распределение полномочий (курпюлемые сферы деятельности)	Образец подписи
1											
2											
3											
..											

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УЧАСТНИКАХ (ДЛЯ ОСОО И ОФ)

№	ФИО/ Наименование	Доля (%) от уставного капитала компании	Дата вхождения в капитал	Страна происхождения	Место работы / Место нахождения	Род деятельности (занимаемая должность в других компаниях)	Номер рабочего, мобильного телефона (включая код номера)	Доля участия в акциях в других ФКО	Конечный бенефициар	Образец подписи
1										
2										
3										
...										

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ МКК И МКА, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ
1% АКЦИЙ (ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ)

№	ФИО/ Наименование	Доля (%)	Дата приобретения	Страна происхождения	Место работы/ Место нахождения	Род деятельности (занимаемая должность в других компаниях)	Номер рабочего, мобильного телефона (включая код номера)	Акции в других ФКО (иностранное или местное ФКО и доля владения)	Конечный бенефициар	Образец подписи
1										
2										
3										
...										

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА

№	ФИО	Дата избрания	Дата голосования Национальным банком (Решение Комитета по надзору/письмо-согласие)	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/Наименование компаний	Доля от уставного капитала компании/доля от владения акциями в НФКО	Доля от уставного капитала других компаний/доля от владения в других компаниях/Наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний / дата приобретения доли акций в других компаниях	Образец подписи
1											
2											
3											
...											

»;

дополнить таблицей «Информация об отдельных должностных лицах МКК и МКА» в следующей редакции:

«Информация об отдельных должностных лицах МКК и МКА (Если имеются)

№	Должность	ФИО	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору, письмо-согласие)	Количество подотчетных сотрудников должностного лица	Телефон, мобильный телефон (включая код оператора, города)	Образец подписи
1	Главный бухгалтер					
2	Внутренний аудитор					
3	Риск-менеджер					
4	Комплаенс-офицер					
5	Руководитель структурного подразделения, ответственный за деятельность по финансированию					
6	Руководитель структурного подразделения, ответственный за управление активами и пассивами (либо лицо, приравненное к нему по своим функциональным обязанностям)					

»;

Дополнить таблицами «Базовая информация по МКК и МКА», «Сведения о филиалах/представительствах/структурных подразделениях (офисах)», «Дочерние и аффилированные компании», «Действующие комитеты» в следующей редакции:

«Базовая информация по МКК и МКА, сведения о филиалах/представителях/структурных подразделениях (офисах), дочерние и аффилированные компании действующие комитеты

«Базовая информация по МКК и МКА

№	Полное наименование МКК и МКА	Органи зационно-правовая форма МКК и МКА	Адрес МКК и МКА (фактический и юридический) (город, улица, номер дома, почтовый индекс)	Дата выдачи свидетельства/лицензии, дополнительных лицензий (указываются в хронологическом порядке, №, дата)	Наличие ограничений в свидетельствах / лицензиях (да/нет)	Перечень ограничений в свидетельствах/ лицензиях	Внешний аудит		Веб-сайт МКК и МКА в Интернете	Официально объявленная связь			Персонал МКК и МКА (общее количество сотрудников)	
							Дата проведения последнего внешнего аудита	Наименование аудиторской организации		Телефон	Факс	Электронная почта	Штатная единица	По договору
1														
2														
3														
...														

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ/
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ОФИСАХ)

№	Наименование	Адрес	Руководитель
1			
2			
3			
...			
Всего количество			

ДОЧЕРНИЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

№	Название компании	Страна происхождения	Вид деятельности	Доля (%) компании в дочерней и аффилированной компании	Доля и наименование других учредителей/акционеров в дочерней и аффилированной компании	Стратегические планы в отношении дочерней и аффилированной компании
1						
2						
3						
...						

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ

№	Наименование комитетов	Состав ФИО/ Позиция	Должность	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору, письмо-согласие)
1				
2				
3				
...				

»;

5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении положений Национального банка Кыргызской Республики» от 17 октября 2014 года № 45/1 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном отчете кредитных союзов, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 7 цифру «8» заменить цифрой «9»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. ПРО за IV квартал является годовым и представляется в Национальный банк не позднее 20 числа, следующего за отчетным годом.»;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. ПРО должен быть представлен в установленной форме: с подписью председателя и главного бухгалтера КС на каждой форме, вместе с сопроводительным письмом. ПРО должен содержать достоверную информацию о состоянии КС на отчетную дату.»;

- в пункте 17 слово «ежемесячном,» исключить;
- пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. За несвоевременное и/или недостоверное представление информации, за непредставление информации в установленные сроки, за неполное и/или некорректное заполнение ПРО КС, а также Председатель Правления и бухгалтер КС несут ответственность согласно нормативным правовым актам Кыргызской Республики.»;

- Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
ПРО КС, осуществляющих операции в соответствии с исламскими
принципами банковского дела и финансирования

№	Раздел	Название формы	Периодичность	Сроки представления
1		Титульный лист	Ежеквартально	Отчеты за I, II и III кварталы в течение 15 календарных дней со дня окончания отчетного квартала. Отчет за IV квартал является годовым и представляется в Национальный банк не позднее 20 числа, следующего за отчетным годом
2	Раздел 1	Регулятивный отчет о финансовом состоянии А. Активы Б. Обязательства и капитал В. Забалансовые обязательства	Ежегодно	Отчеты за I, II и III кварталы в течение 15 календарных дней со дня окончания отчетного квартала. Отчет за IV квартал является годовым и представляется в Национальный банк не позднее 20 числа, следующего за отчетным годом
3	Раздел 2	Отчет о доходах и расходах		
4	Раздел 3	Информация по портфелю финансирования А. Просроченные активы Б. Классификация активов В. Классификация операции иджара мунтахийя биттамлик Г. Портфель по финансированию Д. Операция иджара мунтахийя биттамлик Е. Информация по полученному финансированию		
5	Раздел 4	Сведения о крупных клиентах кредитного союза		
6	Раздел 5	Сведения о крупных проблемных клиентах кредитного союза А. Информация о параллельном финансировании кредитного союза Б. Реструктуризированные активы		

7	Раздел 6	<p>А. Объем принятых депозитов с разбивкой по срокам Б. Объем принятых депозитов с разбивкой по суммам В. Движение депозитов за отчетный месяц Г. Размеры минимальных и максимальных депозитов Д. Ставка доходности по привлекаемым депозитам</p>	
8	Раздел 7	<p>А. Сведения о финансировании за отчетный период Б. Гендерный состав кредитного союза В. Участники, клиенты, получившие финансирование и вкладчики Г. Сведения по размерам сберегательных паев и финансирование Д. Сведения о месторасположении и территории действия кредитного союза Е. Условия изъятия сберегательного пая Ж. Дивиденды З. Краткосрочные обязательства (срок выплаты по которым наступает в течение 30 дней) И. Информация по осуществлению розничных банковских услуг по агентскому договору с банком К. Расшифровка по операциям в ФКО и инвестициях</p>	
9	Раздел 8	<p>Информация о соблюдении экономических нормативов кредитного союза</p>	
10	Раздел 9	<p>А. Сведения о членах Наблюдательного совета, Правления, участниках (пайщиках) и членах Шариатского совета КС Б. Информация об отдельных должностных лицах КС В. Базовая информация по КС (сведения о филиалах, действующие комитеты, дочерние и аффилированные компании)</p>	<p>Ежегодно ежеквартально (при изменениях в течение квартала)</p>

в Приложении 2 к Положению:

по всему документу слово «сом» изменить на «тыс. сом»;

в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии Кредитного союза

« ____ » по состоянию на ____ 20 ____ г.»:

– в подразделе А. «Активы»

в пункте 3 слова «Денежные средства на счетах в других банках и финансово-кредитных организациях:» заменить словами «Депозиты в ФКО, включая банки:»

в подпункте «в» пункта 3, в подпункте «ж» пункта 7 исключить слово «хасан»;

пункт 7 дополнить подпунктами «в1) по договору убывающая мушарака» и «з) по договору истиснаа»;

в подпункте а пункта 14 слова «денежным средствам, размещенным» заменить на слово «депозитам»;

– в подразделе Б. «Обязательства»:

слова «Всего, сом» заменить словом «Всего»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Депозиты до востребования по договору кард»;

в пункте 2, подпунктах а) и б) слова «счета» заменить на слово «депозиты»;

в подпункте а) пункта 7 слово «счетам» заменить на слово «депозитам»;

в подпункте «е» пункта 4 и в подпункте «ж» пункта 7 аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;

в подразделе В. «Забалансовые обязательства» слова «Всего, сом» заменить словом «Всего»;

раздел 2 «Отчет о доходах и расходах Кредитного союза « ____ » по состоянию на ____ 20 ____ г.» изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Отчет о доходах и расходах Кредитного союза « _____ » по состоянию

на _____ 20 ____ г.

Тыс. сом

№	Наименование статьи	За отчетный квартал	Нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4
1	Доходы, полученные по операциям (сумма ст. а)-в)):		
	а) по долговым обязательствам		
	б) по денежным средствам на счетах в других банках и финансово-кредитных организациях:		
	1) по договору ограниченная мудараба		
	2) по договору неограниченная мудараба		
	3) по договору карт		
	в) по финансированию		
	1) по договору ограниченная мудараба		
	2) по договору неограниченная мудараба		
	3) по договору шарика/мушарака		
	3-1) по договору убывающая мушарака		
	4) по договору мурабаха		
	5) по договору иджара/иджара мунтахийя биттамлик		
	6) по договору салам		
	7) по договору истиснаа		
2	Доходы по привлеченным инвестициям		
3	Расходы, понесенные по операциям		
4	Расходы по счетам участников		

5	Расходы по финансированию, полученному от банков и финансовых учреждений:	
6	Прочие	
7	Чистый доход	
8	Расходы на РППУ	
9	Чистый доход, после отчислений в РППУ	
10	Доходы от прочих операций:	
	а) плата за услуги и комиссионные сборы по финансированию	
	б) плата за аренду помещений	
	в) доход (убыток) от реализации основных средств	
	г) доход (убыток) от реализации прочей собственности	
	е) прочие доходы:	
11	Расходы от прочих операций: (сумма ст. 12-20)	
12	Расходы на персонал	
	а) Отчисления в Соцфонд	
13	Расходы на здания и сооружения	
14	Расходы на мебель, оборудование, компьютеры и программное обеспечение	
15	Административные расходы	
16	Расходы по финансированию и долгам	
	а) расходы на возврат долга	
	б) расходы по заложенному имуществу, принятому в собственность	
17	Прочие операционные расходы	
18	Такафул	

19	Налоги, кроме налогов на прибыль		
20	Непредвиденные доходы и расходы		
21	Расходы по налогу на непредвиденную прибыль		
22	Чистый операционный доход (убыток) (ст. 9+10-ст.11)		
23	РППУ (не от операций финансирования)		
24	Расходы на закуп и благотворительность		
25	Чистый доход (убыток) (ст. 22-ст.23-ст.24)		

Председатель Правления

_____ Ф. И. О. _____
подпись

Бухгалтер

М. П. _____ Ф. И. О. _____
подпись»;

в разделе 3. «Информация по портфелю финансирования Кредитного союза «_____» по состоянию на _____20____ г.»:

– подраздел А. «Просроченные активы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Информация по портфелю финансирования Кредитного союза

«_____» по состоянию на _____20____ г.

А. Просроченные активы

Тыс. сом

№	Активы просроченные	Сумма				Коэффициент доходности, в %
		Платеж по основной сумме (по графику)	Наценка/ доход, в % (по графику)	Остаток финансирования на конец отчетного периода с учетом просрочки		
1	2	3	4	5	6	
1	На срок до 30 дней (минимум=стандартные)					
2	На срок от 31 до 60 дней (минимум=под наблюдением)					
3	На срок от 61 до 90 дней (минимум=субстандартные)					
4	На срок от 91 до 180 дней (минимум= сомнительные)					
5	На срок свыше 180 дней (минимум=потери)					
6	Всего просроченные активы					
7	Реструктурированные активы:					
8	- один					

9	- два и более				
10	Общая сумма активов, списанных с баланса за отчетный месяц				
11	Общая сумма активов, списанных с баланса с нарастающим итогом				

Председатель Правления

_____ Ф.И.О _____
подпись

Бухгалтер

_____ Ф.И.О _____
подпись»;

М.П.

– подраздел Б. «Классификация активов» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Информация по портфелю финансирования
Кредитного союза «_____» по состоянию на ____20____ г.

Б. Классификация активов

в разделе 4. «Сведения о крупных клиентах кредитного союза «___» по состоянию на _____ 20__ г.» слова «иджара мунтахия биттамлик» заменить словами «иджара мунтахийя биттамлик»;

раздел 5. «Сведения о крупных проблемных клиентах кредитного союза «___» по состоянию на _____ 20__ г.» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

в разделе 5. «Сведения о крупных проблемных клиентах кредитного союза «___» по состоянию на _____ 20__ г.»:

– над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– слова «иджара мунтахия биттамлик» заменить словами «иджара мунтахийя биттамлик»;

– в разделе 5. «Информация о параллельном финансировании кредитного союза «___» по состоянию на _____ 20__ г.»:

– аббревиатуру «ФКУ» заменить аббревиатурой «ФКО»;

– в столбце «сумма» дополнить словами «сумма, тыс. сом»;

– подраздел Б. «Реструктуризированные активы» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

раздел 6. «Отчет по операциям привлечения КС «___» по состоянию на «___» ___ 20__ г.» изложить в следующей редакции:

Раздел 6. «Отчет по вкладным (деPOSITИТНЫМ) операциям КС «___» по состоянию на «___» ___ 20__ г.

А. Объем принятых депозитов, с разбивкой по срокам

ТЫС. СОМ

Вклады/депозиты	Сроки, в днях						Всего сумма
	до 30 дней	от 31-90 дней	от 91-180 дней	от 181-365 дней	свыше 365 дней		
	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	
До востребования							
Срочные							
Всего							

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер

М. П.

Ф. И. О.

подпись

Б. Объем принятых депозитов, с разбивкой по суммам

Вклады/депозиты	ТЫС. СОМ				
	До 1 000	1001-10000	10001-50000	свыше 50000	Всего
1	2	3	4	5	6
До востребования					
Срочные					
Всего					

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер

Ф. И. О.

подпись

В. Движение депозитов, за отчетный месяц

ТЫС. СОМ

Вклады/депозиты	Остаток на начало	Принято	Возвращено	Остаток на конец
	сумма	сумма	сумма	сумма
1	2	3	4	5
До востребования				
Срочные				
Всего				

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер
М. П.

Ф. И. О.

подпись

Д. Ставка доходности по привлекаемым депозитам

Вклады/ депозиты	Сроки, в днях					Средневзвешенная ставка доходности на конец отчетного периода, в %	Коэффициент доходности на конец отчетного периода, в %
	до 30 дней в %	от 31-90 дней в %	от 91- 180 дней в %	от 181- 365 дней в %	свыше 365 дней в %		
1	2	3	4	5	6	7	8
До востребования							
Срочные							

Тыс. сом, %

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер
М. П.

Ф. И. О.

подпись»;

в разделе 7. «Прочая информация Кредитного союза «____» по состоянию на _____ 20 ____ г.»:

– подраздел «А. Сведения о финансировании за отчетный период» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– в пунктах 1 и 2 подраздела А. «Сведения о финансировании за отчетный период» слова «кредитными договорами» заменить словами «договорами финансирования»;

– в пунктах 1, 2, 3 и 4 подраздела А. «Сведения о финансировании за отчетный период» слово «(квартала)» исключить;

– подраздел Б. «Гендерный состав КС» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– в подразделе Б. «Гендерный состав КС» в столбце «Портфель по финансированию на конец отчетного периода, сом» исключить слово «, сом»;

– подраздел В. «Участники, клиенты, получившие финансирование и клиенты, от которых привлечены денежные средства на счета в КС» изложить в следующей редакции:

«В. Участники, клиенты, получившие финансирование и вкладчики

№	Наименование	на начало отчетного периода	увеличение	уменьшение	ТЫС. СОМ	
					на конец отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	6
1	Количество участников					
2	Количество клиентов, получивших финансирование					
3	Количество вкладчиков					

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер

Ф. И. О.

подпись»;

– подраздел Г. «Сведения по размерам сберегательных паев и финансирования» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– подраздел Г. «Сведения по размерам сберегательных паев и финансирования» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

3	Размер депозитов		
---	------------------	--	--

»;

– подраздел Е «Условия изъятия сберегательного пая» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– подраздел Ж «Дивиденды» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– подраздел З. «Краткосрочные обязательства (срок выплаты по которым наступает в течение 30 дней после отчетной даты)» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– в подразделе З. «Краткосрочные обязательства (срок выплаты по которым наступает в течение 30 дней после отчетной даты)» слова в пункте 1 «Денежные средства на счетах» заменить словом «Депозиты»;

– подраздел И. «Информация по осуществлению розничных банковских услуг по агентскому договору с банком» над таблицей дополнить словами «тыс. сом»;

– подраздел К. «Расшифровка по операциям в ФКУ и инвестициях» изложить в следующей редакции:

«Раздел 7. Прочая информация Кредитного союза «_____» по состоянию на 20__ г

К. Расшифровка по операциям в ФКО и инвестициях

№	Наименование статьи	Наименование предприятия (например: банк и т. д.)	4	5	6	7	8	9	10	ТЫС. СОМ	
										Валюта	Условие
1	Депозиты в финансовых организациях, включая банки		Остаток на начало отчетного периода	Увеличение депозитов или инвестиций в течение отчетного периода	Уменьшение депозитов или инвестиций в течение отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода	Срок	Средневзвешенная оценка/доход, на конец отчетного периода, в %	Средневзвешенный коэффициент доходаности на конец отчетного периода, в %		
2	Инвестиции и финансовое участие										

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер
М. П.

Ф. И. О.

подпись»;

– раздел 8. «Информация о соблюдении экономических нормативов Кредитного союза «_____» по состоянию на ____20____ г.» изложить в следующей редакции:

«Информация о соблюдении экономических нормативов Кредитного союза «_____» по состоянию на ____20____ г.

№ пп	Наименование норматива, ограничения	Формула и расчет норматива, ограничения	Установленное значение норматива, ограничения	Период действия кредитного союза	Фактическое значение норматива, ограничения	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
1	Норматив максимального размера внешних заимствований кредитного союза (Н1)	Н1.1 J ДК+ИК либо Н1.1 J ИК x 4 в зависимости от того, что больше				
2	Норматив максимального размера риска на одного клиента (Н2)	Н2.2 = МК / (ИК + ДК) x 100 (<=) 20%	20%			
3	Норматив максимального размера инвестиций в капитал ФКО, лицензируемых НБКР (Н3)	Н3 = СИ / (ИК + ДК) x 100 (<=) 15%	15%			
4	Норматив максимального размера инвестиций в основные средства (Н4)	Н4 = ОС / (ИК + ДК) x 100 (<=) 20%	20%			
5	Норматив ликвидности (Н5-1)	Н5-1 = ЛА / ОБ x 100 (>=) 2%	2%			

6	Норматив ликвидности (Н5-2)	$H5-2 = (JA - KOB) / (D + CП) \times 100 (>=) 15\%$	15%		
7	Норматив адекватности институционального капитала (Н6-1)	$H6-1 = ИК / СА \times 100 (>=) 10\%$			
8	Норматив адекватности суммарного капитала (Н6-2)	$H6-2 = (ИК + ДК) / СА \times 100 (>=) 15\%$			
9	Ограничение максимального размера депозитной базы	$\leq 450\% ИК$	450%		

Председатель Правления

Ф. И. О.

подпись

Бухгалтер

М. П.

Ф. И. О.

подпись»;

– дополнить разделом 9А. «Сведения о членах Наблюдательного совета, Правления, участника (пайщика) и членах Шариатского совета КС» в следующей редакции:

«Раздел 9А. Сведения о членах Наблюдательного совета, Правления, участника (пайщика) и членах Шариатского совета КС

СВЕДЕНИЯ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ (Если имеется)

№	ФИО	Дата избрания	Дата согласования Национальным Банком	Место работы	Должность	Телефон	Доля сберегательного пая от долевого капитала КС	Доля от уставного капитала других компаний/доля от владения в других компаниях/ Наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний / дата приобретения доли акций в других компаниях	Образец подписи
1										
2										
3										
...										

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ)

№	ФИО	Дата назначения и. о.	Дата согласования Национальным Банком	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/ Наименование	Доля от сберегательного	Доля от уставного капитала	Доля от владения в других компаниях/ Наименование	Дата вхождения в капитал других компаний / дата приобретения доли акций в других компаниях	Распределение полномочий (курсовые сферы деятельности)	Образец подписи
1													
2													
3													
...													

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (ПАИЩИКАХ), владеющих более 5%

№	ФИО	Доля от долевого капитала КС	Дата вхождения в долевой капитал	Страна происхождения	Место работы	Род деятельности (занимаемая должность в других компаниях)	Номер рабочего, мобильного телефона (включая код номера)	Доля участия, акции в других ФКО	Конечный бенефициар	Образец подписи
1										
2										
3										
...										

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ШАРИАТСКОГО СОВЕТА

№	ФИО	Дата избрания	Дата согласования Национальным Банком (Решение Комитета по надзору/ письмо-согласие)	Место работы	Должность	Телефон	Занимаемая должность в других компаниях/ Наименование компаний	Доля сберегательного пая от долевого капитала КС	Доля от уставного капитала других компаний/доля от владения в других компаниях/ Наименование компаний	Дата вхождения в капитал других компаний / дата приобретения доли в акциях в других компаниях	Образец подписи
1											
2											
3											
...											

»;
 - дополнить разделом 9Б. «Информация об отдельных должностных лицах» в следующей редакции:

«9Б. Информация об отдельных должностных лицах КС

Информация об отдельных должностных лицах КС						
№	Должность	ОИФ	Дата согласования Национальным банком	Количество подотчетных сотрудников должностного лица	Телефон, мобильный телефон (включая код оператора, города)	Образец подписи
1	Внутренний аудитор/члены ревкомиссии					
2	Риск-менеджер					
3	Комплаенс-офицер					
4	Руководитель структурного подразделения, ответственный за управление активами и пассивами (либо лицо, приравненное к нему по своим функциональным обязанностям)					
5	Главный бухгалтер					
6	Руководитель структурного подразделения, ответственный за финансирование по исламским принципам					

»;

– дополнить разделом 9В. «Базовая информация по КС (сведения о филиалах, действующие комитеты, дочерние и аффилированные компании.)» в следующей редакции:

«Раздел 9В. Базовая информация по КС (сведения о филиалах, действующие комитеты, дочерние и аффилированные компании)»

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КС

№	Полное наименование КС	Организационно-правовая форма КС	Адрес КС (фактический и юридический) (город, улица, номер дома, почтовый индекс)	Дата выдачи свидетельства/лицензий, дополнителных лицензий (указываются в хронологическом порядке, №, дата)	Наличие ограничений в свидетельствах/лицензиях (да/нет)	Перечень ограничений в свидетельствах/лицензиях	Веб-сайт КС в Интернете	Официально объявленная связь			Персонал КС (общее количество сотрудников)	
								Телефон	Факс	Электронная почта	Штатная единица	По договору
1												
2												
3												
...												

СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ			
№	Наименование	Адрес	Руководитель
1			
2			
3			
...			
Всего количество			

ДОЧЕРНИЕ И АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

№	Название компании	Страна происхождения	Вид деятельности	Доля (%) компании в дочерней и аффилированной компании	Доля и наименование других учредителей/акционеров в дочерней и аффилированной компании	Стратегические планы в отношении дочерней и аффилированной компании
1						
2						
3						
...						

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ

№	Наименование комитетов	Состав ФИО/Позиция	Должность	Дата согласования Национальным банком (Решение Комитета по надзору, письмо-согласие)
1				
2				
3				
...				

».